



Жума,
2023-жылдын
11-августу

ЭРКИН-ТОО

www.erkyn-too.kg

ӨТӨЛГӨН ЭМГЕК ӨЗ УБАГЫНДА БААЛАНСА...

...Адам бу өмүрдө ар кандай адамдар менен таанышат, тааныш арттырат, эл сыйлаган адамдардан наар алып, акыл-кеңешин угуп, ошол адамдарга карап түздөнөт. Ошондой адамдардын бири мен үчүн – академик **Бектемир Мурзубраимов**. Агайдын баскан жолу, өмүрү ар бирибиздин жүрөгүбүздө, алаканга салгандай көрүнүп турат. Интеллигенттүүлүктүн бийик үлгүсү, чыныгы агартуучу, педагог, акылгөй, нускалуу, нарктуу инсан.

Мурдагы Оштогу жогорку окуу жайлардын бүгүнкү бийиктиги академик Мурзубраимовдун ысмы менен тыгыз байланышкан. Ош мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүп, андан соң мектепте иштеп, калган өмүр жолу негизинен ушул окуу жайда, Ош технологиялык университетинде жана Ош мамлекеттик университетинде өттү. Бул окуу жай учкан, ыйык тууру. Жөнөкөй окутуучудан илимдин докторлугуна, академикке дейрки жолду басып өттү. Оштогу жогорку технологиялык колледж жана технологиялык университет, Ош мамлекеттик университети агайдын реформаторлук касиети менен азыркы улуттук жогорку билим берүү системасынын алдыңкы окуу жайларына айланды.

Ош технологиялык университеттеги жана Ош мамлекеттик университетиндеги реформаторлук иштер ушул Бектемир агайдын учурунда башталды. Таза, чынчыл, акыйкат, адилеттүү билермандык сапаты аркылуу бул университеттерди өлкөдөгү эң алдыңкы, келечектүү ЖОЖго айлантты.

Бул инсандын басып өткөн жолу бардык жагынан өрнөк деп айтаар элем. Тактап айта турган болсок: студент кезден группанын старостасы болуу менен Сталиндик стипендия алып окушу; 25 жаш курагында аспирантураны өз мөөнөтүндө кандидаттык диссертацияны коргоо менен аякташы; кыска мөөнөттө болсо да орто мектепте мугалим жана завуч болуп иштеши; жогорку окуу жайларында бардык баскычтарды ирээти менен басып өтүшү (окутуучу, кафедра башчысы, факультеттин деканы, проректор, партиялык уюмдун секретары, ректор); көрүнүктүү коомдук-саясий ишмер катары жооптуу кызматтарды мыкты аткарып келгени (Ош шаардык кеңештин депутаты, партиянын Ош шаардык комитетинин мүчөсү, Ош пединститутунун партиялык комитетинин катчысы; Кыргызстан элинин Ассамблеясынын кеңешинин төрагасы); үч жогорку окуу жайда - Ош жогорку технологиялык колледжде, Ош технологиялык университетинде, Ош мамлекеттик университетинде ректор, болгондо да, реформатор ректор болуп иштеши; Жогорку Кеңештин 3 жолку чакырылышында депутаттыкка шайланышы жана социалдык саясат комитетинин, ошондой эле билим берүү комитетинин төрагасы болушу; жумурияттын башкы илимий мекемеси болуп саналган Улуттук



илимдер академиясында илимий кызматчы, лаборатория башчы, институттун директору кызматтарын аркалаганы басып өткөн жолундагы үлгүлүү эмгек таржымалы болуп саналат.

Жогорудагы эки университетте Бектемир Мурзубраимов ректор болуп иштеген мезгилде студенттердин жана мугалимдердин саны 2-3 эсеге көбөйгөн, кызматчылардын айлыктары 3-4 эсеге өскөн. Ал гана эмес ОшТУда алты этаждуу окуу корпусу салынып жана университеттин өздүк көмөк чарбасы, тегирмени, макарон жана курулуш цехтери ачылган, ошондой эле Кыргызстанда гана эмес Орто Азияда биринчи болуп “Жаштык”, ОшМУда болсо “Үмүт” телестудиялары ишке киргизилген. Андан тышкары ОшМУда окуу корпустарынын саны 8ден 23кө жетип, ден-соолукка байланыштуу профилакторий жана 4 эс алуу зоналары (Ак-Буура дарыясынын боюнда, Ысык-Көлдүн Түп районунда) ишке киргизилген. Ошондой эле автобус паркы түзүлүп, 3 чоң жана 2 микроавтобустар, шаардын үч микрорайонуна график боюнча студенттерди жана кызматчыларды ташып турган.

Бектемир Мурзубраимов – Элдик инсан. Айрыкча, өлкөнүн гуманитардык жаатына өзгөчө салым кошту. Билим берүүдөгү реформанын оң жолуна коюлушу, агартуу тармагындагы прогрессивдүү башталыштардын баары Бектемир агайдын ысмы менен бекем байланышкан. Кыргызстанда “Мурзубраимовдун мектеби” деген түшүнүк жогорку билим

берүү системасында калыптанды. Кыргызстандагы билим системасын заманбап жолуна коюу аракети да Бектемир агай Ош технологиялык университетинде жана Ош мамлекеттик университетинде ректор болуп турганда башталган.

Улуу устат Бектемир Мурзубраимов ондон ашык таасирдүү жана келечектүү ректорлорду даярдаганын баса белгилегенибиз оң. Алсак, Махамаджан Мамасаидов, Каныбек Исаков, Ташманбет Кененсариев, Мухтар Орозбеков, Абдвали Токтомаматов, Эргешов Апжапар, Эгемберди Токторов, Митал Таиров сыяктуу жана башка ЖОЖдордо иштешкен жана иштеп жатышкан ректорлор жана көптөгөн жетекчилер агайдын таалимин, тажрыйбасын алып, алдыңкы сапта иштешкендигин кубануу менен баалагыбыз келет. Жогоруда аталган ректорлор Б.Мурзубраимов ректор болуп иштеген мезгилде проректорлук, кеңешчилик, декандык кызматтарды аркалашкандыгын билебиз.

Өзгөчө орчундуу бир маселе боюнча дагы Б.Мурзубраимовдун эмгеги эң жогорку деңгээлде бааланышы керек деп эсептеймин. 2010-жылдагы Апрель Элдик революциясынан кийин улуттар аралык кастыкты козутууга аракеттер катуу болуп, 2010-2011-жылдары Кыргызстанда улут аралык мамилелер өтө чыңалган абалда болуп, мамлекеттик саясатта тынчтыкты, туруктуулукту, эл ичиндеги ынтымакты кайра калыбына келтирүү маселеси биринчи орунга чыгып турганда, Ош жана Жалал-Абад облустарында эки элдин ортосунда

тынчтыкты, ынтымакты кайрадан тикелөө зарыл эле. Мына ошол учурда этникалык өнүгүү, этностор аралык мамилелерди жөнгө салуу маселелерин талкуулай турган негизги аянтча болгон Кыргызстан элинин Ассамблеясынын тагдыры дагы талашка түшүп турган. Өлкөдөгү 28 этникалык топтун маданий борборлорунун башын бириктирип турган бул уюм керекпи же жокпу деген суроо күн тартибине коюлуп, жоюп салуу керек деген пикирлер дагы айтылып калган. Мына ошондой шартта Бектемир Мурзубраимович маселенин опурталдуу жана түйшүктүү экендигине карабай, Кыргызстан элинин Ассамблеясынын Төрагалык милдетин аркалоого макулдук берип, өлкөнүн ички туруктуулугу, ар кандай этникалык топтордун ортосундагы ынтымак-ырашкерлик мамилелерди бекемдөө үчүн кара жанын карч уруп эмгек кылды. Агайдын тикелей катышуусу менен “Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этникалык топтор ортосундагы мамилелерди бекемдөө жөнүндөгү Концепция” иштелип чыкты, беш жыл ичинде бул багыттагы 600дөн ашуун ишчара өткөрүлдү, ар кандай этностордун Кыргызстандагы жашоосун көрсөткөн 30 га жакын фотоальбом чыгарылды, “Тил борбору” ачылып, мамлекеттик тилди үйрөнүү системдүү түрдө жолго коюлду. Албетте, Бектемир агайдын Кыргызстан элинин Ассамблеясын башкарган 5 жыл ичиндеги мээнети текке кеткен жок, ишке ашкан долбоорлор, өткөрүлгөн иш-чаралар, жолугушуулар, сүйлөшүүлөр өлкөдөгү социалдык жана саясий туруктуулукка өбөлгө болду. Бул ишти терең түшүнгөндөр Бектемир агайдын Ассамблеянын башында турган беш жылдагы эмгегин жарандык эрдик, инсандык баатырлык деп баалашат.

Кыскасы, Б.Мурзубраимов бардык жагынан төп келген мактоого-алкоого татыктуу, чыныгы инсандын нукура үлгүсүн көрсөтүп келет. Ошондуктан, аны б.а. мыкты студент, мыкты мугалим жана окутуучу, белгилүү чоң илимпоз, мыкты жетекчи, мыкты коомдук-саясий ишмер, үлгүлүү үй-бүлөөнүн ээси болгондугун эске алып мамлекеттин эң жогорку сыйлыгына татыктуу деп эсептеймин.

Бектемир Мурзубраимов агартуучу, реформатор, ошол эле учурда элин, жерин сүйгөн мекенчил, жарандык күчтүү позицияга ээ. Ал тек гана илим адамы гана эмес, ал ириде интеллектуал, ошол эле учурда коомдогу бардык процесстерге, ыймандык-адептик маселелерге жаран катары өзүнүн күчтүү позициясын билдирген инсан.

Окумуштуу катары аты алыска кетип, азыркы атактуу илимпоздор менен көптөгөн алака-катышты жасап, жаңы көз карашты, жаңычылдыкты жарата алды. Мурзубраимовдон таалим алган муун

өкүлдөрү жогоруда аталган ректорлордон башка жооптуу мамлекеттик кызматтарда (министр, депутат ж.б.) иштешип коомдук жана саясий ишмердүүлүгүн улантышууда.

Агайдын түпкүлүгү демократ инсан, куу сүрөн, ач кыйкырык эмес, терең акыл калчаган, аналитикалык акылы, ой-жүгүртүүсү өлкөнүн кызыкчылыгына далай жылдар бою иштеп келди.

Алыскы Өзгөндүн кичинекей тепкедей айылынан чыккан Бектемир агай академик, ал илимдин гана эмес бийик адамгерчиликтин да Академиги деп айтаар элек. Элге арналган – өмүр деп агайдын жарым кылымдан ашуун эмгегин айтсак туура болот.

Бектемир Мурзубраимовичтин агартуучу, педагог-насаатчы, илимпоз, уюштуруучу жана жетекчи, депутат катары эмгектерин эске алуу менен бирге, Ош окуяларынан кийинки улуттар аралык мамилелерди жөнгө салууга сиңирген эмгеги, албетте, Баатырлык наамга толук татыктуу. Анын өтөгөн эмгеги эске алынып, учурунда ыйгарылбай калган жогорку сыйлык берилерине ишенемин.

“Эр эмгегин жер жебейт, элге арналган өмүр элдин урматы менен кайтат”. Бул – айныксыз Чындык. Бирок, эмгекти татыктуу баалап алуу, анын татыктуу баасын берүү бул да чоң маданият, адилеттик, адамдын адамдык кадырын түшүнүү үлгүсү. Агай Баатыр наамы жок болсо, Баатырдай баркы бар инсан. Бирок, ошондой улуу эмгекти көрүп, байкап, баа берип, эмне үчүн мамлекет тарабынан татыктуу бааны бере албайбыз деген чоң собол көптөн бери коюлуп келет.

Бул жагы көпчүлүктүн көөнүндө жүргөн бийик тилек, аруу үмүт...

Бектемир агайдын жолу – өлкөгө арналган өмүр...

Аны элин, жерин, мекенин сүйгөн, элдин келечегине чын дилден кызмат кылган активдүү патриоту гана эмес, илим-билимдин Баба-дыйканы десек абдан жарашат.

Эсимде... 2011-жылы агай Кыргыз Республикасынын Баатыры наамына көрсөтүлүп, тиешелүү мамлекеттик комиссиядан колдоо таап, жогорку бийлик адамы тарабынан кол коюу эле калганда, кандайдыр бир себептер менен кийинкиге калтырылып, наам өз учурунда берилбей калды... Бул маселени билген адам катары айткым келет, анткени ал мезгилдерде мен Кыргыз Республикасынын Президентинин кеңешчиси болуп иштеп тургамын. Бирок, ийгиликтин эрте-кечи жок дейт... Наам өз ээсин таап келерине ишенем. Агай татыктуу! Мен үчүн Бектемир Мурзубраимов дайыма Кыргыз эл баатырындай...

**Султан РАЕВ,
Кыргыз эл жазуучусу**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРАСЫНДАГЫ ӨТКӨРҮҮ ПУНКТТАРЫНДА МАМЛЕКЕТТИК КОНТРОЛЬ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2023-жылдын 22-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ("Эркин-Тоо" гезити, 2021-жылдын 16-ноябры, №122–133) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 38-беренедө:

а) 4-бөлүктө "жана транспорт чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр, " транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын, бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жана мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 5-бөлүк "токтоотуучу жерге жеткирет" деген сөздөрдөн кийин, ал эми ушул берененин 2-бөлүгүнүн 7 жана 9-пункттарында каралган учурларда бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган, мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы (Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы) аркылуу транспорт каражаттарынын жүрүүсүнө андан ары тыюу салуу боюнча чараларды көрөт" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 185-берененин аталышындагы жана биринчи абзацындагы "жана транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөр, " транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жана бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 357-беренедө:

а) берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "357-берене. Бажы чек арасынан өткөндөгү тууралуу кабар-лабоо жана (же) маалымдамаларды (маалыматтарды) бербөө"; б) төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын: "3. Кыргыз Республикасынын бажы органына берилиши милдеттүү түрдө каралган, анын ичинде электрондук түрдөгү маалыматтарды алдын ала бербөө же өз убагында бербөө, же болбосо Кыргыз Республикасынын бажы органына анык эмес маалыматтарды алдын ала берүү –

жеке жактарга - 30 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 130 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет."; 4) 473-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"473-берене. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган ушул Кодекстин 181, 185, 195-беренелеринде, 200-берененин 5-бөлүгүндө, 262, 357–380-беренелеринде каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана жаза чараларын салат.

Эскертүү. Ушул Кодекстин 181, 185, 195-беренелеринде, 200-берененин 5-бөлүгүндө, 262-беренелеринде каралган укук бузуулар жөнүндө иштер жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарында контролду жүзөгө ашырууда бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат жана жаза чаралары салынат."

2-берене

"Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., №7, 758-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 4-берененин экинчи бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 5-беренедө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 11-берененин экинчи бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 13-берененин үчүнчү бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 15-берененин биринчи бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Өндүрүш жайларынын санитардык-техникалык жана гигиена-лык абалы, жумуш орундарынын жабдылышы, эмгек процессинин уюштурулушу адамдын ден соолугуна зыяндуу таасир этпөөгө тийиш жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилүүчү калктын санитардык-эпидемиологиялык бейгамчылыгы жаатындагы ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келиши керек.

6) 17-берененин биринчи, экинчи жана төртүнчү бөлүктөрүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 18-берененин үчүнчү абзацында "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 19-беренедө:

а) экинчи, төртүнчү жана бешинчи бөлүктөрдө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы–сегизинчи бөлүктөр менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында санитардык-карантиндик контролду жүргүзүүү тобокелдиктерди башкаруу системасын колдонуу менен "бир терезе" принциби боюнча жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында тобокелдиктерди башкаруу системасын колдонуу менен "бир терезе" принциби боюнча санитардык-карантиндик контролду жүргүзүүү тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында санитардык-карантиндик контролду жүргүзүүдө электрондук формадагы ма-

лыматтык өз ара аракеттенүү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.;"

9) 191-берененин экинчи бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 20-берененин биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 21-берененин үчүнчү бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) 221-берененин төртүнчү абзацында "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-берене

"Автомобиль транспорту жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж. №7, 940-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 10-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "3. Автомобиль транспорту жана автомобиль жолдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоону камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында автотранспорт каражаттарынын өтүшүнө мамлекеттик контрол бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети белгиленген компетенциянын чегинде жүзөгө ашырылат.;"

2) 44-берененин 4-бөлүгү "транспорту чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын" деген сөздөрдөн кийин "жана бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөр менен толукталсын;

3) 46-берененин 3 жана 4-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Чет өлкөлүк авто ташуучу тарабынан автомобилдик катнаштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин эрежелери бузулганда, транспорт жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамы, ал эми Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында – бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамы укук бузуулар жөнүндө протоколдорду түзөт жана Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинде каралган бузуулардын кошумча укуктук кесепеттерин колдонот.

4. Чет өлкөлүк ташуучунун Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүсүнө жана аймагынан чыгуусуна качан гана ал автомобильдик катнаштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин эрежелерин бузууну жойгондон кийин, Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу эл аралык автомобиль ташууларды жүзөгө ашырууга тиешелүү уруксаттарды жана салыгын айып пулду төлөгөндүгүн ырастаочу документти көрсөткөндөн кийин гана жана транспорт жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамынын, ал эми Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында – бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамынын уруксатынан кийин гана жол берилет. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган маалыматтык тутум аркылуу Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык автомобилдик катнаштар жөнүндө эл аралык келишимдердин ченемдерин сактоону камсыз кылуу максатында чет өлкөлүк ташуучулардын кирүүсү, чыгуусу жана транзиттик жүрүүсү жөнүндө маалыматты транспорт жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга онлайн режиминде берүүнү камсыз кылат."

4-берене

"Ветеринария жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., №11, 997-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берененин он сегизинчи абзацында "Өкмөтүнүн" деген сөз "Министрлер Кабинетинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 4-берененин 1-пунктунда "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 5-берененин аталышында жана биринчи абзацында "Өкмөтүнүн" деген сөз "Министрлер Кабинетинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 6-беренедө ар кандай жөндөмө формасындагы "Өкмөтү" деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 12-берененин 2-бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 13-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи – төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында ветеринардык-санитардык коргоону жүргүзүүү тобокелдиктерди башкаруу тутумун колдонуу менен "бир терезе" принциби боюнча жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында тобокелдиктерди башкаруу тутумун колдонуу менен "бир терезе" принциби боюнча ветеринардык-санитардык коргоону жүргүзүүү тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өт-

көрүү пункттарында мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдү жүргүзүүдө электрондук формадагы маалыматтык өз ара аракеттенүү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.;"

7) 14-беренедө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 19-берененин 1-бөлүгүндө жана 4-бөлүгүнүн 11-пунктунда "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 23-берененин 2-бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 24-берененин 1-пунктунда "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 25-берененин 1-бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) 32-берененин 2-бөлүгүндө "Өкмөтү" деген сөз "Министрлер Кабинети" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-берене

"Өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., №1, 2-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

5-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи–төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында мамлекеттик карантиндик фитосанитардык контролду жүргүзүүү тобокелдиктерди башкаруу тутумун колдонуу менен "бир терезе" принциби боюнча жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында тобокелдиктерди башкаруу системасын колдонуу менен "бир терезе" принциби боюнча мамлекеттик карантиндик фитосанитардык контролду жүргүзүүү тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Кыргыз Республикасындагы Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында мамлекеттик карантиндик фитосанитардык контролду жүргүзүүдө электрондук формадагы маалыматтык өз ара аракеттенүү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат."

6-берене

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., №5, 514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берененин экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"**өткөрүү пунктундагы мамлекеттик контрол** – Мамлекеттик чек арадан өтүүчү адамдарга жана транспорт каражаттарына, ошондой эле Мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүлүүчү жүктөргө, товарларга жана жаныбарларга карата чек аралык, бажылык, санитардык-эпидемиологиялык, ветеринардык, фитосанитардык контрол, баңги каражаттарын жүгүртүүгө контрол жана контролду башка түрлөрү;"

2) 11-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Адамдарды, транспорт каражаттарын, жүктөрдү, товарларды жана жаныбарларды Мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү үчүн негиз болуп адамдардын Кыргыз Республикасынын аймагына кирүү же алардын Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгуу укугуна жарактуу документтеринин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде каралган транспорт каражаттарына, жүктөргө, товарларга жана жаныбарларга карата документтеринин бар болушу саналат.;"

3) 12-берененин 2-бөлүгү "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында" деген сөздөрдөн кийин "жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде" деген сөздөр менен толукталсын;

4) 25-беренедө:

а) 3-бөлүктө "Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча" деген сөздөр "Мамлекеттик чек араны коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген технологиялык схемалар менен" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 5-бөлүктүн биринчи абзацы "каторуу үчүн кыймылын" деген сөздөрдөн кийин "бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча" деген сөздөр менен толукталсын.

7-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

Бишкек ш., 2023-жылдын 4-августу, №163

С.ЖАПАРОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА («КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫНЫН АКСЫ РАЙОНУНДА 2002-ЖЫЛДЫН 17-18-МАРТЫНДАГЫ БОЛГОН ОКУЯЛАРДА КУРМАН БОЛГОНДОРДУН ҮЙ-БҮЛӨ МҮЧӨЛӨРҮНӨ ЖАНА ЖАБЫР ТАРТКАНДАРГА МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК ЖАРДАМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ», «2010-ЖЫЛДЫН АПРЕЛЬ-ИЮНУНДА ЖАНА 2021-ЖЫЛДЫН АПРЕЛИНДЕ БОЛУП ӨТКӨН ОКУЯЛАРДЫН НАТЫЙЖАСЫНДА КУРМАН БОЛГОНДОРДУН ҮЙ-БҮЛӨ МҮЧӨЛӨРҮН ЖАНА ЖАБЫР ТАРТКАН АДАМДАРДЫ СОЦИАЛДЫК КОРГОО ЖӨНҮНДӨ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНА) ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2023-жылдын 29-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

2-берене

"2010-жылдын апрель-июнунда жана 2021-жылдын апрелинде болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан адамдарды социалдык коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №9, 2865-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Мыйзамдын аталышында «жана 2021-жылдын апрелинде» деген сөздөр алып салынсын;

2) 1-беренедө «жана 2021-жылдын апрелинде» деген сөздөр алып салынсын;

3) 2-берененин экинчи жана үчүнчү абзацтарында «, ошондой эле 2021-жылдын 28-30-апрелинде Баткен облусундагы» деген сөздөр алып салынсын;

4) мамлекеттик тилдеги 3-берененин үчүнчү абзацында «жеткенче» деген сөз «жеткенде» деген сөзгө алмаштырылсын;

5) 4-беренедө «жана өлчөмдөрү» деген сөздөр алып салынсын;

6) 5-берененин үчүнчү абзацында «жана 2021-жылдын апрель» деген сөздөр алып салынсын;

7) 6-беренедө «жана 2021-жылдын апрелинде» деген сөздөр алып салынсын;

8) 8-беренедө:

а) 1-бөлүктө «, ошондой эле 2021-жылдын 28-30-апрелинде Баткен облусундагы» деген сөздөр алып салынсын;

б) 2-бөлүктө:

- биринчи абзацта «эсептик көрсөткүчтүн отуз жети өлчөмүндө» деген сөздөр алып салынсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«Кошумча социалдык жөлөкпулдун өлчөмү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.»

3-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

Бишкек ш., 2023-жылдын 4-августу №162

С.ЖАПАРОВ

1-берене

«Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областынын Аксы районунда 2002-жылдын 17-18-мартындагы болгон окуяларда курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткандарга мамлекеттик социалдык жардам берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 11, 458-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьяда:

а) биринчи абзацта «эсептешүү көрсөткүчүнүн отуз жети өлчөмүндө» деген сөздөр алып салынсын;

б) төмөнкүдөй мазмундагы экинчи бөлүк менен толукталсын: «Кошумча социалдык жөлөкпулдун өлчөмү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.»;

2) 2-статьяда:

а) «эсептешүү көрсөткүчүнүн отуз жети өлчөмүндө» деген сөздөр алып салынсын;

б) төмөнкүдөй мазмундагы экинчи бөлүк менен толукталсын: «Кошумча социалдык жөлөкпулдун өлчөмү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.»;

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 1

Внести в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях (газета «Эркин-Тоо» от 16 ноября 2021 года №122–133) следующие изменения:

- 1) в статье 38:
 - а) в части 4 слова «и уполномоченного органа в сфере транспорта» заменить словами «, уполномоченного органа в сфере транспорта, уполномоченного органа в сфере таможенного дела и уполномоченного органа в сфере охраны государственной границы»;
 - б) часть 5 после слова «стоянку» дополнить словами «, а в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 9 части 2 настоящей статьи, уполномоченный орган в сфере таможенного дела, уполномоченный орган в сфере охраны государственной границы принимают меры по дальнейшему запрещению движения транспортных средств через Государственную границу Кыргызской Республики (таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике)»;
- 2) в наименовании и абзаце первом статьи 185 слова «и уполномоченного органа в сфере транспорта» заменить словами «, уполномоченного органа в сфере транспорта и уполномоченного органа в сфере таможенного дела»;
- 3) в статье 357:

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 357. Неуведомление и (или) непредоставление сведений (информации) о пересечении таможенной границы»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Непредоставление или несвоевременное предоставление в таможенный орган Кыргызской Республики предварительной информации, в том числе в электронном виде, предоставление которой предусмотрено в обязательном порядке, либо предоставление в таможенный орган Кыргызской Республики недостоверной предварительной информации – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.»;

4) статью 473 изложить в следующей редакции: «Статья 473. Уполномоченный орган в сфере таможенного дела

Уполномоченный орган в сфере таможенного дела рассматривает дела о правонарушениях и налагает взыскания, предусмотренные статьями 181, 185, 195, частью 5 статьи 200, статьями 262, 357–380 настоящего Кодекса.

Примечание. Дела о правонарушениях и взыскания, предусмотренные статьями 181, 185, 195, частью 5 статьи 200, статьей 262 настоящего Кодекса, рассматриваются и налагаются уполномоченным органом в сфере таможенного дела при осуществлении контроля на пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики.»

Статья 2

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., №7, ст. 758) следующие изменения:

- 1) в части второй статьи 4 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 2) в статье 5 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 3) в части второй статьи 11 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 4) в части третьей статьи 13 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 5) часть первую статьи 15 изложить в следующей редакции: «Санитарно-техническое и гигиеническое состояние производственных помещений, оснащение рабочих мест, организация трудового процесса не должны оказывать вредное воздействие на здоровье человека и должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утверждаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;
- 6) в частях первой, второй и четвертой статьи 17 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 7) в абзаце третьем статьи 18 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 8) в статье 19:
 - а) в частях второй, четвертой и пятой слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
 - б) статью дополнить частями шестой – восьмой следующего содержания:

«Проведение санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике осуществляется по принципу «одного окна» с применением системы управления рисками.

Порядок проведения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике по принципу «одного окна» с применением системы управления рисками определяет Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 июня 2023 года

При проведении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике информационное взаимодействие в электронной форме осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;

- 9) в части второй статьи 19¹ слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 10) в частях первой и второй статьи 20 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 11) в части третьей статьи 21 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 12) в абзаце четвертом статьи 22¹ слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров».

Статья 3

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., №7, ст. 911) следующие изменения:

- 1) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «3. Государственный контроль за проездом автотранспортных средств в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике в целях обеспечения соблюдения законодательства Кыргызской Республики об автомобильном транспорте и об автомобильных дорогах осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела в пределах компетенции, установленной Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;
- 2) часть 4 статьи 44 после слова «транспорта» дополнить словами «и уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела»;
- 3) части 3 и 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«3. При нарушении правил международных договоров Кыргызской Республики об автомобильном сообщении иностранным автоперевозчиком должностное лицо уполномоченного государственного органа в области транспорта, а в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике – должностное лицо уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела составляет протоколы о правонарушениях и применяет дополнительные правовые последствия нарушения, предусмотренные Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

4. Въезд на территорию и выезд с территории Кыргызской Республики иностранного перевозчика допускается только после устранения нарушения правил международных договоров Кыргызской Республики об автомобильном сообщении, предъявления соответствующих разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок по территории Кыргызской Республики и документа, подтверждающего уплату наложенного штрафа и после разрешения должностного лица уполномоченного государственного органа в области транспорта, а в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике – должностного лица уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела.

Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела через информационную систему обеспечивает в онлайн режиме передачу информации о въезде, выезде и транзитном проезде иностранных перевозчиков в уполномоченный государственный орган в области транспорта в целях обеспечения соблюдения норм международных договоров о международных автомобильных сообщениях, участницей которых является Кыргызская Республика.»

Статья 4

Внести в Закон Кыргызской Республики «О ветеринарии» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., №11, ст. 939) следующие изменения:

- 1) в абзаце восемнадцатом статьи 1 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 2) в пункте 1 статьи 4 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров»;
- 3) в наименовании и абзаце первом статьи 5 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;
- 4) в статье 6 слово «Правительство» в различных падежных формах заменить словами «Кабинет Министров» в соответствующих падежах;
- 5) в части 2 статьи 12 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 6) часть 2 статьи 13 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:

«Проведение ветеринарно-санитарной охраны в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике осуществляется по принципу «одного окна» с применением системы управления рисками.

Порядок проведения ветеринарно-санитарной охраны в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике по принципу «одного

окна» с применением системы управления рисками определяет Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

При проведении государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется информационное взаимодействие в электронной форме в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;

- 7) в статье 14 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 8) в части 1 и пункте 11 части 4 статьи 19 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 9) в части 2 статьи 23 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 10) в пункте 1 статьи 24 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 11) в части 1 статьи 25 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;
- 12) в части 2 статьи 32 слово «Правительству» заменить словами «Кабинету Министров».

Статья 5

Внести в Закон Кыргызской Республики «О карантине растений» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., №1, ст. 2) следующие изменения:

часть 2 статьи 5 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:

«Проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике осуществляется по принципу «одного окна» с применением системы управления рисками.

Порядок проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике по принципу «одного окна» с применением системы управления рисками определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике осуществляется информационное взаимодействие в электронной форме в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»

Статья 6

Внести в Закон Кыргызской Республики «О Государственной границе Кыргызской Республики» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., №5, ст. 488) следующие изменения:

- 1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: «**государственный контроль в пункте пропуска** – пограничный, таможенный, санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный контроль, контроль за оборотом наркотических средств и иные виды контроля в отношении лиц и транспортных средств, пересекающих Государственную границу, а также грузов, товаров и животных, перемещаемых через Государственную границу»;
- 2) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц на территорию Кыргызской Республики или выезда их с территории Кыргызской Республики, документов на транспортные средства, грузы, товары и животных, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.»;

3) часть 2 статьи 12 после слов «законодательством Кыргызской Республики» дополнить словами «и международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики»;

4) в статье 25:

- а) в части 3 слова «по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере охраны Государственной границы» заменить словами «технологическими схемами, установленными уполномоченным государственным органом в сфере охраны Государственной границы и уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела»;
- б) абзац первый части 5 после слов «Государственной границы» дополнить словами «по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела».

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики

г. Бишкек, 4 августа 2023 года, №163

С. ЖАПАРОВ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (В ЗАКОНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИМ В СОБЫТИЯХ 17–18 МАРТА 2002 ГОДА В АКСЫЙСКОМ РАЙОНЕ ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ ЛИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ В АПРЕЛЕ – ИЮНЕ 2010 ГОДА И В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА»)

Статья 1

Внести в Закон Кыргызской Республики «О государственной социальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в событиях 17–18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., № 11, ст. 458) следующие изменения:

- 1) в статье 1:
 - а) в абзаце первом слова «в размере тридцати семи расчетных показателей в месяц» исключить;
 - б) дополнить частью второй следующего содержания: «Размер дополнительного социального пособия определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;
- 2) в статье 2:
 - а) слова «в трехкратном размере тридцати семи расчетных показателей в месяц» исключить;
 - б) дополнить частью второй следующего содержания: «Размер дополнительного социального пособия определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;
- 3) в части второй статьи 4 на государственном языке слово «пособиелер» заменить словом «жөлөкпулдар».

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2023 года

Статья 2

Внести в Закон Кыргызской Республики «О социальной защите членов семей погибших и пострадавших лиц в результате событий, произошедших в апреле – июне 2010 года и в апреле 2021 года» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., №9, ст. 2865) следующие изменения:

- 1) в наименовании Закона слова «и в апреле 2021 года» исключить;
- 2) в статье 1 слова «и в апреле 2021 года» исключить;
- 3) в абзацах втором и третьем статьи 2 слова «, а также в событиях 28–30 апреля 2021 года в Баткенской области» исключить;
- 4) в абзаце третьем статьи 3 на государственном языке слово «жеткенче» заменить словом «жеткенде»;
- 5) в статье 4 слова «и размеры» исключить;
- 6) в абзаце третьем статьи 5 слова «и апрельских событий 2021 года» исключить;

- 7) в статье 6 слова «и в апреле 2021 года» исключить;
- 8) в статье 8:
 - а) в части 1 слова «а также в событиях 28–30 апреля 2021 года в Баткенской области» исключить;
 - б) в части 2:
 - в абзаце первом слова «в размере тридцати семи расчетных показателей» исключить;
 - часть дополнить абзацем пятым следующего содержания: «Размер дополнительного социального пособия определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики

г. Бишкек, 4 августа 2023 года, №162

С. ЖАПАРОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОРГОНУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2023-жылдын 21-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

“Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартип уставы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (“Эркин-Тоо” гезити, 1998-жылдын 16-сентябры, №133–140) менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартип уставына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбулада:
а) экинчи абзацта “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) үчүнчү абзацта “белгиленген” деген сөз “каралган” деген сөзгө алмаштырылсын;

в) төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “Мындан тышкары, Тартип уставынын жоболору аскердик кийим формасын кийип жүрүүгө укугу бар запастагы же отставкадагы аскер кызматчыларына алар аскердик кийим формасын кийип жүргөндө жайылтылат.”;

2) 6-пункттун сегизинчи абзацында “жана (же) жоруктарды” деген сөздөр “жана (же) укук бузууларды” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 8-пункттун төртүнчү абзацында “жана (же) жоруктар” деген сөздөр “жана (же) укук бузуулар” деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 15-17-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“15. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын башкы башкармалыктарынын жана башкармалыктарынын зардалдары жана аларга теңештирилгендер аскер кызматчыларына карата бирикменин командиринин тартиптик бийлигине ээ.

16. Аскер кызматчылары аскердик кызмат өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин орун басарлары мындай мамлекеттик органдардын жетекчилерине караганда бир баскычка төмөн тартиптик бийликке ээ.

17. Аскер кызматчылары аскердик кызмат өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жетекчилери аскер кызматчыларына карата ушул Уставдын толук көлөмүндө тартиптик бийликке ээ.”;

5) 21-пунктта “жана старшина” деген сөздөр алып салынсын;

6) 31-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

7) 32-пункттун “в” пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“в) ведомстволук сыйлыктар, баалуу (анын ичинде энчилүү) белектер менен же акчалай сыйлоо.”;

8) 36-пунктта “Кыргыз Республикасынын Коргоо министри” деген сөздөр “Аскер кызматчылары кызмат өтөп жаткан мамлекеттик органдардын жетекчилери” деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 39-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“39. Тартиптик жазаларды алып салуу – кызмат ордун (аскердик наамын) төмөндөтүү төмөнкүдөй учурларда жүзөгө ашырылышы мүмкүн:

- мөөнөттүү кызматтагы аскер кызматчыларынан – кызмат орду (аскердик наамы) төмөндөтүлгөн күндөн тартып үч айдан эрте эмес, солдат жана сержант курамдарынын кызмат ордундагы контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларынан – кызмат ордунан төмөндөтүлгөн күндөн тартып алты айдан эрте эмес;

- прапорщиктерден жана офицерлерден – кызмат ордунан төмөндөтүлгөн күндөн тартып бир жылдан эрте эмес.

Тартиптик жаза – кызмат ордунан төмөндөтүү – аскер кызматчысынан анын мурдагы кызмат ордун ошол убакта калыбына келтирбестен эле алып салынышы мүмкүн.”;

10) 47-пункттун үчүнчү абзацында “жана старшина” деген сөздөр алып салынсын;

11) 52-пункттун үчүнчү абзацында “бузуунун, жоруктун” деген сөздөр “укук бузуунун” деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) 54-пунктта:

а) үчүнчү абзацта “Башкы” деген сөз “Генералдык” деген сөзгө алмаштырылсын;

б) эскертүүнүн экинчи абзацында “жоруктун” деген сөз “укук бузуунун” деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 57-пункттун биринчи абзацында “жана старшина” деген сөздөр алып салынсын;

14) 65-пункттун “з” пунктчасында “жана старшина” деген сөздөр алып салынсын;

15) 73-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

16) 78-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

17) 82-пункттун биринчи абзацында “прапорщиктер жана офицерлер” деген сөздөр “аскер кызматчылары” деген сөздөргө алмаштырылсын;

18) 83-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“83. Запастагы жана отставкадагы аскер кызматчыларына тартиптик жаза берүү укугу төмөнкүлөргө таандык:

а) кенже офицерлер курамын кошо алганда, аскер кызматчыларынын категориясына – гарнизондордун зардалдарына, аскер коменданттарына жана батальондун же полктун (бригаданын) командиринин бийлигине ээ райондук (шаардык) аскер комиссарларына;

б) улук офицерлерге – дивизиянын, бирикменин командиринин бийлигине ээ командирлерге, коргоо министринин орун басарларына;

в) жогорку офицерлерге – коргоо министринин.”;

19) 84-пунктта “офицерлер менен прапорщиктер” деген сөздөр “аскер кызматчылары” деген сөздөргө алмаштырылсын;

20) 87-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

21) 89-пункттун үчүнчү абзацында “жоруктун” деген сөз “укук бузуунун” деген сөздөргө алмаштырылсын;

22) 97-пунктта “жоругу” деген сөз “укук бузгандыгы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

23) 109-пункттун “б” пунктчасында “жана старшина” деген сөздөр алып салынсын;

24) 111-пункттун “б” пунктчасында “жана старшина” деген сөздөр алып салынсын;

25) 112-пункттун экинчи абзацында “жана старшина” деген сөздөр алып салынсын;

26) 114-пунктта “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө”, “Кыргыз Республикасынын Коргоо министрин” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “мамлекетке”, “тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

27) 124-пункттун үчүнчү абзацында “Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

28) 4-тиркеменин 1-пунктунун онунчу абзацында “кызматтык күбөлүктү” деген сөздөрдөн кийин “, аскердик билетти” деген сөздөр менен толукталсын.

2-берене

“Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Ички кыз-

матынын уставы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (“Эркин-Тоо” гезити, 1998-жылдын 16-сентябры, №133–140) менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Ички кызматынын уставына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбуланын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Ушул Устав Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларынын жалпы укуктарын жана милдеттерин жана алардын ортосундагы өз ара мамилелерди, бригаданын (батальондун) жана анын бөлүкчөлөрүнүн негизги кызмат адамдарынын милдеттерин, ошондой эле ички тартиптин эрежелерин аныктайт.”;

2) 12'-пунктта:

а) жетинчи абзацта “, соттолуучулар” деген сөз алып салынсын;

б) жыйырма үчүнчү абзацта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 25-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“25. Аскер кызматчылары жасаган укук бузуулары үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.”;

4) 28-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“28. Аскер кызматчылары жасаган кылмышы үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.”;

5) мамлекеттик тилдеги тексттин 45, 48, 49, 52, 65, 152, 153, 235, 237, 291, 293, 301, 305, 308, 405-пункттарында жана 1-тиркеменин 5-пунктунда, 2-тиркеменин 3, 7-пункттарында, 7-тиркеменин 3-пунктунда “Какай”, “Тур. Какай”, “какайып”, “Жай тур”, “жай туруу”, “Бош тур”, “бош туруу” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “Түз тур”, “Тур. Түз тур”, “түз”, “Эркин тур”, “эркин туруу”, “Эркин тур”, “эркин туруу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 61-пунктта “Өкмөт” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 70-пункттун биринчи абзацында “Өкмөтү” деген сөз “Президентин” деген сөзгө алмаштырылсын;

8) 74-пункттун алтынчы абзацында “жорук” деген сөз “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) мамлекеттик тилдеги тексттин 237-пунктунун төртүнчү жана бешинчи абзацтарында “Заряны” жана “Заря” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “Таң Шооласын”, “Таң Шооласы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 291-пункттун жетинчи абзацында “жоруктардын” жана “жорук” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “укук бузуулардын” жана “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 362-пункттун биринчи абзацында “жорук жасагандыгы үчүн жазыктык сот өндүрүшү же болбосо кызматтык иликтөө жүрүп жаткан” деген сөздөр “укук бузуу жасагандыгы үчүн кылмыш-жаза сот өндүрүшү, укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүш же болбосо кызматтык иликтөө жүрүп жаткан” деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) мамлекеттик тилдеги тексттин 405-пунктунун биринчи абзацында “Заря”, “Заряны”, “заряны” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “канатын” жана “канатка” деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) мамлекеттик тилдеги тексттин 2-тиркеменин 7-пунктунда “флангын”, “флангга” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “канатын” жана “канатка” деген сөздөргө алмаштырылсын;

14) мамлекеттик тилдеги тексттин 15-тиркемесинин 2-пунктунда “флангдары” деген сөз “канаттары” деген сөзгө алмаштырылсын.

3-берене

“Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Гарнизондук жана кароол кызматынын уставы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (“Эркин-Тоо” гезити, 1998-жылдын 23-сентябры, №143–150) менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Гарнизондук жана кароол кызматынын уставына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 14-пункттун экинчи абзацында “(Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын зардалына)” деген сөздөр “, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысына” деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 15-пунктта:

а) ар түрдүү жөндөмө жана сан формаларындагы “жорук” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандагы “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) ар түрдүү жөндөмө формаларындагы “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын зардалы” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 17-пунктта “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын зардалына” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысына” деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 20-пунктта:

а) ар түрдүү жөндөмө жана сан формаларындагы “жорук” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандагы “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) мамлекеттик тилдеги тексттин он алтынчы абзацында “күнөөлүүлөрдү” деген сөз “айыпталуучуларды” деген сөзгө алмаштырылсын;

5) 21-пункттун алтынчы абзацында “жана (же) жорук” деген сөздөр алып салынсын;

6) 40-пунктта ар түрдүү жөндөмө жана сан формалардагы “жорук” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандагы “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 82-пунктта:

а) экинчи абзацта “мамлекеттик автомобилдик инспекциянын (МАИ)” деген сөздөр “жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) үчүнчү абзацта “МАИнин” деген аббревиатура “жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 83-пунктта:

а) он экинчи абзацта “МАИнин органдары” деген сөздөр “жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) он алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу маселелери боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана аскердик прокуратура менен так өз ара аракетти жүзөгө ашырууга, ААИнин инспекторлорунун гарнизондук патрулдар жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу

мамлекеттик органдын кызматкерлери менен биргелешкен көз-меччилигин уюштурууга.”;

9) 86-пунктта:

а) үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– белгиленген тартипте аскердик бөлүктөрдүн транспорттук каражаттарынын айдоочулары (айдоочу-механиктери), аскер кызматчылары жасаган жол кыймылы эрежелерин бузуу жөнүндө иштерди кароого, же болбосо мындай эреже бузуулар жөнүндө материалдарды айыпталуучуларды тартиптик жоопкерчиликке тартуу жөнүндөгү маселени чечүү үчүн аскердик бөлүктөрдүн тиешелүү командирлерине же мыйзамдарда каралган чараларды көрүү үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө.”;

б) жетинчи абзацта “МАИге” деген аббревиатура “жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга” деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) мамлекеттик тилдеги тексттин 90-пунктунун экинчи абзацында “күнөөлүүлөр” деген сөз “айыпталуучулар” деген сөзгө алмаштырылсын;

11) мамлекеттик тилдеги тексттин 92, 143, 193, 208 – 210, 213, 216, 218, 227, 308 – 312, 325 – 327, 339, 349-пункттарында “Какай”, “какайып”, “Кароол – КАКАЙ”, “жай турган”, “Жай тур” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “Түз тур”, “түз”, “Кароол – ТүЗ ТУР”, “эркин турган”, “Эркин тур” деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) 125-пункттун экинчи абзацында “жоруктарды” деген сөз “укук бузууларды” деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 136-пунктта “жорук” деген сөз “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

14) 4-тиркемеде “Соттоло тургандар” деген сөздөр “Айыпталуучулар” деген сөзгө алмаштырылсын;

15) 14-тиркемеде:

а) мамлекеттик тилдеги текстте ар кандай жөндөмө формаларындагы “күнөөлүү” жана “күнөөлүүлөр” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “айыпталуучу” жана “айыпталуучулар” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) мамлекеттик тилдеги текстте “Аскер соту” жана “аскер соту” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “Сот” жана “сот” деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 2-пункттун үчүнчү абзацында “жорук” деген сөз “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 15-пункттин биринчи абзацында “жорук” деген сөз “укук бузуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

д) 37-пункттан мурун “Аскер соту тарабынан соттолгон, соттолуучу, шектүү жана күнөөлүү аскер кызматчыларын гауптвахтада кармоо” баш аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “Сот тарабынан соттолгон, шектүү жана айыпталуучу аскер кызматчыларын гауптвахтада кармоо”;

е) 37-пунктта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын.

4-берене

“Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., №12, 524-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбуланын мамлекеттик тилдеги текстинде “граждандардын” деген сөз “жарандардын” деген сөзгө алмаштырылсын;

2) 2-статьянын 3-бөлүгүнүн мамлекеттик тилдеги текстинде:

– 4 жана 5-пункттарда ар түрдүү жөндөмө формаларындагы “граждандар” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “жарандар” деген сөзгө алмаштырылсын;

– 8-пунктта “граждандык” деген сөз “жарандык” деген сөзгө алмаштырылсын;

3) 7-статьянын 7-пунктта “Өкмөтүнө” деген сөз “Министрлер Кабинетине” деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 8-статьяда:

а) мамлекеттик тилдеги тексттин 1-бөлүгүнүн 7 жана 8-пункттарында ар түрдүү жөндөмө формаларындагы “граждандар” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “жарандар” деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүктө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) мамлекеттик тилдеги тексттин III бөлүмүнүн аталышында “граждандарынын” деген сөз “жарандарынын” деген сөзгө алмаштырылсын;

6) мамлекеттик тилдеги тексттин 9-статьясынын 1-бөлүгүнүн 6 жана 7-пункттарында ар түрдүү жөндөмө формаларындагы “граждандар” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “жарандар” деген сөзгө алмаштырылсын;

7) мамлекеттик тилдеги тексттин 10-статьясынын аталышында жана текстинде ар түрдүү жөндөмө формаларындагы “граждандар” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “жарандар” деген сөзгө алмаштырылсын;

8) 12-статьянын 1-бөлүгүнүн жетинчи абзацында “Министрлер Кабинети” деген сөздөр “Президенти” деген сөзгө алмаштыры

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОРГОНУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

(Башталышы 4-бетте)

Оор же өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондугу жоюлбаган жарандар мобилизация боюнча аскердик кызматка чакырылышы мүмкүн эмес.”;

16) мамлекеттик тилдеги 20-статьянын биринчи абзацында “граждандарга” деген сөз “жарандарга” деген сөзгө алмаштырылсын;

17) мамлекеттик тилдеги 21-статьянын аталышында жана текстинде “Граждандарды” жана “граждандарды” деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша “Жарандарды” жана “жарандарды” деген сөздөргө алмаштырылсын;

18) 22-статьяда:

а) мамлекеттик тилдеги аталышында жана текстинде ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “Граждандар”, “граждандар” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “Жарандар”, “жарандар” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) мамлекеттик тилдеги 2-бөлүктө “граждандык” деген сөз “жарандык” деген сөзгө алмаштырылсын;

19) мамлекеттик тилдеги 23-статьянын аталышында жана текстинде ар түрдүү жөндөмө формаларындагы “граждандар” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “жарандар” деген сөзгө алмаштырылсын;

20) мамлекеттик тилдеги VI бөлүмдүн аталышында “граждандарын” деген сөз “жарандарын” деген сөзгө алмаштырылсын;

21) 24-статьяда:

а) мамлекеттик тилдеги аталышында жана 1-бөлүктө ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “граждандар” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “жарандар” деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Кыргыз Республикасынын аскерге милдеттүү жарандарын калтырууну (брондоону) уюштуруу жана анын тартиби ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасында аскерге милдеттүү жарандарды калтырууну (брондоону) жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актылары менен аныкталат.”;

22) мамлекеттик тилдеги 25-статьянын аталышында жана текстинде ар түрдүү жөндөмө формаларындагы “граждандар” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “жарандар” деген сөзгө алмаштырылсын.

5-берене

“Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., №8, 396-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьяда “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 3-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“3-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды класификациялоо

1. Аскер кызматчыларынын, ички иштер органдарынын, жаза аткаруу системасынын, бажы кызматтарынын жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин аскердик жана атайын наамдары төмөнкүдөй бөлүнөт:

- кенже аскердик жана атайын наамдар – катардагы жоокерден (курсанттан) тартып улук прапорщикти кошо алганда;

- орто аскердик жана атайын наамдар – кенже лейтенанттан тартып капитанды кошо алганда;

- улук аскердик жана атайын наамдар – майордон тартып полковникти кошо алганда;

- жогорку аскердик жана атайын наамдар – генерал-майордон тартып жана андан жогору.

2. Салык кызматтарынын кызматкерлеринин атайын наамдары төмөнкүдөй бөлүнөт:

- орто атайын наамдар – салык кызматынын кенже инспекторунан тартып салык кызматынын 1-рангдагы инспекторун кошо алганда;

- улук атайын наамдар – салык кызматынын 3-рангдагы кеңешчисинен тартып салык кызматынын 1-рангдагы кеңешчисин кошо алганда;

- жогорку атайын наамдар – салык кызматынын 3-рангдагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып жана андан жогору.

3. Саясий мамлекеттик кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдардын класстык чендери мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчисин кошо камтыйт.

4. Саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын класстык чендери төмөнкүдөй бөлүнөт:

- улук класстык чендер – муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчисинен тартып муниципалдык кызматтын 1-класстагы кеңешчисин кошо алганда;

- жогорку класстык чендер – муниципалдык кызматтын 3-класстагы муниципалдык кеңешчисинен тартып муниципалдык кызматтын 1-класстагы муниципалдык кеңешчисин кошо алганда.

5. Административдик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик жарандык кызматчылардын класстык чендери төмөнкүдөй бөлүнөт:

- орто класстык чендер – мамлекеттик жарандык кызматтын кенже инспекторунан тартып мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы инспекторун кошо алганда;

- улук класстык чендер – мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспекторунан тартып мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы инспекторун кошо алганда;

- жогорку класстык чендер – мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспекторунан тартып мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы инспекторун кошо алганда;

6. Административдик кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылардын класстык чендери төмөнкүдөй бөлүнөт:

- орто класстык чендер – муниципалдык кызматтын кенже инспекторунан тартып муниципалдык кызматтын 1-класстагы инспекторун кошо алганда;

- улук класстык чендер – муниципалдык кызматтын 3-класстагы инспекторунан тартып муниципалдык кызматтын 1-класстагы инспекторун кошо алганда;

- жогорку класстык чендер – муниципалдык кызматтын 3-класстагы муниципалдык кеңешчисинен тартып муниципалдык кызматтын 1-класстагы муниципалдык кеңешчисин кошо алганда.

7. Атайын класстык чендер төмөнкүдөй бөлүнөт:

- орто атайын класстык чендер – кенже юристтен тартып 1-класстагы юристти кошо алганда;

- улук атайын класстык чендер – юстициянын 3-класстагы кеңешчисинен тартып юстициянын 1-класстагы кеңешчисин кошо алганда;

- жогорку атайын класстык чендер – юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып жана андан жогору.

8. Аскердик наамдардын, класстык чендердин, атайын класстык чендердин жана атайын наамдардын өз ара катышы тиркемеге ылайык аныкталат.”;

3) 4 жана 5-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “4-статья. Аскердик наам

Аскердик наам - бул ар бир аскер кызматчысына жана аскерге милдеттүүгө анын кызматтык абалына, иш тажрыйбасына, аскердик жана жалпы билимине, кызматынын мөөнөтүнө, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн түрүнө, аскерлеринин же кызматынын тегине таандыгына жана жеке сиңирген эмгегине ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган наам.

5-статья. Атайын наам

Атайын наам - бул ички иштер органдарынын, жаза аткаруу системасынын, прокуратура органдарынын, бажы жана салык кызматтарынын аттестацияланган ар бир кызматкерине анын кызматтык абалына, иш тажрыйбасына, жалпы билимине, кызматынын мөөнөтүнө жана жеке сиңирген эмгегине ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган наам.”;

4) 6-статьяда “, прокуратура органдарынын” деген сөздөр алып салынсын;

5) 10 жана 10¹-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “10-статья. Прокуратура органдарынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар жана аскердик наамдар

Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын кызматкерлерине төмөнкүдөй атайын наамдар (аскер прокуратурасынын кызматкерлерине – аскердик наамдар) ыйгарылат:

- юстициянын кенже лейтенанты;

- юстициянын лейтенанты;

- юстициянын улук лейтенанты;

- юстициянын капитаны;

- юстициянын майору;

- юстициянын подполковниги;

- юстициянын полковниги;

- юстициянын генерал-майору;

- юстициянын генерал-лейтенанты;

- юстициянын генерал-полковниги.

10¹-статья. Саясий мамлекеттик кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын жана саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарга ыйгарылуучу класстык чендер

1. Эгерде Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында башкасы каралбаса, саясий мамлекеттик кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарга төмөнкүдөй класстык чендер ыйгарылат:

- мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси.

2. Саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарга төмөнкүдөй класстык чендер ыйгарылат:

- муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 2-класстагы муниципалдык кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 1-класстагы муниципалдык кеңешчиси.

3. Муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчисинен тартып муниципалдык кызматтын 1-класстагы кеңешчисине чейинки улук класстык чендер шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын, айылдык аймактын жетекчисинин, шаардын жергиликтүү кеңешинин төрагасынын кызмат ордун ээлеген адамдарга ыйгарылат.

4. Муниципалдык кызматтын 3-класстагы муниципалдык кеңешчисинен тартып муниципалдык кызматтын 1-класстагы муниципалдык кеңешчисине чейинки жогорку класстык чендер республикалык маанидеги шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын жетекчисинин, республикалык маанидеги шаардын жергиликтүү кеңешинин төрагасынын, төрагасынын орун басарынын кызмат ордун ээлеген адамдарга ыйгарылат.”;

6) 11-статьянын аталышында жана биринчи абзацында “, прокуратура органдарынын” деген сөздөр алып салынсын;

7) 15-статья күчүн жоготту деп таанылсын;

8) 16-статьянын биринчи бөлүгүндө “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) ушул Мыйзамдын тиркемесинде “Финансы полиция кызматкерлеринин атайын наамдары” графасы алып салынсын.

6-берене

“Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындырга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., №1, 42-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 4-статьяда:

а) 1-пункттин экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Мында мөөнөттүү аскердик кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларына, ошондой эле аскер кызматчыларына теңештирилген милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруудагы адамдарга камсыздандыруу суммаларынын өлчөмдөрү жоокер жана сержант курамдарынын кызмат орундарында контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары үчүн белгиленген ээлеген кызмат орду боюнча айлык акысынын өлчөмүнө жана аскердик наамы боюнча айлык акысына жараша белгиленет.”;

б) 2-пункттин тогузунчу абзацында “кыска мөөнөттүү аскер кызматын өтөп жаткан аскер кызматчысынын, аскер жыйынына чакырылган адамдын” деген сөздөр “аскер кызматчысына жана ага теңештирилген милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруудагы адамга” деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 6-статьянын 4-пунктунда “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында” деген сөздөр “тартип уставында, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө мыйзамында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандык, кылмыш-жаза мыйзамдарында” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 8-статьянын 1-пунктунда “Кыргыз Республикасынын товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарына ылайык аракет кылып жаткан тендердик комиссиянын” деген сөздөр “мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштеп жаткан конкурстук комиссиянын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 10-статьянын 1-пунктунда “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 12-статьяда “мыйзамдарында” деген сөз “жарандык мыйзамдарында” деген сөздөргө алмаштырылсын.

7-берене

“Аскер кызматчыларынын материалдык жоопкерчилиги жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., №4, 342-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 4-беренеде:

а) 1-бөлүктө “жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларында” деген сөздөр алып салынсын;

б) 4-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 5-берененин үчүнчү жана төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

– аскер кызматчысынын Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган кылмыштын курамынын белгилерин камтыган аракети (аракетсиздиги) менен, сот тарабынан айыптоочу өкүм чыгарылган учурда, ошондой эле ал тергөө органы жана сот тарабынан реабилитацияланбоочу негиздер боюнча кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулган учурда;

– мүлктү уурдоонун, атайылап жок кылуунун, бузуунун, мыйзамсыз чыгымдоонун же пайдалануунун натыйжасында же Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган кылмыш курамынын белгилери бар экендигине карабастан атайылап жасалган аракеттин (аракетсиздиктин) натыйжасында зыян келтирилгенде.”;

3) 8-беренеде:

а) мамлекеттик тилдеги 5-бөлүктүн текстинде “кылмыш-жазык” деген сөздөр “кылмыш-жаза” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 9-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

4) 9-берененин 1-бөлүгүндө “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген аткаруу өндүрүшүнүн эрежелери боюнча” деген сөздөр “соттук тартипте” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 10-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“10-берене. Аскер кызматчылары тарабынан үчүнчү жактарга келтирилген зыяндын ордун толтуруу

Аскер кызматчылар тарабынан үчүнчү жактарга келтирилген зыяндын орду мамлекеттин каражаттарынын эсебинен толтурулса, алар Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында каралган тартипте жана өлчөмдө келтирилген зыяндын ордун мамлекетке толтуруп берет.”.

8-берене

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., №2, 116-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) расмий тилдеги преамбуланын текстинин экинчи абзацында “святой” деген сөз “священный” деген сөзгө алмаштырылсын;

2) 1-беренеде:

а) экинчи абзацта “диний ынанымдарын,” деген сөздөрдөн кийин “ден соолугунун абалын,” деген сөздөр менен толукталсын;

б) отуз биринчи абзацта “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө жана башка аскердик түзүмдөрүнө” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө, башка аскердик түзүмдөрүнө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарына” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 3-берененин 2-бөлүгүнүн он экинчи абзацында “жана старшиналардын” деген сөздөр алып салынсын;

4) 4-беренеде:

а) 1-бөлүктө:

– мамлекеттик тилдеги экинчи абзацта “солдаттар” деген сөз “жоокерлер” деген сөзгө алмаштырылсын;

– төртүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 2-бөлүктө:

– мамлекеттик тилдеги экинчи абзацта “солдаттар” деген сөз “жоокерлер” деген сөзгө алмаштырылсын;

– үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“сержанттар – кенже сержант, сержант, улук сержант, старшина.”;

5) 5-беренеде:

а) 1-бөлүктө:

- төртүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

- алтынчы абзацта “ошондой эле кылмыш жана (же) жорук жаза деп шектелгендиги тууралуу жазуу жүзүндө кабарлама чыгарылган” деген сөздөр “ошондой эле кылмыш иши боюнча айып коюлган” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 3-бөлүктө:

- төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“аскер кызматчысын кызмат ордунан убактылуу четтетүү жөнүндө тергөө судьясынын токтому, соттун аныктамасы чыккандыгына байланыштуу – бул чараны колдонууну жокко чыгарууга чейин же болбосо кылмыш-жаза иши боюнча акыркы чечим кабыл алынганга (кылмыш-жаза куугунтуктоосу, сотко чейинки өндүрүш токтотулганга жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү (токтому) чыкканга) чейин командирдин (начальниктин) карамагында болгондо.”;

- бешинчи абзацта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 6-берененин 3-бөлүгүндө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 7-берененин 1-бөлүгүндө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 8-берененин 1-бөлүгүндө “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет, адистердин тизмесин жана даярдоо программасын Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы аныктайт” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет, адистердин тизмеги жана даярдоо программасы коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат” деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 9-бер

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОРГОНУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

(Башталышы 5-бетте)

- 11) 12-беренедө:
- а) 1-бөлүктүн жетинчи абзацында “Түзөтүү мекемелерин жана соттолгондор менен камакка алынган адамдарды кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин аскер кызматкерлерин кошпогондо,” деген сөздөр алып салынсын;
- б) 2-бөлүктө “Өкмөтү аныктаган тартипте, Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелери” деген сөздөр “Министрлер Кабинети аныктаган тартипте, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- в) 4-бөлүктө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- г) 6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
- “6. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүмдөрүндө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында кызмат өтөгөн аскер кызматчылары тиешелүү аскердик бөлүктөрдө жана мекемелерде каттоого алынууга тийиш. Аларды каттоого алуу тартиби тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан аныкталат.”;
- 12) 13-беренедө:
- а) 4-бөлүктө:
- төртүнчү абзацта “психиатр” деген сөздөн кийин “, фтизиатр” деген сөз менен толукталсын;
- расмий тилдеги бешинчи абзацта “государственной администрации” деген сөздөр “местной государственной администрации” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- б) 5-жана 7-бөлүктөрдө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 13) 14-берененин 6-бөлүгүндө “жана (же) жоруктар жөнүндө иштери” деген сөздөр алып салынсын;
- 14) 15-берененин 1-бөлүгүндө:
- а) бешинчи абзацта “(старшиналар)” деген сөз алып салынсын;
- б) алтынчы абзацта “, чек араны кайтаруу” деген сөздөр алып салынсын;
- 15) 16-беренедө:
- а) 3-бөлүктүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
- “Республикалык чакыруу комиссиясынын ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому менен аныкталат. Республикалык чакыруу комиссиясынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет.”;
- б) 4-бөлүктө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 16) 17-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 17) 20-беренедө:
- а) экинчи абзацта “, мамлекеттик чек араны кайтаруу” деген сөздөр алып салынсын;
- б) үчүнчү абзацта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 18) 21-беренедө:
- а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
- “1. Жыйырма эки жаштан кырк жашка чейинки курактагы, аскердик кызмат өтөбөгөн, ошондой эле альтернативдик кызмат өтөгөн жарандар, ушул Мыйзамда белгиленген тартипте мобилизациялык резервдин жыйындарынан өтүүгө укуктуу.”;
- б) 2-бөлүктүн экинчи абзацында “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- в) 5-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;
- г) берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:
- “6. Запастын биринчи категориясына каттоого алынган, жогорку билими бар, курагы 30 жашка чейинки, офицердик курамдын запастагы биринчи аскердик наамын алууну каалаган аскерге милдеттүүлөр мобилизациялык резервдин жыйындарынан запастагы офицерлерди даярдоо программасы боюнча өтүшөт.
- Запастагы офицерлерди даярдоо программасы боюнча мобилизациялык резервдин жыйындары бүткөндө аскерге милдеттүүлөргө офицердик курамдын запас боюнча “кенже лейтенант” биринчи аскердик наамы ыйгарылат.
- Запастагы офицерлерди даярдоо программасы боюнча мобилизациялык резервдин жыйындары жарандардын 700 эсептик көрсөткүч суммасындагы акчалай түгөмдү республикалык бюджеттин кирешесине төгүүнү жана узактыгы отуз күн болгон аскердик жыйындан өтүүсүн карайт.”;
- 19) 24-берененин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
- “аскердик кызматка өтүү убагында мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган соттолгондугу бар болсо, же ага карата кылмыш иши козголгондугу тууралуу токтом чыгарылса;”;
- 20) 25-берененин 1-бөлүгүндө:
- а) сегизинчи абзацта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- б) тогузунчу абзацта “улууттук коопсуздук маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 21) 26-берененин 2-бөлүгүндө “25-беренесинин 7-бөлүгүндө” деген сөздөр “25-беренесинин 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 22) 29-берененин 2-бөлүгүндө “жана старшиналарга” деген сөздөр алып салынсын;
- 23) 30-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
- “30-берене. Аскер кызматындагы аскер кызматчыларынын чектүү курагы
1. Офицердик курамдын аскер кызматчыларынын аскердик кызматта болушунун чектүү курагы төмөнкүдөй белгиленет: капитанга чейин кошо алганда – кырк беш жаш; майорлорго – элүү жаш; подполковниктерге – элүү үч жаш; полковниктерге – элүү беш жаш; генерал-майорлорго – алтымыш жаш; генерал-лейтенанттарга жана андан жогоркуларга – алтымыш беш жаш.
2. Контракт боюнча кызмат өтөп жаткан жоокердик жана сержанттык курамдагылардын, ошондой эле аял-аскер кызматчыларынын (офицерлер жана прапорщиктерден тышкары) аскердик кызматта болушунун чектүү курагы кырк сегиз жашты түзөт.
3. Прапорщиктердин аскердик кызматта болушунун чектүү курагы элүү жаш.
4. Чектүү куракка жеткен аскер кызматчылары ушул Мыйзамга ылайык запаска же отставкага бошотулууга тийиш.”;
- 24) 31-беренедө:
- а) 1-бөлүктө:
- биринчи абзацта “Аскер кызматын өтөө жөнүндө жоболорго ылайык” деген сөздөр алып салынсын;
- тогузунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
- “атайылап жасаган кылмышы үчүн алардын оордугуна жана

жазалардын түрлөрүнө карабастан соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде, ошондой эле этиятсыздыктан жасалган кылмышы үчүн аскер кызматчысына коомдон обочолонтуу менен байланышкан жазаны дайындоо жөнүндө соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;”;

б) 2-бөлүктө:

- биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан аскер кызматчысы төмөнкү негиздер боюнча мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.”;

- төртүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

в) 3-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“3. Контракт боюнча аскер кызматын өтөп жаткан аскер кызматчысы төмөнкү негиздер боюнча аскер кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошонууга укуктуу.”;

г) 5-бөлүк төмөнкүдөй редакциядагы сүйлөмдөр менен толукталсын: “Кийин каза болгон же дайынсыз жок болгон аскер кызматчылары өздүк курамдын тизмесинен аскер кызматчыларын бошотуу боюнча ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдардын тиешелүү кызмат адамдарынын буйруктары (өздүк курам боюнча) менен аскердик бөлүктөрдүн командирлеринин (мекемелердин башчыларынын) тийиштүү билдирүүлөрүнүн негизинде себептери көрсөтүлүп чыгарылат. Мында каза болгон (курман болгон) аскер кызматчыларын, дайынсыз жок болгон аскер кызматчыларын, ошондой эле тынчтык убагындагы аскердик аракеттер менен байланыштуу дайынсыз жоголгон аскер кызматчыларын өздүк курамдын тизмесинен чыгаруу аскер кызматчысынын жоктугу жөнүндө маалымат алынгандан кийин, дайынсыз жок болуунун себептерин жана жагдайларын териштирүүнүн жыйынтыктарынын негизинде үч айдан кеч эмес мөөнөттө жүргүзүлөт.”;

25) 6-глава төмөнкүдөй мазмундагы 31'-берене менен толукталсын:

“31'-берене. Аскердик кызматтан аскер кызматчыларын бошотуу тартиби

1. Офицердик курамдын кызмат ордунда аскердик кызмат өтөгөн адамдар тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин буйруктары менен бошотулат.

Прапорщиктердин кызмат ордунда кызмат өтөгөн адамдар прапорщиктерди кызмат ордуна дайындоого укугу бар кызмат адамдарынын буйругу менен аскердик кызматтан бошотулат.

Жоокердик жана сержанттык курамдын кызмат орундарында аскердик кызмат өтөгөн адамдар тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери аныктаган кызмат адамдарынын буйруктары менен аскердик кызматтан бошотулат.

2. Укуктарын кемсинтпестен бошотуу мүмкүнчүлүгүнө объективдүү түрдө жолтоо болгон шарттарга (медициналык мекемеде стационардык дарыланууда, кош бойлуулук, төрөт жана бала багуу боюнча өргүүдө, туткунда жүргөндө, барымтага алынган же мажбурланып кармалган абалда болгондо жана мыйзамда аныкталган ушул сыяктуу башка жагдайларда) туш болгон аскер кызматчылары аскердик кызматтан бошотулбайт, ал эми мындай учурларда бошотуу жөнүндө чыгарылган буйруктар көрсөтүлгөн жагдайлар токтолмоюнча саптык бөлүктүн буйругу менен ишке ашырылбайт.

Эгерде атайылап жасаган кылмышы үчүн аскер кызматчыларына карата козголгон кылмыш иштери реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылса, же аларды ошол эле негиздер боюнча кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу жөнүндө чечим кабыл алынса, мындай аскер кызматчылары дискредитация боюнча аскер кызматынан мөөнөтүнөн мурда запаска бошотулат.

Эгерде этиятсыздыктан жасалган кылмышы үчүн аскер кызматчысына коомдон бөлүп коюу менен байланышпаган жазаны дайындоо жөнүндө соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде же этиятсыздыктан жасалган кылмышы үчүн аскер кызматчыларына карата козголгон кылмыш иштери реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылганда же аларды ошол эле негиздер боюнча кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу жөнүндө чечим кабыл алынса, мындай аскер кызматчыларына карата Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартип уставына ылайык катуу таасирдеги тартип чарасы көрүлөт.

3. Аскердик кызматтан бошонуу үчүн бир нече негиздер бар болсо, аскер кызматчысы ал өзү тандаган негиз боюнча (бошотуу ушул Мыйзамдын 31-беренесинде каралган терс негиздер боюнча жүргүзүлгөн учурлардан тышкары) бошотулат.

Бошотулган аскер кызматчыларын бөлүктүн өздүк курамынын тизмесинен чыгаруу алар иштерин жана кызмат ордун тапшыргандан, ошондой эле кезектеги өргүү берилгенден кийин жүргүзүлөт.

Запаска же отставкага бошотуу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү аскер бөлүгүнө келип түшкөнгө чейин, бошотуу жөнүндө буйрукка кол коюлган жыл үчүн өргүүсүн колдонбогон аскер кызматчыларына өргүү алар ишин жана кызматын тапшыргандан кийин гана берилип, андан кийин аскер бөлүгүнүн өздүк курамынын тизмесинен чыгарылат.

Мында ар жылдык өргүү Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамдарына ылайык календардык иштеген жылдарына карата берилет.

Аскер кызматчыларын бошотуу жөнүндө буйрукка кол коюлган жылда өргүүнү пайдаланган, бирок бошотула тургандыгына байланыштуу өздүк курамдын тизмесинен кийинки жылы чыгарылган аскер кызматчыларына келген жылда берилүүчү өргүү берилбейт.

Эгерде аскердик кызматтан запаска же отставкага бошотуу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү аскердик бөлүккө келип түшкөндөн кийин өргүүдөгү аскер кызматчысы ооруп калса, жыл сайын берилүүчү өргүү узартылбайт. Ошондой эле аскердик кызматтан бошотулгандыгына байланыштуу аскердик бөлүктүн өздүк курамынын тизмесинен чыгаруу менен аскер кызматчысына берилген кезектеги өргүү узартылбайт.

4. Аскер кызматчыларды аскердик кызматтан бошотууга көрсөтүүнүн алдында аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин кадрдык органдары өздүк иштеринен алардын аскердик кызмат өтөгөндүгү жөнүндө маалыматтарды такташат. Тактоо жүргүзүлгөндөн кийин, аскер кызматчылардын аскердик кызматты өтөгөн мезгилдерин тастыктоо үчүн, пенсияга чыгууга укугу бар аскердик кызматчылардын өздүк иштери алар аскердик кызматты өтөп жаткан мамлекеттик органдын жогору турган башкаруу органдарына жөнөтүлөт:

- офицердик курамга жана прапорщиктерге карата – кадрдык органга;

- катардагы жоокерлерге жана сержанттарга карата – катардагы жоокерлердин жана сержанттардын кызмат орундарын комплектөө маселелерин тескөөчү органга.

Андан ары өздүк иштери аскер кызматчыга пенсия дайындоо үчүн кызмат өтөгөн жылдары эсептелүүчү мамлекеттик органдын пенсиялык бөлүмүнө жөнөтүлөт.

5. Аскер кызматчылары аскердик кызматтан бошотулууга көрсөтүлүүнүн алдында алардын өтүнүчү боюнча ден соолугунун абалы боюнча аскердик кызматка жарактуулугунун даражасын аныктоо үчүн аскердик-врачтык комиссияга медициналык күбөлөндүрүүгө жөнөтүлөт, алардын токтомдору бошотуунун негиз-

дерин аныктоодо эске алынат. Медициналык күбөлөндүрүү амбулатордук түрдө же стационарда бир айдан ашык эмес мөөнөттө өткөрүлүүсү мүмкүн.

Аскер кызматынан ушул Мыйзамдын 31-беренесинде каралган терс негиздер боюнча бошотулуп жаткан жана аскердик кызматта иштеген жылдары 20 календардык жылдан аз болгон аскер кызматчылары аскердик-врачтык комиссияга медициналык күбөлөндүрүүгө жиберилбейт.

Аскердик кызматта 20 жана андан көп календардык жыл иштеген аскер кызматчыларына бошотуунун негиздерине карабастан, аскердик-врачтык комиссиядан медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүүсүнө тыюу салынбайт, мында аскердик-врачтык комиссиянын корутундусу бошотуунун негизине таасирин тийгизбейт.

6. Аскердик кызматтан бошотулган, бирок ишин жана кызматын белгиленген тартипте тапшырбаган аскер кызматчысы бошотуу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү же жазуу жүзүндөгү кабарлоону алган күндөн бир айлык мөөнөт өткөндөн кийин өздүк курамдын тизмесинен чыгарылат. Мында каттоо документтери аскердик каттоого алуучу жерге жиберилет. Аскердик бөлүккө (мекемеге) карызы болгондо карызы өндүрүү аскер кызматчыларынын материалдык жоопкерчилиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

7. Контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларын бошотууга документтерди даярдоонун тартиби ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилеринин буйругу менен аныкталат.

8. Аскердик кызматтан мыйзамсыз соттолгондугуна байланыштуу бошотулган же кылмыш жоопкерчилигине мыйзамсыз тартылгандыгына байланыштуу ээлеген кызмат орундарынан алынган же четтетилген аскер кызматчылары аскердик кызматка мурда ээлеген же ага барабар кызмат орундарына белгиленген тартипте кайра орноштурулат.

9. Жеңилдетилген эсептөөдө аскердик кызматта 20 жыл жана андан көп кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына ушул Мыйзамдын 31-беренесинде каралган аскердик кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдарды кошпогондо, запаска же отставкага бошотулуу учурунда ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилеринин буйругу менен аскердик кийим формасын кийүүгө укук берилет.

10. Мөөнөттүү аскердик кызматтан аскер кызматчыларын бошотуу Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгынын негизинде коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйруктары, ал эми башка аскердик түзүмдөрдө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарда – тиешелүү жетекчилердин буйруктары менен жүргүзүлөт.

Мөөнөттүү аскердик кызматтан аскер кызматчыларын ден соолугунун абалына жана үй-бүлөлүк шартына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысынын буйругу менен жүргүзүлөт.

Кылмыш иши жүрүп жаткан аскер кызматчылары мөөнөттүү аскердик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн учурда аларды аскер кызматынан бошотуу тиешелүү тергөө же сот органдары менен макулдашуу боюнча гана аскердик кызматтан бошотулушат.

Сот тарабынан эркинен ажыратууга соттолгон, ошондой эле тартип бөлүгүнө жазаны өткөрүү үчүн жиберилген аскер кызматчылары, соттолгонго чейин мөөнөттүү аскердик кызматты өтөгөн аскердик бөлүктөрдүн тизмесинен өкүм мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап алынат.”;

26) 32-беренедө:

а) 2-бөлүктө:

- үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- ал диний ишеними курал колдонууга жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүмдөрүндө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында кызмат кылууга жол бербеген, каттоого алынган диний уюмдун мүчөсү болуп саналса, же анда Медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жободо каралган ден соолугунун абалы боюнча чектөө даражалары болсо;”;

- он экинчи абзац “ал ата-энеси пенсия курагына жеткен үй-бүлөнүн жалгыз баласы болсо” деген сөздөрдөн кийин “же энеси баатыр эне болуп саналса” деген сөздөр менен толукталсын;

- он бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- ал атасын жана энесин жоготкон үй-бүлөдөн болсо;”;

- он жетинчи абзацта “чакыруу нарыяды” деген сөздөр “чакыруу боюнча командага нарыя” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 3-бөлүктүн төртүнчү абзацында “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 4-бөлүктө:

- экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“үй-бүлөлүк абалы боюнча чакырылган жарандар үчүн – республикалык бюджеттин кирешесине эсептик көрсөткүчү 180 өлчөмүндө акчалай түгөмдү, ал эми ден соолугунун абалы боюнча чектөө даражалары бар чакырылган жарандар үчүн – республикалык бюджеттин кирешесине эсептик көрсөткүчү 250 өлчөмүндө акчалай түгөмдү төлөөнү;”;

- үчүнчү абзацта “108 саат” деген сөздөр “48 саат” деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 5-бөлүктө “кайтарылбайт” деген сөз “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аныктаган тартипте кайтарылат” деген сөздөргө алмаштырылсын;

д) 6-бөлүктө:

- бешинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

- алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“эгерде ал анча оор эмес, оор же өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолсо.”;

е) 7-бөлүк “Куралдуу Күчтөрдө” деген сөздөрдөн кийин “Кыргыз Республикасынын башка аскердик түзүмдөрүндө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында” деген сөздөр менен толукталсын;

27) 33-беренедө:

а) 1-бөлүктүн жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“кылмыш иши козголгондугу тууралуу токтом чыгарылган жарандарга – кылмыш-жаза иши (кылмыш-жаза куугунтуктоосу, сотко чейинки өндүрүш токтотулганга жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттук өкүмү (токтому) чыкканга чейин) боюнча акыркы чечим кабыл алынганга чейин.”;

б) 6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“6. Аскердик же альтернативдик кызматка чакырылуудан мөөнөтүн узартуу укугуна ээ болгон жарандар, алардын каалоосу боюнча арызынын негизинде аскердик же альтернативдик кызматка чакырылышы мүмкүн.”;

28) 34-беренедө:

а) 1-бөлүктүн төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОРГОНУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

(Башталышы 6-бетте)

“соттолгондугу жоюлбаган;”;

б) 2-бөлүктө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“5. Жыйырма беш жаш куракка чыккан жана андан улуу курактагылар, аскердик же альтернативдик кызматты өтөбөгөн жана мобилизациялык резервдин жыйындарын өтүүнү каалабаган жарандар аларга карата аскердик кызматка чакыруу иш-чараларынан баш тарткан фактылар боюнча материалдар жок болгондо (аскердик кызматка чакыруу иш-чараларынан качкан фактылар боюнча материалдар болгондо, укук коргоо органдары же сот тарабынан аскердик кызматка чакыруу иш-чараларынан качкандыгы боюнча чечим кабыл алгандан кийин), алар эсептик көрсөткүчтүн 250 өлчөмүндөгү сумманы республикалык бюджеттин кирешесине төлөгөндөн кийин экинчи категориядагы запаска киргизилет.”;

29) 35-беренедө:

а) 1-бөлүктүн төртүнчү абзацы “Куралдуу Күчтөрдө” деген сөздөрдөн кийин “, Кыргыз Республикасынын башка аскердик түзүмдөрүндө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында” деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүктө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

30) 36-беренедө:

а) 1-бөлүктө:

- экинчи абзацта “альтернативдик кызматты үй-бүлөлүк жагдайлары боюнча” деген сөздөр “альтернативдик кызматты үй-бүлөлүк жагдайлары боюнча аскердик антка келтирүү менен” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- үчүнчү абзацта “үй-бүлөлүк эмес жагдайлары боюнча” деген сөздөр алып салынсын;

б) 5-бөлүктүн экинчи абзацында “(старшиналардын)” деген сөз алып салынсын;

31) 38-беренедө:

а) 6-бөлүктө “40” деген цифралар “150” деген цифралар менен алмаштырылсын;

б) 7-бөлүктө “Өкмөтү” сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

32) 39-берененин биринчи абзацында “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жана кылмыш-жаза жөнүндө мыйзамдарына” деген сөздөргө алмаштырылсын;

33) 40-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Аскер кызматчылары ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн тартип уставына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жана кылмыш-жаза жөнүндө мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.”.

9-берене

“Коргоо жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., №7, 752-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-беренедө:

а) 3-пунктта “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 7-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“7) уюштуруучулук жана функционалдык түзүмдөрдүн модулулуугу;”;

в) 11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“11) Куралдуу Күчтөрдүн курамынын, уюштуруучулук-штаттык түзүмүнүн, санынын мамлекеттин демографиялык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө, тынчтык мезгилинде аскердик коопсуздукту жана согуш мезгилинде куралдуу коргонууну камсыз кылуу милдеттерине ылайыктуулугу;”;

г) төмөнкүдөй мазмундагы 12–15-пункттар менен толукталсын:

“12) илимийлүүлүк;

13) тынчтык жана согуш убагындагы уюштуруучулук түзүмдөрдүн бирдиктүүлүгү;

14) Куралдуу Күчтөрдү өнүктүрүүдө, алардын курамын жана жабдылышын аныктоодо сапаттык көрсөткүчтөрдүн артыкчылыгы;

15) Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн кубатын аскердик коркунучтун күчөшүнө жараша көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу, мобилизациялык резервди алдын ала топтоо жана даярдоо.”;

2) 6-беренедө:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Куралдуу Күчтөр аскердик башкаруу органдарынан, Куралдуу Күчтөрдүн түрлөрүнүн бирикмелеринен, кошуундарынан, бөлүктөрүнөн, бөлүкчөлөрүнөн жана мекемелеринен, Куралдуу Күчтөрдүн аскерлеринин, атайын аскерлеринин, атайын түзүмдөрүнүн жана ооруктун түрлөрүнөн турат.

Бирикмелер, кошуундар, бөлүктөр жана мекемелер юридикалык жактын укуктарына ээ.

Мекемелерге ошондой эле аскердик башкаруунун жергиликтүү органдары болуп саналган аскер комиссариаттары да кирет.

Согуш мезгилинде Куралдуу Күчтөр өз милдеттерин башка аскердик түзүмдөр менен өз ара аракеттенип аткарат.”;

б) 2-бөлүктө:

– 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын куралдуу коргоого катышуу;”;

– 8-пунктта “кайтаруу” деген сөз “кайтарууга катышуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 9-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

в) 3-бөлүктө:

– экинчи абзацта “, алардын катарына кризистик кырдаалдарды чечүү кирет” деген сөздөр алып салынсын;

– үчүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

3) 7-беренедө:

а) 2-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу конституциялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат.”;

б) 3-бөлүктүн экинчи абзацында “же ушул Мыйзамдын 10-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кризистик кырдаалдар пайда болгондо” деген сөздөр алып салынсын;

в) 4-бөлүктө “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 8-беренедө түрдүү жөндөмө формаларындагы “Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын башчысы” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 10-берененин 1 жана 2-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысы тарабынан беки-тилген пландар боюнча Куралдуу Күчтөр колдонулат.

Бекитилүүчү документтердин тизмеси жана аларды иштеп чыгуунун мезгилдүүлүгү Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысы тарабынан белгиленет.

2. Кыргыз Республикасына күтүүсүз кол салынган же согуштук аракеттер (согуштук инциденттер, согуштук акциялар түрүндө жана куралданууну, аскердик техниканы колдонуу менен чектелген масштабдагы башка аскердик кагылышуулар) анык башталган учурунда Куралдуу Күчтөрдүн жетекчилиги жана аскердик командачылык согуштун жарыяланышын жана согуштук абалдын киргизилишин күтпөстөн, агрессиянын мизин кайтаруу үчүн чараларды көрүүгө, ошондой эле коргонууну камсыз кылуу маселелерин аскердик каттоодо турган жана резервдик түзүмдөрдүн курамына киргизилген Кыргыз Республикасынын жарандарын тартууга милдеттүү.”;

б) 11-беренедө:

а) 9-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“9) стратегиялык пландоо документтерин бекитет;”;

б) 11-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

7) 13-беренедө:

а) берененин аталышында жана биринчи абзацында түрдүү жөндөмө формаларындагы “Өкмөт” деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй редакциядагы 22’-пункт менен толукталсын:

“22’) коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чет мамлекеттердеги аскер атташелерин жана байланыш офицерлерин дайындоо тартибин, багуу шарттарын, функцияларын, укуктарын жана милдеттерин, ошондой эле алардын статусун, социалдык кепилдиктерин, кол тийбестигин жана артыкчылыктарын берүүнүн тартибин аныктайт;”;

8) 14-беренедө “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 15-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“15-берене. Коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын негизги ыйгарым укуктары

1. Коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

1) аскердик саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат;

2) куралданууну, аскердик жана атайын техниканы өркүндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын бирдиктүү аскердик-техникалык саясатын жүргүзөт;

3) коргонуу-өнөр жай комплексин өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгууга жана аткарууга катышат;

4) Куралдуу Күчтөрдү ар тараптан камсыз кылууну уюштурат жана жетектейт, Куралдуу Күчтөрдүн тынчтык жана согуш убагындагы аскердик жана оперативдик запастарга жана мамлекеттик материалдык резервдерге болгон муктаждыгын аныктайт;

5) аскер мыйзамдарын иштеп чыгат жана өркүндөтөт;

6) аскер комиссариаттарынын иштерин, аскердик каттоону уюштурууну, жарандарды аскердик кызматка даярдоону, Кыргыз Республикасынын жарандарын аскердик, альтернативдик кызматка, аскердик (мобилизациялык) жыйындарга жана мобилизация боюнча чакырууну, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүдө аскердик-каттоо адистиктери боюнча аскердик-окутулган резервди түзүүнү жана топтоону камсыз кылат;

7) коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чет мамлекеттердеги аскер атташелеринин жана байланыш офицерлеринин кызматын уюштуруунун эрежелерин жана кызмат өтөөнүн шарттарын бекитет;

8) аскер кызматын өтөөнү, аскер кадрларын даярдоону жана аскердик илимди өнүктүрүүнү уюштурат;

9) эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтыкты уюштурат;

10) Куралдуу Күчтөрдүн аскер кызматчыларын, жарандык персоналды, аскердик кызматтан бошотулган адамдарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, курман болгон (каза болгон) аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүн социалдык жана укуктук коргоону камсыз кылат;

11) Куралдуу Күчтөрдө коррупцияга каршы иш-чараларды уюштурат жана өткөрөт;

12) экономиканын мобилизациялык даярдыгын уюштурууга катышат, Кыргыз Республикасынын аймагын оперативдик жабдуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;

13) аскер кызматчыларынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселелери боюнча коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат;

14) өз компетенциясынын чегинде адам укуктары боюнча эл аралык органдардын сунушталарын аткаруу жана адам укуктары боюнча эл аралык органдарда мезгилдүү баяндамаларды даярдоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууга көмөктөшөт;

15) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коргоо жана аскердик саясат чөйрөсүндөгү башка милдеттерди чечет.

2. Коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси:

1) Куралдуу Күчтөрдү куруунун, өнүктүрүүнүн пландарын (программаларын) иштеп чыгууга катышат жана өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде алардын жүзөгө ашырылышын контролдойт;

2) бюджетти жана мамлекеттик коргонуу каказдарын түзүүдө коргоого жумшалуучу чыгымдар боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

3) коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органа бөлүнгөн акча каражаттарынын пайдаланылышын контролдоону жүзөгө ашырат;

4) Президенттин – Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын чечими боюнча пландуу тартипте, ошондой эле Кыргыз Республикасына капыстан куралдуу кол салынган (аскердик агрессия) учурда – өз алдынча, Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабы аркылуу (Кыргыз Республикасынын Президентине дароо билдирүү менен) Куралдуу Күчтөрдү күжүрмөн даярдыктын түрдүү даражаларына келтирет жана аскердик коопсуздукту камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;

5) Куралдуу Күчтөрдү күжүрмөн даярдыктын түрдүү даражаларына келтирүүнү жана аскердик коопсуздукту камсыз кылууну стратегиялык пландоо пландарын колдонууга киргизүүнү белгиленген тартипте жетектейт. Куралдуу Күчтөрдүн айрым кошуундарын, бөлүктөрүн жана мекемелерин колдонууга буйруктарды берет;

6) Куралдуу Күчтөрдүн бирикмелерин, бөлүктөрүн жана мекемелерин финансылык жана материалдык-техникалык камсыз кылууну жүзөгө ашырат;

7) Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгынын негизинде кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн, чакыруу боюнча аскердик кызматчыларды жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн катарынан бошотуу жөнүндө, ошондой эле жарандарды аскердик жана альтернативдик кызматтарга чакыруу тууралуу буйруктарды чыгарат;

8) коргонуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча ишти уюштурат;

9) Куралдуу Күчтөрдү комплекттөө үчүн аскер кадрларын даярдоонун принциптерин жана уюштуруучулук негиздерин аныктайт, аларды даярдоону камсыз кылат;

10) коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташуу жаатындагы ишин жетектейт;

11) коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын башкаруу органдарынын, кошуундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин аскер кызматчыларына өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде аскердик наамдарды Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте ыйгарат;

12) аскердик башкаруу органдарынын мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен коргонуу маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү уюштурат жана жүзөгө ашырат;

13) Куралдуу Күчтөрдүн инфратүзүмдөрүн өнүктүрүү планын иштеп чыгат;

14) мамлекеттик органдарды жана өлкөнүн экономикасын аскердик убакыттын (өзгөчө мезгилдин) шарттарында иштөөгө которуу пландарын иштеп чыгууга жана аткарууга катышат;

15) коргонуу өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгууга жана аткарууга катышат; коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызыкчылыгында куралдануунун, аскердик жана атайын техниканын үлгүлөрүн чыгаруу жана өркүндөтүү боюнча министрликтер, административдик ведомстволор жана мекемелер тарабынан аткарылуучу илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштердин программаларын бекитет;

16) жерлерди, токойлорду, сууларды жана башка жаратылыш ресурстарын Куралдуу Күчтөрдүн муктаждыгы үчүн берүү жана пайдалануу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

17) Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарынын жана жарандарынын коргонуу муктаждыгы үчүн мүлктөрүн пайдалангандыгына байланыштуу алар тарткан чыгымдарды компенсациялоону тартиби боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

18) коргонуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын жүзөгө ашырылышын контролдойт;

19) Куралдуу Күчтөрдүн мобилизациялык муктаждыктарына ылайык аскердик продукцияны чыгаруучу мамлекеттик ишканаларды, жогорку (орто) кесиптик билим берүүнүн аскердик билим берүүчү уюмдарын түзүү, багытын өзгөртүп түзүү жана жоюу боюнча, ошондой эле жарандарды аскердик кызматка даярдоо маселелери боюнча сунуштарды киргизет;

20) берилген ыйгарым укуктарынын чектеринде коргонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде камтылган милдеттенмелерди аткарууну уюштурат;

21) аскер кызматчыларын, аскер кызматынан бошотулган адамдарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык камсыз кылуу боюнча ишти уюштурат;

22) куралдарды жана аскер техникаларын, коргонуу объектерин жана башка аскердик-техникалык мүлктү өткөрүп берүүнүн, ижарага берүүнүн, сатуунун, жоюунун жана эсептен чыгаруунун тартиби жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат;

23) ички аудит боюнча ишти уюштурат;

24) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде куралдарды жана аскер техникаларын, стратегиялык материалдарды, коргонуу чөйрөсүндөгү алдыңкы технологияларды жана кош арналыштагы продукцияларды экспорттоону жана импорттоону контролдоону уюштурат;

25) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аскердик жана аскердик-техникалык кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет;

26) аскердик наамдарды ыйгаруунун тартиби жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат;

27) Куралдуу Күчтөр, башка аскердик түзүмдөр үчүн аскердик кийим формасынын бирдиктүү стандарттарын белгилөө жана аны кийип жүрүүнүн эрежелери, башка мамлекеттик органдар үчүн айырмалоо белгилери жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат;

28) башкаруу органдарынын жана баш ийген аскерлердин (күчтөрдүн) кызматтык ишинин бардык маселелери боюнча буйруктарды, директиваларды жана тескемелерди чыгарат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

Коргонуу маселелерин тескөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин кызмат орду саясий мамлекеттик кызмат орду болуп саналат, аны жарандык адам ээлеши мүмкүн.”;

10) 15’-берене күчүн жоготту деп таанылсын;

11) 18-берененин 3-пунктунда “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) 21-берененин үчүнчү бөлүгүнүн биринчи абзацында “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 26-берененин экинчи бөлүгүндө “жана (же) жоруктар” деген сөздөр алып салынсын.

10-берене

“Кыргыз Республикасынын эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча иштерге катышуусунун негиздери жана тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №7, 2718-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-берененин 2-бөлүгүндө “Президент менен макулдашылган Өкмөттүн сунушу боюнча” деген сөздөр “Президенттин сунушу боюнча” деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 7-беренедө “Өкмөт” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 9-беренедө түрдүү жөндөмө формаларындагы “Өкмөт” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын.

4) 11-беренедө түрдүү жөндөмө формаларындагы “Өкмөт” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын.

5) 12-беренедө “Өкмөт” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 13-беренедө “Өкмөт” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 14-беренедө “Өкмөткө” деген сөз “Министрлер Кабинетине” деген сөздөргө алмаштырылсын.

11-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2023-жылдын 7 августу, №164

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики 21 июня 2023 года

Кыргызской Республики, принятый Законом Кыргызской Республики «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики» (газета «Эркин-Тоо» от 16 сентября 1998 года №133–140), следующие изменения:

1) абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящий Устав определяет общие права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и ее подразделений, а также правила внутреннего порядка.»;

2) в пункте 12¹:
а) в абзаце седьмом слово «, подсудимых» исключить;
б) в абзаце двадцать третьем слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Военнослужащие за совершенные правонарушения несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях.»;

4) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Военнослужащие за совершенные преступления несут уголовную ответственность в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.»;

5) в пунктах 45, 48, 49, 52, 65, 152, 153, 235, 237, 291, 293, 301, 305, 308, 405, пункте 5 приложения 1, пунктах 3, 7 приложения 2, пункте 3 приложения 7 текста на государственном языке слова «Какай», «Тур. Какай», «какайып», «Жай тур», «жай туруу», «Бош тур», «бош туруу» заменить соответственно словами «Туз тур», «Тур. Туз тур», «түз», «Эркин тур», «эркин туруу», «Эркин тур», «эркин туруу»;

6) в пункте 61 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

7) в абзаце первом пункта 70 слово «Правительством» заменить словом «Президентом»;

8) в абзаце шестом пункта 74 слово «проступка» заменить словом «правонарушения»;

9) в абзацах четвертом и пятом пункта 237 на государственном языке слова «Заряны» и «Заря» заменить соответственно словами «Таң шооласын», «Таң шооласы»;

10) в абзаце седьмом пункта 291 слова «проступков» и «проступка» заменить соответственно словами «правонарушений» и «правонарушения»;

11) в абзаце первом пункта 362 слова «проступки, по которым ведется уголовное судопроизводство либо служебное расследование» заменить словами «правонарушения, по которым ведется уголовное судопроизводство, производство по делу о правонарушении либо служебное расследование»;

12) в абзаце первом пункта 405 на государственном языке слова «Заря», «Заряны», «заряны» заменить соответственно словами «Таң шооласын», «Таң шооласын», «Таң шооласын»;

13) в пункте 7 приложения 2 на государственном языке слова «флангын», «фланнга» заменить соответственно словами «канатын» и «канатка»;

14) в пункте 2 приложения 15 на государственном языке слова «флангдары» заменить словами «канаттары».

Статья 3
Внести в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Кыргызской Республики, принятый Законом Кыргызской Республики «Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Кыргызской Республики» (газета «Эркин-Тоо» от 23 сентября 1998 года, №143–150), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 14 слова «(начальнику Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики)» заменить словами «, начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики»;

2) в пункте 15:
а) слово «проступок» в различных падежных и числовых формах заменить словом «правонарушение» в соответствующих падежах и числах;

б) слова «начальник Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики» в различных падежных формах заменить словами «начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики» в соответствующих падежах;

3) в пункте 17 слова «начальнику Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики» заменить словами «начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики»;

4) в пункте 20:
а) в абзаце девятом слова «проступках» и «проступки» заменить соответственно словами «правонарушениях» и «правонарушения»;

б) в абзаце шестнадцатом текста на государственном языке слово «күнөөлүүлөрдү» заменить словом «айыпталуучуларды»;

5) в абзаце шестом пункта 21 слова «и (или) проступка» исключить;

6) в пункте 40 слово «проступок» в различных падежных и числовых формах заменить словом «правонарушение» в соответствующих падежах и числах;

7) в пункте 82:
а) в абзаце втором слова «государственной автомобильной инспекции (ГАИ)» заменить словами «уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

б) в абзаце третьем аббревиатуру «ГАИ» заменить словами «уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

8) в пункте 83:
а) в абзаце двенадцатом слова «органами ГАИ» заменить словами «уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

б) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«— осуществлять четкое взаимодействие с уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и военной прокуратурой по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, организовать совместное дежурство инспекторов ВАИ с гарнизонными патрулями и сотрудниками уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.»;

9) в пункте 86:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«— рассматривать в установленном порядке дела о нарушениях правил дорожного движения, совершенных военнослужащими-водителями (механиками-водителями) транспортных средств воинских частей, либо передавать материалы о таких нарушениях соответствующим командирам воинских частей для решения вопроса о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности или уполномоченному государственному органу в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

б) в абзаце седьмом аббревиатуру «ГАИ» заменить словами «уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

10) в абзаце втором пункта 90 текста на государственном языке слово «күнөөлүүлөр» заменить словом «айыпталуучулар»;

11) в пунктах 92, 143, 193, 208 – 210, 213, 216, 218, 227, 308 – 312, 325 – 327, 339, 349 текста на государственном языке слова «Какай», «какайып», «Кароол – КАКАЙ», «жай турган», «Жай тур» заменить соответственно словами «Туз тур», «түз», «Кароол – ТҮЗ ТУР», «эркин турган», «Эркин тур»;

12) в абзаце втором пункта 125 слово «проступки» заменить словом «правонарушения»;

13) в абзаце втором пункта 136 слова «проступка» заменить словами «правонарушения»;

14) в приложении 4 слово «подсудимыми» заменить словом «обвиняемыми»;

15) в приложении 14:
а) в тексте на государственном языке слова «күнөөлүү» и «күнөөлүүлөр» в различных падежных формах заменить соответственно словами «айыпталуучу» и «айыпталуучулар»;

б) в тексте на государственном языке слова «Аскер соту» и «аскер соту» соответственно словами «Сот» и «сот»;

в) в абзаце третьем пункта 2 слово «проступки» заменить словом «правонарушения»;

г) в абзаце первом пункта 15 слово «проступки» заменить словом «правонарушения»;

д) в абзаце первом пункта 37 «Содержание на гауптвахте военнослужащих, осужденных судом, подсудимых, подозреваемых и обвиняемых» изложить в следующей редакции «Содержание на гауптвахте военнослужащих, осужденных судом, подозреваемых и обвиняемых»;

е) в абзаце третьем пункта 2 слово «проступки» заменить словом «правонарушения»;

ж) в абзаце первом пункта 15 слово «проступки» заменить словом «правонарушения»;

з) в абзаце первом пункта 37 «Содержание на гауптвахте военнослужащих, осужденных судом, подсудимых, подозреваемых и обвиняемых» изложить в следующей редакции «Содержание на гауптвахте военнослужащих, осужденных судом, подозреваемых и обвиняемых»;

и) в пункте 37 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров».

Статья 4
Внести в Закон Кыргызской Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Кыргызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., №12, ст. 524) следующие изменения:

1) в преамбуле на государственном языке слово «граждандардын» заменить словом «жарандардын»;

2) в части 3 статьи 2 текста на государственном языке:
- в пунктах 4 и 5 слово «граждандар» в различных падежных формах заменить словом «жарандар» в соответствующих падежах;

- в пункте 8 слово «граждандык» заменить словом «жарандык»;

3) в пункте 7 статьи 7 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров»;

4) в статье 8:
а) в пунктах 7 и 8 части 1 на государственном языке слово «граждандар» в различных падежных формах заменить словом «жарандар» в соответствующих падежах;

б) в части 2 слова «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

5) в наименовании раздела III на государственном языке слово «граждандарынын» заменить словом «жарандарынын»;

6) в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 9 текста на государственном языке слово «граждандар» в различных падежных формах заменить словом «жарандар» в соответствующих падежах;

7) в наименовании и тексте статьи 10 на государственном языке слово «граждандар» в различных падежных формах заменить словом «жарандар» в соответствующих падежах;

8) в абзаце седьмом части 1 статьи 12 слово «Кабинетом Министров» заменить словом «Президентом»;

9) в частях 2 и 4 статьи 13 текста на государственном языке слова «граждандарга» и «граждандар» заменить соответственно словами «жарандарга» и «жарандар»;

10) в частях 3 и 4 статьи 15 слова «законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «законодательством Кыргызской Республики о мобилизационной подготовке и мобилизации в Кыргызской Республике»;

11) в статье 16 слова «законодательством Кыргызской Республики и требованиями соответствующих нормативных актов по вопросам секретного делопроизводства» заменить словами «законодательством Кыргызской Республики о мобилизационной подготовке и мобилизации, о защите государственных секретов»;

12) в наименовании раздела V текста на государственном языке слово «граждандарын» заменить словом «жарандарын»;

13) в наименовании и тексте статьи 17 на государственном языке слово «Граждандарды» заменить словом «Жарандарды»;

14) в наименовании и тексте статьи 18 на государственном языке слова «граждандар» и «граждандык» заменить соответственно словами «жарандар» и «жарандык»;

15) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Освобождение от призыва на военную службу по мобилизации

На военную службу по мобилизации не могут быть призваны граждане, имеющие непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.»;

16) в абзаце первом статьи 20 на государственном языке слово «граждандарга» заменить словом «жарандарга»;

17) в наименовании и тексте статьи 21 на государственном языке слова «Граждандарды» и «граждандарды» заменить соответственно словами «Жарандарды» и «жарандарды»;

18) в статье 22:
а) в наименовании и тексте статьи на государственном языке слова «Граждандар», «граждандар» в различных падежах заменить соответственно словами «Жарандар», «жарандар» в соответствующих падежах;

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ

(Начало на 8-ой стр.)

б) в части 2 на государственном языке слово «граждандык» заменить словом «жарандык»;

19) в наименовании и тексте статьи 23 на государственном языке слово «граждандар» в различных падежах заменить словом «жарандар» в соответствующих падежах;

20) в наименовании раздела VI на государственном языке слово «граждандарын» заменить словом «жарандарын»;

21) в статье 24:

а) в наименовании и части 1 на государственном языке слово «граждандар» в различных падежах заменить словом «жарандар» в соответствующих падежах;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Организация и порядок бронирования военнообязанных граждан Кыргызской Республики определяются настоящим Законом и нормативными правовыми актами Кабинета Министров Кыргызской Республики, регулирующими бронирование военнообязанных граждан в Кыргызской Республике.»;

22) в наименовании и тексте статьи 25 на государственном языке слово «граждандар» в различных падежах заменить словом «жарандар» в соответствующих падежах.

Статья 5

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об установлении воинских званий, классов чинов, специальных классов чинов и специальных званий» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., №8, ст. 396) следующие изменения:

1) в статье 1 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Классификация воинских званий, классов чинов, специальных классов чинов и специальных званий

1. Воинские и специальные звания военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, таможенных служб и органов прокуратуры подразделяются на:

– младшие воинские и специальные звания – от рядового (курсанта) до старшего прапорщика включительно;

– средние воинские и специальные звания – от младшего лейтенанта до капитана включительно;

– старшие воинские и специальные звания – от майора до полковника включительно;

– высшие воинские и специальные звания – от генерал-майора и выше.

2. Специальные звания сотрудников налоговых служб подразделяются на:

– средние специальные звания – от младшего инспектора налоговой службы до инспектора налоговой службы 1 ранга включительно;

– старшие специальные звания – от советника налоговой службы 3 ранга до советника налоговой службы 1 ранга включительно;

– высшие специальные звания – от государственного советника налоговой службы 3 ранга и выше.

3. Классные чины лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности, включают высшие классные чины – от государственного советника государственной гражданской службы 3 класса до государственного советника государственной гражданской службы 1 класса включительно.

4. Классные чины лиц, занимающих политические муниципальные должности, подразделяются:

– на старшие классные чины – от советника муниципальной службы 3 класса до советника муниципальной службы 1 класса включительно;

– на высшие классные чины – от муниципального советника муниципальной службы 3 класса до муниципального советника муниципальной службы 1 класса включительно.

5. Классные чины государственных гражданских служащих, занимающих административные должности, подразделяются:

– на средние классные чины – от младшего инспектора государственной гражданской службы до инспектора государственной гражданской службы 1 класса включительно;

– на старшие классные чины – от советника государственной гражданской службы 3 класса до советника государственной гражданской службы 1 класса включительно;

– на высшие классные чины – от государственного советника государственной гражданской службы 3 класса и выше.

6. Классные чины муниципальных служащих, занимающих административные должности, подразделяются:

– на средние классные чины – от младшего инспектора муниципальной службы до инспектора муниципальной службы 1 класса включительно;

– на старшие классные чины – от советника муниципальной службы 3 класса до советника муниципальной службы 1 класса включительно;

– на высшие классные чины – от муниципального советника муниципальной службы 3 класса до муниципального советника муниципальной службы 1 класса включительно.

7. Специальные классные чины подразделяются на:

– средние специальные классные чины – от младшего юриста до юриста 1 класса включительно;

– старшие специальные классные чины – от советника юстиции 3 класса до советника юстиции 1 класса включительно;

– высшие специальные классные чины – от государственного советника юстиции 3 класса и выше.

8. Соотношение воинских званий, классов чинов, специальных классов чинов и специальных званий определяется согласно приложению.»;

3) статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Воинское звание

Воинское звание – это персонально присваиваемое звание каждому военнослужащему и военнообязанному в соответствии с его служебным положением, опытом работы, военным и общим образованием, сроком службы, принадлежностью к виду Вооруженных Сил Кыргызской Республики, роду войск или службы и личными заслугами.

Статья 5. Специальное звание

Специальное звание – это персонально присваиваемое звание каждому аттестованному сотруднику органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов прокуратуры, таможенных и налоговых служб в соответствии с его служеб-

ным положением, опытом работы, общим образованием, сроком службы и личными заслугами.»;

4) в статье 6 слова «, органов прокуратуры» исключить;

5) статьи 10 и 10¹ изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Специальные звания и воинские звания, присваиваемые сотрудникам органов прокуратуры

Сотрудникам органов прокуратуры Кыргызской Республики присваиваются следующие специальные звания (сотрудникам военной прокуратуры – воинские звания):

– младший лейтенант юстиции;

– лейтенант юстиции;

– старший лейтенант юстиции;

– капитан юстиции;

– майор юстиции;

– подполковник юстиции;

– полковник юстиции;

– генерал-майор юстиции;

– генерал-лейтенант юстиции;

– генерал-полковник юстиции.

Статья 10¹. Классные чины, присваиваемые лицам, занимающим политические государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности

1. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, лицам, занимающим политические государственные должности, специальные государственные должности, присваиваются следующие классные чины:

– государственный советник государственной гражданской службы 3 класса;

– государственный советник государственной гражданской службы 2 класса;

– государственный советник государственной гражданской службы 1 класса.

2. Лицам, занимающим политические муниципальные должности, присваиваются следующие классные чины:

– советник муниципальной службы 3 класса;

– советник муниципальной службы 2 класса;

– советник муниципальной службы 1 класса;

– муниципальный советник муниципальной службы 3 класса;

– муниципальный советник муниципальной службы 2 класса;

– муниципальный советник муниципальной службы 1 класса.

3. Старшие классные чины от советника муниципальной службы 3 класса до советника муниципальной службы 1 класса присваиваются лицам, занимающим должности руководителей исполнительного органа местного самоуправления города, айылного аймака, председателя местного кенеша города.

4. Высшие классные чины от муниципального советника муниципальной службы 3 класса до муниципального советника муниципальной службы 1 класса присваиваются лицам, занимающим должности руководителей исполнительного органа местного самоуправления города республиканского значения, председателя, заместителя председателя местного кенеша города республиканского значения.»;

б) в наименовании и абзаце первом статьи 11 слова «, органов прокуратуры» исключить;

7) статью 15 признать утратившей силу;

8) в части первой статьи 16 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

9) в приложении к настоящему Закону графу «Специальные звания сотрудников финансовой полиции» исключить.

Статья 6

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., №1, ст. 42) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«При этом военнослужащим, проходящим срочную военную службу, а также приравненным к военнослужащим в обязательном государственном страховании лиц, размеры страховых сумм устанавливаются исходя из размера месячного оклада по занимаемой должности и месячного оклада по воинскому званию, установленным для военнослужащих контрактной службы, состоящих на должностях солдатского и сержантского составов.»;

б) в абзаце девятом пункта 2 слова «с военной службы военнослужащего, проходящего срочную военную службу, лица, призванного на военные сборы» заменить словами «военнослужащего и приравненного к ним в обязательном государственном страховании лица»;

2) в пункте 4 статьи 6 слова «законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «дисциплинарным уставом, законодательством о правонарушениях, а также гражданским и уголовным законодательством Кыргызской Республики»;

3) в пункте 1 статьи 8 слова «тендерной комиссии, действующей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных закупках товаров, работ и услуг» заменить словами «конкурсной комиссии, действующей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных закупках»;

4) в пункте 1 статьи 10 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

5) в статье 12 слово «законодательством» заменить словами «гражданским законодательством».

Статья 7

Внести в Закон Кыргызской Республики «О материальной ответственности военнослужащих» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., №4, ст. 342) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части 1 слова «и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики» исключить;

б) часть 4 признать утратившей силу;

2) абзацы третий и четвертый статьи 5 изложить в следующей редакции:

«– действиями (бездействиями) военнослужащего, содержащими признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством Кыргызской Республики, при вынесении судом обвинительного приговора, а также освобождении его от уголовной ответственности органом следствия и судом по реабилитирующим основаниям;

– в результате хищения, умышленного уничтожения, пов-

реждения, порчи, незаконного расходования или использования имущества либо иных умышленных действий (бездействия) независимо от того, содержатся ли в них признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством Кыргызской Республики.»;

3) в статье 8:

а) в части 5 на государственном языке слова «кылмыш-жазык» заменить словами «кылмыш-жаза»;

б) часть 9 признать утратившей силу;

4) в части 1 статьи 9 слова «по правилам исполнительного производства, установленным законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «в судебном порядке»;

5) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Возмещение ущерба, причиненного военнослужащими третьим лицам

Военнослужащие, причинившие ущерб третьим лицам, который был возмещен за счет средств государства, возмещают государству причиненный ущерб в порядке и размерах, предусмотренных гражданским законодательством Кыргызской Республики.».

Статья 8

Внести в Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., №2, ст. 116) следующие изменения:

1) в абзаце втором преамбулы текста на официальном языке слово «святой» заменить словом «священный»;

2) в статье 1:

а) абзац второй после слов «религиозных убеждений,» дополнить словами «состояния здоровья,»;

б) в абзаце тридцатом первого слова «Вооруженные Силы и другие воинские формирования Кыргызской Республики» заменить словами «Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба,»;

3) в абзаце двенадцатом части 2 статьи 3 слова «и старшинского» исключить;

4) в статье 4:

а) в части 1:

– абзаце втором на государственном языке слово «солдат-тар» заменить словом «жоокерлер»;

– абзац четвертый признать утратившим силу;

б) в части 2:

– в абзаце втором на государственном языке слова «солдат-тар» заменить словами «жоокерлер»;

– абзац третий изложить в следующей редакции: «сержанты – младший сержант, сержант, старший сержант, старшина.»;

5) в статье 5:

а) в части 1:

– абзаце четвертый признать утратившим силу;

– в абзаце шестом слова «а также военнослужащие, в отношении которых вынесено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления и (или) проступка» заменить словами «а также военнослужащие, которым предъявлено обвинение по уголовному делу»;

б) в части 3:

– абзац четвертый изложить в следующей редакции: «нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с вынесением постановления следственного суда, определения суда о временном отстранении военнослужащего от должности – до отмены применения этой меры либо до принятия окончательного решения (прекращение уголовного преследования, досудебное производство и вынесение приговора (постановления) суда, вступившего в законную силу) по уголовному делу.»;

– в абзаце пятом слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

6) в части 3 статьи 6 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

7) в части 1 статьи 7 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

8) в части 1 статьи 8 слова «Правительством Кыргызской Республики, перечень специальностей и программа подготовки определяются уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами обороны»;

9) в части 2 статьи 9 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

10) в статье 10:

а) в части 1 слова «с гражданами, обучающимися в образовательных организациях высшего профессионального образования медицинского профиля» заменить словами «гражданами, обучающимися в образовательных организациях высшего профессионального образования медицинского профиля, а также военнообязанными первой категории в возрасте до 30 лет, имеющими высшее образование»;

б) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Военная подготовка по программе офицеров запаса с военнообязанными первой категории, имеющими высшее образование, в возрасте до 30 лет, проводится в соответствии с частью 6 статьи 21 настоящего Закона.»;

в) в части 6 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

11) в статье 12:

а) в абзаце седьмом части 1 слова «, кроме военнослужащих Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу» исключить;

б) в абзаце втором части 2 слова «консульскими учреждениями Кыргызской Республики в порядке, определяемом Правительством» заменить словами «дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики в порядке, определяемом Кабинетом Министров»;

в) в части 4 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государст-

(Продолжение на 10-ой стр.)

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ

(Начало на 9-ой стр.)

венных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, подлежат учету в соответствующих воинских частях и учреждениях. Порядок их учета определяется соответствующими уполномоченными государственными органами.;

12) в статье 13:

а) в части 4:

- абзац четвертый после слова «психиатр» дополнить словом «, фтизиатр»;

- в абзаце пятом на официальном языке слова «государственной администрации» заменить словами «местной государственной администрации»;

б) в частях 5 и 7 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

13) в части 6 статьи 14 слова «и (или) дела о проступках» исключить;

14) в части 1 статьи 15:

а) в абзаце пятом слово «(старшин)» исключить;

б) в абзаце шестом слова «, охраны государственной границы» исключить;

15) в статье 16:

а) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:

«Порядок деятельности Республиканской призывной комиссии определяется постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики. В компетенцию Республиканской призывной комиссии входят:»;

б) в части 4 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

16) в абзаце первом части 2 статьи 17 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

17) в статье 20:

а) в абзаце втором слова «, охраны государственной границы» исключить;

б) в абзаце третьем слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

18) в статье 21:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Граждане в возрасте от двадцати двух до сорока лет, не прошедшие военную службу, а также прошедшие альтернативную службу, имеют право пройти сборы мобилизационного резерва в порядке, установленном настоящим Законом.»;

б) в абзаце втором части 2 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

в) часть 5 признать утратившей силу;

г) статью дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Военнообязанные в возрасте до 30 лет, состоящие на воинском учете запаса первой категории, имеющие высшее образование, изъявившие желание получить первое воинское звание офицерского состава запаса, проходят сборы мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса.»

По окончании сборов мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса военнообязанным присваивается первое воинское звание офицерского состава по запасу «младший лейтенант».

Сборы мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса предусматривает внесение гражданами денежного взноса в сумме 700 расчетных показателей в доход республиканского бюджета и прохождение военных сборов продолжительностью тридцать дней.»;

19) абзац четвертый части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«имеющий судимость, которая ко времени поступления на военную службу не погашена в установленном законом порядке, либо в отношении которого вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.»;

20) в части 1 статьи 25:

а) в абзаце восьмом слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

б) в абзаце девятом слова «решением уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами национальной безопасности» заменить словами «Кабинетом Министров Кыргызской Республики»;

21) в части 2 статьи 26 слова «в части 7 статьи 25» заменить словами «в абзаце втором части 3 статьи 25»;

22) в части 2 статьи 29 слова «и старшинам» исключить;

23) статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Предельный возраст пребывания военнослужащих на военной службе

1. Предельный возраст пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе составляет:

до капитана включительно – сорок пять лет;

майорам – пятьдесят лет;

подполковникам – пятьдесят три года;

полковникам – пятьдесят пять лет;

генерал-майорам – шестьдесят лет;

генерал-лейтенантам и выше – шестьдесят пять лет.

2. Предельный возраст пребывания военнослужащих солдатского и сержантского составов, проходящих службу по контракту, а также военнослужащих-женщин (кроме офицеров и прапорщиков) на военной службе составляет сорок восемь лет.

3. Предельный возраст пребывания прапорщиков на военной службе составляет пятьдесят лет.

4. Военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, подлежат увольнению в запас или отставку в соответствии с настоящим Законом.»;

24) в статье 31:

а) в части 1:

- в абзаце первом слова «в соответствии с положениями о порядке прохождения военной службы» исключить;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

«вступление в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления независимо от его тяжести и вида наказания, а также вступление в законную силу обвинительного приговора суда о назначении военнослужащему наказания, связанного с изоляцией от общества, за совершение преступления по неосторожности.»;

б) в части 2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен по следующим основаниям.»;

- абзац четвертый признать утратившим силу;

в) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

«3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы по следующим основаниям.»;

г) часть 5 дополнить предложениями следующего содержания: «В последующем исключение умерших или безвестно отсутствующих военнослужащих производится приказами (по личному составу) соответствующих должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по увольнению военнослужащих, с указанием причин на основании соответствующих донесений командиров воинских частей (начальников учреждений). При этом исключение умерших (погибших) или безвестно отсутствующих военнослужащих, а также военнослужащих, пропавших без вести, в связи с военными действиями в мирное время, осуществляется в срок не позднее трех месяцев после получения сведений об отсутствии военнослужащего, на основании результатов расследования причин и обстоятельств безвестного отсутствия.»;

25) главу 6 дополнить статьей 31' следующего содержания: «Статья 31'. Порядок увольнения военнослужащих с военной службы

1. Лица, проходящие военную службу на должностях офицерского состава, увольняются с военной службы приказами руководителей соответствующих государственных органов.

Лица, проходящие военную службу на должностях прапорщиков, увольняются с военной службы приказами соответствующих должностных лиц, наделенных правом назначения на должности прапорщиков.

Лица, проходящие военную службу на должностях солдатского и сержантского составов, увольняются с военной службы приказами должностных лиц, определяемых руководителями соответствующих государственных органов.

2. Военнослужащие, находящиеся в условиях, объективно исключающих возможность их увольнения без ущемления прав (нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении, в отпуске по беременности, родам и уходу за ребенком, в плену, в положении заложника или интернированного и другие подобные обстоятельства, определенные законодательством), не могут быть уволены с военной службы, а изданные приказы об увольнении в этих случаях не реализуются приказами по строевой части, до прекращения указанных обстоятельств.

В случае если уголовные дела, возбужденные в отношении военнослужащих за совершение умышленного преступления, прекращены по реабилитирующим основаниям или по ним вынесено решение об освобождении их от уголовной ответственности по тем же основаниям указанные военнослужащие подлежат досрочному увольнению с военной службы в запас по дискредитации.

В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда о назначении военнослужащему наказания, не связанного с изоляцией от общества, за совершение преступления по неосторожности либо прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении военнослужащего за совершение преступления по неосторожности, по реабилитирующим основаниям, или вынесения решения об освобождении его от уголовной ответственности по тем же основаниям, в отношении указанных военнослужащих принимаются строгие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

3. При наличии нескольких оснований для увольнения с военной службы военнослужащий увольняется по избранному им основанию (за исключением случаев, когда увольнение производится по отрицательным основаниям, предусмотренным статьей 31 настоящего Закона).

Исключение из списков личного состава части уволенных военнослужащих производится после сдачи ими дел и должности, а также предоставления им очередного отпуска.

Военнослужащим, не использовавшим до поступления в войсковую часть выписки из приказа об увольнении в запас или отставке, отпуск за год, в котором подписан приказ об увольнении, предоставляется только после сдачи ими дел и должности с последующим исключением из списков личного состава воинской части.

При этом ежегодный отпуск предоставляется исходя из имеющейся календарной выслуги лет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о статусе военнослужащих. Военнослужащим, использовавшим отпуск за год, в котором подписан приказ об их увольнении, но исключенным из списков личного состава в связи с увольнением в следующем году, ежегодный отпуск за наступивший год не предоставляется.

Ежегодный отпуск не продлевается, если военнослужащий, находящийся в отпуске, заболел после поступления в воинскую часть выписки из приказа об увольнении его с военной службы в запас или в отставку. Также не продлевается предоставленный военнослужащему очередной отпуск с последующим исключением его из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы.

4. Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной службы кадровыми органами войсковых частей и учреждений уточняются в личных делах данные о прохождении ими военной службы. После уточнения личные дела военнослужащих, имеющих право на пенсию, направляются в вышестоящие органы управления государственного органа, в котором они проходят военную службу, для подтверждения периодов прохождения ими военной службы:

- в отношении офицерского состава и прапорщиков – в кадровый орган;

- в отношении солдат и сержантов – в орган, курирующий вопросы комплектования должностей солдат и сержантов.

После чего личные дела направляются в пенсионный отдел государственного органа, в котором составляется расчет выслуги лет для назначения военнослужащему пенсии.

5. Военнослужащие перед представлением к увольнению с военной службы для определения степени годности к военной службе по состоянию здоровья по их просьбе направляются на медицинское освидетельствование в военно-врачебные комиссии, постановления которых учитываются при определении оснований увольнения. Медицинское освидетельствование может быть проведено амбулаторно или в стационаре в срок не более одного месяца.

Военнослужащие, увольняемые с военной службы по отрицательным основаниям, предусмотренным статьей 31 настоящего Закона, и имеющие менее 20 календарных лет выслу-

ги на военной службе, на прохождение медицинского освидетельствования в военно-врачебные комиссии не направляются.

Военнослужащим, имеющим выслугу на военной службе 20 календарных лет и более, не может быть отказано в прохождении медицинского освидетельствования независимо от оснований увольнения, при этом заключение военно-врачебной комиссии не влияет на основание увольнения.

6. Военнослужащий, уволенный с военной службы, но не сдавший дела и должность в установленном порядке, исключается из списков личного состава по истечении одного месяца со дня получения выписки из приказа об увольнении или письменного извещения. При этом учетные документы направляются к месту постановки на воинский учет. При наличии задолженности перед воинской частью (учреждением) взыскание задолженности производится в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о материальной ответственности военнослужащих.

7. Порядок подготовки документов на увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, определяется приказами руководителей уполномоченных органов.

8. Военнослужащие, уволенные с военной службы в связи с незаконным осуждением либо освобожденные или отстраненные от занимаемых должностей в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, восстанавливаются на военной службе в ранее занимаемых или равных им должностях в установленном порядке.

9. Военнослужащим, прослужившим на военной службе 20 лет и более в льготном исчислении, при увольнении в запас или в отставку приказами руководителей уполномоченных органов, предоставляется право ношения военной формы одежды, кроме уволенных с военной службы по отрицательным основаниям, предусмотренным статьей 31 настоящего Закона.

10. Увольнение военнослужащих срочной военной службы производится на основании Указа Президента Кыргызской Республики приказом руководителя уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны, а в других воинских формированиях и государственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба, – приказом соответствующего руководителя.

Досрочное увольнение военнослужащих срочной военной службы по состоянию здоровья и семейному положению производится приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, в отношении которых ведется производство по уголовным делам, увольняются с военной службы только по согласованию с соответствующими следственными или судебными органами.

Военнослужащие, осужденные судом к лишению свободы, а также направленные для отбывания наказания в дисциплинарную часть, исключаются из списков воинских частей, в которых они проходили срочную военную службу до осуждения, со дня вступления приговора в законную силу.»;

26) в статье 32:

а) в части 2:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«– он является членом зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, или имеет степень ограничения по состоянию здоровья, предусмотренной в Положении о медицинском освидетельствовании.»;

- абзац двенадцатый после слов «пенсионного возраста» дополнить словами «либо мать которого является матерью-героиней»;

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«– он из семьи, потерявшей обоих родителей.»;

- в абзаце семнадцатом слова «наряда по призыву» заменить словами «наряда в команду по призыву»;

б) в абзаце четвертом части 3 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

в) в части 4:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«для граждан, призванных по семейным обстоятельствам, – внесение денежного взноса в размере 180 расчетных показателей в доход республиканского бюджета, а для граждан, призванных имеющими степень ограничения по состоянию здоровья, – внесение денежного взноса в размере 250 расчетных показателей в доход республиканского бюджета.»;

- в абзаце третьем слова «108 часов» заменить словами «48 часов»;

г) в предложении втором части 5 слова «не возвращается» заменить словами «возвращается в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики»;

д) в части 6:

- абзац пятый признать утратившим силу;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«если он осужден за совершение менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления.»;

е) часть 7 после слов «Вооруженных Силах.» дополнить словами «других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба.»;

27) в статье 33:

а) абзац седьмой части 1 изложить в следующей редакции: «гражданам, в отношении которых вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, – до принятия окончательного решения (прекращение уголовного преследования, досудебного производства или вынесение приговора (постановления) суда, вступившего в законную силу) по уголовному делу.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную или альтернативную службы, могут быть призваны на военную или альтернативную службу по их желанию на основании заявления.»;

28) в статье 34:

а) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции: «имеющие непогашенную судимость.»;

б) в части 2 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 11-ой стр.)

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ

(Начало на 10-ой стр.)

«5. Граждане, достигшие двадцатипятилетнего возраста и старше, не прошедшие военную или альтернативную службы и не изъявившие желание пройти сборы мобилизационного резерва, при отсутствии в отношении них материалов по факту уклонения от мероприятий призыва на военную службу (при наличии материалов по факту уклонения от мероприятий призыва на военную службу), зачисляются в запас второй категории после уплаты ими суммы в размере 250 расчетных показателей в доход республиканского бюджета.»;

29) в статье 35:
а) абзац четвертый части 1 после слов «Вооруженных Силах.» дополнить словами «других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба.»;

б) в части 2 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

30) в статье 36:
а) в части 1:
- в абзаце втором слова «альтернативную службу по семейным обстоятельствам» заменить словами «альтернативную службу по семейным обстоятельствам с приведением к военной присяге»;

- в абзаце третьем слова «не по семейным обстоятельствам» исключить;

б) в абзаце втором части 5 слово «(старшин)» исключить;

31) в статье 38:
а) в части 6 цифры «40» заменить цифрами «150»;

б) в части 7 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

32) в абзаце первом статьи 39 слова «законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «законодательством о правонарушениях и уголовным законодательством Кыргызской Республики»;

33) абзац первый части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«2. Военнослужащие за нарушение настоящего Закона несут ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом, законодательством о правонарушениях и уголовным законодательством Кыргызской Республики.»;

Статья 9
Внести в Закон Кыргызской Республики «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., №7, ст. 752) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 3 слово «Правительству» заменить словами «Кабинету Министров»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) модульность организационных и функциональных структур»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) соотношение состава, организационно-штатной структуры, численности Вооруженных Сил демографическим и экономическим возможностям государства, задачам обеспечения военной безопасности в мирное время и вооруженной защиты в военное время.»;

г) статью дополнить пунктами 12–15 следующего содержания:

«12) научность;

13) единство организационных структур мирного и военного времени;

14) приоритет качественных показателей в развитии Вооруженных Сил, определении их состава и оснащения;

15) обеспечение возможностей для наращивания боевой мощи Вооруженных Сил адекватно возрастанию военной угрозы, заблаговременное накопление и подготовка мобилизационного резерва.»;

2) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Вооруженные Силы состоят из органов военного управления, объединений, соединений, частей, подразделений и учреждений видов Вооруженных Сил, родов войск, специальных войск, специальных формирований и тыла Вооруженных Сил. Объединения, соединения, части и учреждения обладают правами юридического лица.

К учреждениям также относятся военные комиссариаты, являющиеся местными органами военного управления.

В военное время Вооруженные Силы выполняют свои задачи во взаимодействии с другими воинскими формированиями.»;

б) в части 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) участие в вооруженной защите Государственной границы Кыргызской Республики.»;

- в пункте 8 слово «охрана» заменить словами «участие в охране»;

- пункт 9 признать утратившим силу;

в) в части 3:
- в абзаце втором слова «, в число которых входит разрешение кризисных ситуаций» исключить;

- абзац третий признать утратившим силу;

3) в статье 7:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:

«2. Совет безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики.»;

б) в абзаце втором части 3 слова «либо возникновении кризисных ситуаций, указанных в части 2 статьи 10 настоящего Закона.» исключить;

в) в части 4 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

4) в статье 8 слова «начальник Генерального штаба Вооруженных Сил» в различных падежных формах заменить словами «руководитель уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны» в соответствующих падежах;

5) части 1 и 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Вооруженные Силы применяются по планам, утвержденным Главнокомандующим Вооруженными Силами.

Перечень утверждаемых документов и периодичность их разработки устанавливается Главнокомандующим Вооруженными Силами.

2. В случае внезапного нападения на Кыргызскую Республику или фактического начала военных действий (в формах военных инцидентов, военных акций и других военных столкновений ограниченного масштаба с использованием вооружения и военной техники) руководство Вооруженными Силами и военное командование обязаны принять меры по отражению агрессии, не ожидая объявления войны и введения военного положения, а также привлечь к вопросам обеспечения обороны граждан Кыргызской Республики, состоящих на воинском учете и включенных в состав резервных формирований.»;

б) в статье 11:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) утверждает документы стратегического планирования.»;

б) пункт 11 признать утратившим силу;

7) в статье 13:
а) в наименовании и абзаце первом слово «Правительство» в различных падежных формах заменить словами «Кабинет Министров» в соответствующих падежах;

б) статью дополнить пунктом 22¹ следующего содержания:

«22¹) устанавливает порядок назначения, условия содержания, функции, права и обязанности военных атташе и офицеров связи уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны, в иностранных государствах, а также наделяет их статусом, социальными гарантиями, иммунитетом и привилегиями.»;

8) в абзаце первом статьи 14 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

9) статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Основные полномочия уполномоченного государственного органа,

ведающего вопросами обороны

1. Уполномоченный государственный орган, ведающий вопросами обороны:

1) разрабатывает и реализует военную политику;

2) проводит единую военно-техническую политику Кыргызской Республики по совершенствованию вооружения, военной и специальной техники;

3) участвует в разработке и выполнении государственных программ развития и совершенствования оборонно-промышленного комплекса;

4) организует и руководит всесторонним обеспечением Вооруженных Сил, определяет потребности Вооруженных Сил в мирное и военное время в войсковых и оперативных запасах и государственном материальном резерве;

5) разрабатывает и совершенствует военное законодательство;

6) обеспечивает деятельность военных комиссариатов, организацию воинского учета, подготовку граждан к военной службе, призыв граждан Кыргызской Республики на военную, альтернативную службы и на военные (мобилизационные) сборы и по мобилизации, создание и накопление военно-обученного резерва по военно-учетным специальностям во взаимодействии с органами местных государственных администраций и местного самоуправления Кыргызской Республики;

7) утверждает правила организации деятельности и условий прохождения службы военных атташе и офицеров связи уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны, в иностранных государствах;

8) организует прохождение военной службы, подготовку военных кадров и развитие военной науки;

9) организует международное военное и военно-техническое сотрудничество;

10) обеспечивает социальную и правовую защиту военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, семей погибших (умерших) военнослужащих;

11) организует и проводит антикоррупционные мероприятия в Вооруженных Силах;

12) участвует в организации мобилизационной подготовки экономики, осуществляет мероприятия по оперативному оборонению территории Кыргызской Республики;

13) осуществляет взаимодействие с общественными организациями по вопросам защиты прав и свобод военнослужащих и членов их семей;

14) содействует в рамках своей компетенции в осуществлении мероприятий по исполнению рекомендаций международных органов по правам человека и подготовке периодических докладов в международные органы по правам человека;

15) решает иные задачи в сфере обороны и военной политики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. Руководитель уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны:

1) участвует в разработке планов (программ) строительства, развития Вооруженных Сил и в пределах своих полномочий осуществляет контроль за их реализацией;

2) разрабатывает предложения по расходам на оборону при формировании бюджета и государственному оборонному заказу;

3) осуществляет контроль за использованием выделенных уполномоченному государственному органу, ведающему вопросами обороны, денежных средств;

4) по решению Президента – Главнокомандующего Вооруженными Силами в плановом порядке, а также в случае внезапного вооруженного нападения (военной агрессии) на Кыргызскую Республику – самостоятельно, через Генеральный штаб Вооруженных Сил (с немедленным докладом Президенту Кыргызской Республики), приводит Вооруженные Силы в различные степени боевой готовности и принимает меры по обеспечению военной безопасности;

5) в установленном порядке руководит приведением Вооруженных Сил в различные степени боевой готовности и введением в действие планов стратегического планирования обеспечения военной безопасности, отдает приказы на применение отдельных соединений, частей и учреждений Вооруженных Сил;

6) осуществляет финансовое и материально-техническое обеспечение соединений, частей и учреждений Вооруженных Сил;

7) на основании указа Президента Кыргызской Республики издает приказ об увольнении из рядов Вооруженных Сил военнослужащих по призыву и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки службы, а также о призыве граждан на военную и альтернативную службы;

8) организует работу по совершенствованию законодательства в сфере обороны;

9) определяет принципы и организационные основы подготовки военных кадров для комплектования Вооруженных Сил, обеспечивает их подготовку;

10) руководит деятельностью уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны, в области международного военного и военно-технического сотрудничества;

11) в пределах своих полномочий присваивает воинские звания военнослужащим органов управлений, соединений, частей и учреждений уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны, в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

12) организует и осуществляет взаимодействие по вопросам обороны органов военного управления с органами государственной власти и местного самоуправления;

13) разрабатывает планы развития инфраструктуры Вооруженных Сил;

14) участвует в разработке и выполнении планов перевода государственных органов и экономики страны на работу в условиях военного времени (особого периода);

15) участвует в разработке и выполнении государственных программ развития оборонного производства; утверждает программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству и совершенствованию образцов вооружения, военной и специальной техники, выполняемых министерствами, административными ведомствами и учреждениями в интересах уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны;

16) разрабатывает предложения о предоставлении и использовании для нужд Вооруженных Сил земель, лесов, вод и других природных ресурсов;

17) разрабатывает предложения о порядке компенсации расходов, понесенных юридическими лицами и гражданами Кыргызской Республики в связи с использованием их имущества для нужд обороны;

18) осуществляет контроль за реализацией государственной политики в сфере обороны;

19) вносит предложения по созданию, перепрофилированию и упразднению государственных предприятий, выпускающих военную продукцию, военных образовательных организаций высшего (среднего) профессионального образования, а также по вопросам подготовки граждан к военной службе в соответствии с мобилизационными потребностями Вооруженных Сил;

20) организует в пределах предоставленных полномочий выполнение обязательств, содержащихся в международных договорах Кыргызской Республики по вопросам обороны;

21) организует работу по социальному обеспечению военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей;

22) разрабатывает предложения о порядке передачи, сдачи в аренду, продажи, ликвидации и списания вооружения и военной техники, оборонных объектов и другого военно-технического имущества;

23) организует деятельность по внутреннему аудиту;

24) в пределах своих полномочий организует контроль за экспортом и импортом вооружения и военной техники, стратегических материалов, передовых технологий в сфере обороны и продукции двойного назначения;

25) ведет переговоры и подписывает международные договоры в области военного и военно-технического сотрудничества в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;

26) разрабатывает предложения о порядке присвоения воинских званий;

27) разрабатывает предложения об установлении единых стандартов военной формы одежды для Вооруженных Сил, других воинских формирований и правилах ее ношения, знаков различия для других государственных органов;

28) издает приказы, директивы и распоряжения по всем вопросам служебной деятельности органов управления и подчиненных войск (сил), а также осуществляет иные полномочия, определенные законодательством Кыргызской Республики.

Должность руководителя уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны, является политической государственной должностью, которая может замещаться гражданским лицом.»;

10) статью 151 признать утратившей силу;

11) в пункте 3 статьи 18 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

12) в абзаце первом части третьей статьи 21 слово «Правительством» заменить словами «Кабинет Министров»;

13) в части второй статьи 26 слова «и (или) проступках» исключить.

Статья 10

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об основах и порядке участия Кыргызской Республики в деятельности (по подведению международного мира и безопасности)» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., №7, ст. 2718) следующие изменения:

1) в части 5 слова «по предложению Правительства, согласованному с Президентом» заменить словами «по предложению Президента»;

2) в статье 7 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

3) в статье 9 слово «Правительство» в различных падежных формах заменить словами «Кабинет Министров» в соответствующих падежах;

4) в статье 11 слово «Правительство» в различных падежных формах заменить словами «Кабинет Министров» в соответствующих падежах;

5) в статье 12 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров»;

6) в части 2 статьи 13 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров»;

7) в части 1 статьи 14 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров».

Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики

С.ЖАПАРОВ

г.Бишкек, 7 августа 2023 года, №164

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
2022-ЖЫЛДЫН 13-МАЙЫНДАГЫ №150 “ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН
КАЛКТУУ КОНУШТАРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНЫН ПЛЯЖ
АЙМАКТАРЫНА КИРҮҮ УКУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ ЖӨНҮНДӨ”
ЖАРЛЫГЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ**

Пляж аймактарына эркин кирүүнү камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66, 71-беренелерин жетекчиликке алып, **токтом кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 13-майындагы №150 “Ысык-Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө” Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “Пляж аймактарына кирүүнү камсыз кылуу жөнүндө”;

2) преамбулада:

- экинчи абзацтагы “калктуу конуштардын тургундарынын пляж аймактарына кирүүсүн” деген сөздөр “пляж аймактарына кирүүнү” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- үчүнчү абзацтагы “жергиликтүү калктын пляж аймактарына эркин кирүүсүн” деген сөздөр “пляж аймактарына эркин кирүүнү” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- төртүнчү абзацтагы “Ысык-Көлдүн курорттук-рекреациялык аймагында жайгашкан калктуу конуштардын тургундарынын” деген сөздөр “коомчулуктун” деген сөзгө алмаштырылсын

- бешинчи абзацтагы “Аталган калктуу конуштардын тургундарынын экономикалык жана социалдык кызыкчылыктарын коргоо, алардын пляж аймактарына эркин кирүүсүн камсыз кылуу” деген сөздөр “Пляж аймактарына эркин кирүүнү камсыз кылуу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Пляж аймактарына кирүүгө кандайдыр бир чектөөлөр коюлбайт деп белгиленсин.”;

4) 2-пунктта:

- экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- тиешелүү калктуу конуштун чегинде, анын ичинде менчигинин түрүнө карабастан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттедждик конуштардын аймагында жайгашкан пляж аймактарына тоскоолдуксуз кирүү камсыз кылынсын.”;

- бешинчи абзацтагы “жергиликтүү калктын кирүүсүнө” деген сөздөр “кирүүгө” деген сөзгө алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети ушул Жарлыктан келип чыгуучу зарыл болгон уюштуруучулук, финансылык жана башка чараларды көрсүн.

3. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Президенти**

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2023-жылдын 9-августу, ПЖ №185

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН
ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНУН САРУУ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН
ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖӨНҮНДӨ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ**

Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү аяктагандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын конституциясынын 70-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктун, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 5-бөлүгүн, 48-беренесинин 1-бөлүгүн жетекчиликке алып, **токтом кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо 2023-жылдын 8-октябрына, жекшембиге дайындалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жогоруда аталган өкүлчүлүктүү органына шайлоону Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өткөрүүнү уюштурсун;

- убактылуу регламенттөө жана башка зарыл болгон чараларды көрүү менен аралыктан добуш берүү формаларын, жабдуулардын модернизацияланган түрлөрүн колдонууну пилоттук режимде апробациялоо мүмкүнчүлүгүн карасын.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети:

- шайлоону өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чыгымдарынын сметасына ылайык зарыл болгон финансылык каражаттарды бөлсүн;

- шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, коомдук тартипти сактоону камсыз кылуу боюнча чараларды көрсүн;

- электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасын колдонуу менен Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин автоматтык түрдө жүктөлү алуу жолу менен шайлоочулардын тизмелерин түзүү боюнча чараларды көрсүн;

- маалыматтык системалардын киберкоопсуздугун камсыз кылууда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына көмөк көрсөтсүн;

- пилоттук апробациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чечимдерине ылайык шайлоочуларды идентификациялоо программаларын өркүндөтүү боюнча чараларды көрсүн;

- добуш берүү жана шайлоочуларды идентификациялоо үчүн жабдуулардын коопсуз сакталышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы шайлоого даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө шайлоочулардын тизмелерин түзүү жана тактоо, уюштуруучулук жана материалдык-техникалык маселелерди чечүү боюнча Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин жана тиешелүү шайлоо комиссияларынын ишине көмөк көрсөтсүн.

5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы жогоруда аталган кеңештин документтеринин, материалдарынын, ошондой эле материалдык-техникалык баалуулуктарынын сакталышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрсүн.

6. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын уюштуруу иштери жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

7. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Президенти**

С.ЖАПАРОВ

Бишкек ш., 2023-жылдын 8-августу, ПЖ №183

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2011-ЖЫЛДЫН
12-СЕНТЯБРЫНДАГЫ №541 “ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ
УЮМУ ЖӨНҮНДӨ ТИПТҮҮ ЖОБОНУ БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ”
ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ**

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 8-июлундагы №224 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча айрым чаралар жөнүндө” Жарлыгын аткаруу үчүн, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 62-статьясына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-сентябрындагы №541 “Жалпы билим берүү уюму жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жалпы билим берүү уюму жөнүндө типтүү жободо:

- 62-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“62. Жалпы билим берүү уюмуна түздөн-түз жетекчиликти директор жүзөгө ашырат.

Жалпы билим берүү уюмунун директорунун кызмат ордуна жогорку педагогикалык билими бар жана 7 жылдан кем эмес үзгүлтүксүз педагогикалык, анын ичинен жалпы билим берүү уюмунун типтүү штатына ылайык директордун же директордун орун басары кызматында 2 жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар (ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар үчүн атайын жалпы билим берүү уюмдары үчүн), ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы ченемдик укуктук актыларын, психологияны, менеджментти жана билим берүүнү каржылоону, мектеп-тик билим берүү маселелери боюнча мамлекеттик институттардын жана коомдук уюмдардын укуктарын жана функцияларын билген Кыргыз Республикасынын жараны дайындалат.

Жалпы билим берүү уюмунун директорун дайындао конкurstук тандоонун жыйынтыктары боюнча 5 жылдык мөөнөткө жүзөгө ашырылат. Бир эле адам жалпы билим берүү уюмунун директорунун ишин ошол эле жалпы билим берүү уюмунда жалпысынан 10 жылдан ашык жүргүзө албайт.

Конкурска катышууга төмөнкү адамдарга жол берилбейт:

- педагогикалык иш жүргүзүү укугунан ажыратылгандар же чектелгендер;

- соттуулугу барлар, ошондой эле адамдын өмүрүнө, ден соолугуна, эркиндигине, жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине, конституциялык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштары үчүн кылмыш куугунтугуна алынгандар, соттуулугу барлар (жоюлганына карабастан);

- Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таанылгандар;

- медициналык каршы көрсөтмөлөрү барлар.

Республикалык бюджеттен каржылануучу жалпы билим берүү уюмунун директору Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан, ал эми жергиликтүү бюджеттен каржыланган жалпы билим берүү уюмунун директору - билим берүүнү мамлекеттик башкаруунун тиешелүү региондук органы тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана ээлеген кызмат ордуна бошотулат.

Кесиптик көндүмдөрдү жана кызмат орундарына ылайыктуулугун аныктоо максатында эмгек келишимин түзүүдө милдеттүү түрдө 6 айдан кем эмес сыноо мөөнөтү белгиленет.

Сыноо мөөнөтүн өтөп жаткан мезгилде жалпы билим берүү уюмдарынын директоруна карата талаптар билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

Сыноо мөөнөтү аяктаганга чейин эмгек келишимин бузуу Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Жалпы билим берүү уюмунун директорун кызмат ордуна которуу жана бошотуу Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.”.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2014-жылдын 17-сентябрындагы №535 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-сентябрындагы №541 “Жалпы билим берүү уюму жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө” токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-декабрындагы №690 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-сентябрындагы №541 “Жалпы билим берүү уюму жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун 1-пунктунун алтынчы - онунчу абзацтары.

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл болгон чараларды көрсүн.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетинин Төрагасы**

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2023-жылдын 4-августу, №389

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
2022-ЖЫЛДЫН 24-ИЮНУНДАГЫ №351 “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
АТТЕСТАЦИЯДАН ӨТКӨРҮҮНҮН ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОНУ
БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ” ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ**

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 197-статьясына, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 24-июнундагы №351 “Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин аттестациядан өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин аттестациядан өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жободо:

- 21-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«21. Мугалим квалификациялык категория ыйгаруу үчүн аттестациядан акысыз негизде өтөт. Билдирилген квалификациялык категориясы ырасталбаган учурда мугалим акы төлөө негизинде бир жылдан эрте эмес убакытта кайталап тестирилөөдөн өтүүгө укуктуу.».

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл болгон чараларды көрсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетинин Төрагасы**

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2023-жылдын 4-августу, №390

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 2023-ЖЫЛДЫН 24-ИЮЛУНДАГЫ №178 “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА ТАРМАГЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛ ЖӨНҮНДӨ” ЖАРЛЫГЫН ИШКЕ АШЫРУУ ЖӨНҮНДӨ**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ**

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 24-июлундагы №178 “Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 23-мартындагы №62 “Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу үчүн багытталган жерлерди берүү маселелери жөнүндө” жана 2023-жылдын 24-июлундагы №178 “Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал жөнүндө” жарлыктарына ылайык андан ары Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жашыл энергетика фондуна өткөрүп берүү менен энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу үчүн жарактуу жер участкакторун аныктоо жана бөлүп берүү укугу берилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги, Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана жергиликтүү райондук администрациялардын башчылары менен биргеликте энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу үчүн жарактуу жер участкакторун инвентаризациялоону жүргүзсүн жана 2023-жылдын 1-сентябрынан тартып энергетика чөйрөсүндөгү объектерди курууга арналган, максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган же техникалык-экономикалык негиздемеси иштеп чыгуу, энергетикалык объектерди долбоорлоо жана куруу боюнча иштер баштала элек жер участкакторун пайдалануу укугун токтотууну белгиленген тартипте демилгелесин;

- эки жумалык мөөнөттө Кыргыз Республикасында электр энергиясынын ири жана чакан генерациясын өнүктүрүү жөнүндө жол картасынын долбоорун иштеп чыксын жана бекитсин;

- министрликтин системасындагы бош орундарды толуктоо боюнча зарыл чараларды белгиленген тартипте көрсүн, ошондой эле мамлекеттик кызматчы макул болгон учурда кызмат орундарынын айрым категориялары үчүн эмгек акы төлөөнүн контракттык системасын киргизсин;

- 2025-жылдын аягына чейин Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагы боюнча электр энергиясын эсепке алууну контролдоонун автоматтык системаларын киргизсин;

- генерациялоочу энергетика объектерин куруу, киргизүү жана көмүр резервдерин өздөштүрүү боюнча иштерди тездетүү максатында “Нарынгидроэнергокурулуш”, “Нарын-пецгидроэлектрмонтаж” ачык акционердик коомдору, “Кыргызкөмүр” мамлекеттик ишканасы үчүн белгиленген тартипте атайын техниканы лизингге сатып алсын же каржылоонун альтернативдүү механизмдерин колдонсун;

- Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал режими колдонулган мезгилде бюджеттик уюмдар жана мамлекеттик ишканалар тарабынан энергияны керектөөнү жыл сайын кыскартуу ченемин киргизсин;

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен биргеликте электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн лимиттеринен ашып кеткен, жабдууларга ашыкча күч келген, жылытуу сезонунан өтүү мезгилинде кубаттуулук жана электр энергиясы тартыш болгон учурларда колдонуу менен электр тармактарына күч келүүнү азайтуу графигин түзсүн;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кечки жана таң алдындагы сааттарда көчөлөрдү жарыктандыруу ишинин графигин кайра кароо жана авариялык, нөөмөттүк жана объектерди күзөтүү жарыктандырууларын кошпогондо, архитектуралык, жарнамалык жана витриналык жарык берүүчү прожекторлордун санын чектөө, жарнамалык LED-экрандарды жана борддорду, тышкы лайтбоксторду чектөө боюнча иштерди жүргүзсүн;

- ушул токтомду аткаруунун алкагында энергетикалык объектерди курууга арналган жер участкакторун бөлүп берүү, аныктоо жана пайдалануу (жокко чыгаруу) укугун токтотуу маселелери боюнча кеңири маалыматтык түшүндүрүү иштерин, ошондой эле энергияны үнөмдөө, энергиялык натыйжалуулук жана отун даярдоо маселелери боюнча медиа-кампанияны жүргүзсүн.

3. Өзгөчө кырдаал режими колдонулган мезгилде Кыргыз Республикасынын энергетика министрине оперативдүү тартипте төмөнкүлөргө өзгөчө укук берилсин:

- Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин жер жана суу фондун, жер казынасын пайдалануу маселелерин тейлеген орун басарларынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Суу проблемалары жана гидроэнергетика институтунун, “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин, “Кыргызгеология” мамлекеттик ишканасынын директорлорунун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын, айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын Кыргыз Республикасынын аймагында энергетика чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруу бөлүгүндөгү ишин жалпы координациялоону жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 24-июлундагы №178 “Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал жөнүндө” Жарлыгын жана ушул токтомду ишке ашыруу менен байланышкан чаралар талаптагыдай аткарылбаган учурда ушул токтомдун 2-пунктунун 2-пунктчасынын экинчи абзацында көрсөтүлгөн кызмат адамдарын ээлеген кызмат ордуна бошотуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

4. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги келтирилген зыян үчүн жана алынбай калган пайдага акы төлөөнү кийинкиге калтыруу мүмкүндүгү менен аба линияларын

куруу, электр берүү линияларынын таянычтарына убактылуу кирүүчү жолдорду куруу үчүн таянычтарга Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине мамлекеттик токой фондунун жерлеринен жер участкакторун белгиленген тартипте акысыз жана мөөнөтсүз пайдаланууга берсин.

5. Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги:

- көмүр казып алуу боюнча иштер жүргүзүлбөгөн, кен иштерин жүргүзүү планына ылайык иштер башталбаган, иштер белгиленген талаптарды олуттуу бузуулар менен жүргүзүлүп жаткан же жер казынасын пайдалануучулар тарабынан лицензиялык макулдашуулардын жоболору аткарылбаган лицензиялык участкактордо жана аянттарда көмүр казып алуу чөйрөсүндөгү жер казынасын пайдалануу укуктарынын 2023-жылдын 1-сентябрынан тартып токтотулушун белгиленген тартипте иштеп чыксын жана демилгелесин;

- көмүр казып алуучу ишканалар менен биргеликте жана Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын ички рыногу үчүн милдеттүү түрдө камсыз кылынууга тийиш болгон көмүр продукциясынын үлүшүн аныктасын;

- 2023-жылдын 10-августуна чейин “Кыргызкөмүр” мамлекеттик ишканасынын Кара-Кече көмүр кенинин “Чыгыш” участкагонун катуу пайдалуу кендеринин запастарынын абалы жана өзгөрүшү жөнүндө маалыматтар” 5-ГР формасы боюнча отчеттун кабыл алыны;

- 2023-жылдын 20-августуна чейин “Кыргызкөмүр” мамлекеттик ишканасына Кара-Кече көмүр кенинин “Чыгыш” жана “Батыш” участкакторун иштетүү укугуна №2 лицензиялык макулдашууну берсин жана Кара-Кече көмүр кенинин “Чыгыш” жана “Батыш” участкакторунан 2022-жыл үчүн көмүр казып алууну форс-мажордук жагдайлар катары таанысын;

- 2023-жылдын 1-сентябрына карата “Кыргызкөмүр” мамлекеттик ишканасы менен биргеликте Кара-Кече көмүр кенинин “Чыгыш” жана “Батыш” участкакторун өнөр жайлык иштетүүнү баштоону камсыз кылсын.

6. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитети, административдик ведомстволору, Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

- Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине аба линияларын, подстанцияларды, гидроэлектрстанцияларды, жылуулук электр борборлорун, энергиянын кайра жаралуучу булактарынын объектерин жана аларды тейлөө үчүн зарыл болгон имараттарды куруу үчүн жарактуу жер участкакторун (трансформациялоону жүргүзүү жана укуктуу күбөлөндүрүүчү документтери менен) Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин карамагына өткөрүп берүүнү камсыз кылышы;

- 2023-жылдын 1-октябрына чейин максаты боюнча пайдаланылбаган, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жашыл энергетика фондунда катталбаган, техникалык-экономикалык негиздемеси иштелип чыкпаган, долбоорлоо жана куруу боюнча иши баштала элек энергетикалык объектилерди курууга арналган жер участкакторун пайдалануу укугу токтотулсун (жокко чыгарылсын);

- Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине аталган объектерди курууда айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын суммасынын жана алынбай калган пайданын ордун толтуруу, жерлерди бузуу жана рекультивациялоо үчүн акы төлөөнү кийинкиге калтырууну берсин;

- ушул токтомду ишке ашыруу менен байланышкан чаралар боюнча жерди эсепке алуу документтерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин;

- Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал колдонулган мезгилде электр от казандарын энергиянын альтернативалуу булактарын (көмүр, газ) пайдаланууга өткөрүүнү камсыз кылсын;

- энергетика секторунун электр энергиясын иштеп чыгуу (“Электр станциялары”, “Чакан ГЭС” ачык акционердик коомдору, энергиянын кайра жаралуучу булактарынын бардык субьекттери), электр энергиясын берүү жана бөлүштүрүү, керектөөчүлөрдү электр менен жабдуу боюнча иш жүргүзгөн ишканалары (“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ачык акционердик коому) менен биргеликте өзгөчө кырдаал режими колдонулган мезгилде жеткирилген электр энергиясына, электр энергиясын берүү жана электр менен жабдуу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө өз убагында акы төлөөгөндүгү үчүн айыптык санкцияларды жана туумдарды өз ара эсептөөнү токтотуп турсун.

7. Төмөнкүлөрдүн жеке жоопкерчилиги белгиленсин:

- Кыргыз Республикасынын энергетика тармагына өзгөчө кырдаалды киргизүү менен байланышкан чараларды жалпы координациялоо үчүн Кыргыз Республикасынын энергетика министринин;

- энергетикалык жабдууларды оңдоо иштеринин сапаты жана өз убагында жүргүзүлүшү үчүн “Кыргызжылуулукэнерго”, “Кыргызкөмүр”, мамлекеттик ишканаларынын, “Бишкекжылуулукэнерго” коммуналдык ишканасынын, Бишкек шаарынын мэриясынын, Ош муниципалдык “Жылуулук менен камсыздоо” ишканасынын, “Кыргызстан улуттук электр тармагы”, “Электр станциялары”, “Чакан ГЭС”, “Кыргыз энергетикалык эсептөө борбору”, “Нарынгидроэнергокурулуш”, “Нарын-пецгидромонтаж” жана “Курулуп жаткан электр станциялардын дирекциясы” ачык акционердик коомдорунун жетекчилеринин.

8. “Кадастр” мамлекеттик мекемеси, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары:

- аба линияларын, подстанцияларды, гидроэлектрстанцияларды, жылуулук электр борборлорун жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын курууга жер участкакторун бе-

рүү үчүн жерге жайгаштыруу материалдарын белгиленген тартипте тариздесин;

- көрсөтүлгөн объектерди куруу үчүн берилген жеке жана юридикалык жактардын жер участкактору туш келген учурда аларды алып коюу жерди эсепке алуу документтерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү менен Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык жүргүзүлөт деп белгиленсин;

- жер участкакторун тандоодо ар тараптуу көмөк көрсөтсүн жана ушул токтомдун чараларын ишке ашыруу менен байланышкан маселелер боюнча түздөн-түз катышсын.

9. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик белгиленген тартипте “Бишкек штамптоо заводу” мамлекеттик ишканасынын “Ленин атындагы завод” 110/6 кВ подстанциясын “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ачык акционердик коомуна 15 жылдык мөөнөттө акысыз убактылуу пайдаланууга берүүнү жүзөгө ашырсин.

10. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети белгиленген тартипте энергетикалык объектерди курууга, модернизациялоого, реконструкциялоого тартылган адистер жана жумушчулар үчүн Кыргыз Республикасына кирүү/чыгуу визаларын тездетилген тариздөөнү камсыз кылсын.

11. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:

- отунду жана импорттук электр энергиясын сатып алууга “Электр станциялар” ачык акционердик коому үчүн тиешелүү каражаттарды белгиленген тартипте карасын;

- төлөмдөрдүн мөөнөтү өтүп кеткен учурда Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин ведомстволук мамлекеттик ишканаларына, мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдору тарабынан өзгөчө кырдаал колдонулган мезгилде (2024-жыл, 2025-жыл, 2026-жыл) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фондогу төлөнүүгө тийиш болгон зайымдык каражаттар боюнча милдеттенмелерди жыл сайын пролонгацияласын;

- Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин ведомстволук мамлекеттик ишканалары, мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдору тарабынан өзгөчө кырдаал колдонулган мезгилде (2024-жыл, 2025-жыл, 2026-жыл) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фондогу төлөнүүгө тийиш болгон зайымдык каражаттар боюнча милдеттенмелерди жыл сайын пролонгацияласын;

- керектелген электр энергиясы үчүн өз убагында төлөөнү камсыз кылуу менен керектелген электр энергиясы үчүн бюджеттик керектөөчүлөрдүн карыздарын жоюуну камсыз кылсын.

12. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматы электр станцияларын жана тармактарын куруу үчүн ташып келинүүчү жабдууларга жана материалдарга карата бажы операцияларын биринчи кезектеги тартипте жүргүзсүн.

13. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги:

- транспорт каражаттарынын жалпы салмагын, октук салмак басымын, өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоо жана өлчөө үчүн жыйымдарды жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарынын өтүшү үчүн жыйымдарды же Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал режими колдонулган мезгилге карата башка жыйымдарды алуудан бошотсун;

- Бишкек шаарынын ЖЭБинин муктаждыктары үчүн көмүр продукциясын жеткирүүчү көмүр тармагы чөйрөсүндөгү компанияларга темир жол транспортунун кызматтарына акы төлөөгө жеңилдетилген шарттарды белгиленген тартипте берсин, ошондой эле вагондордун токтоп турушу жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн өз убагында акы төлөөгөндүгү үчүн айыптарды, туумдарды жүргүзбөсүн;

- көмүр продукциясын жүктөө үчүн арналган вагондордун суралган санын Бишкек шаарынын ЖЭБинин муктаждыктары үчүн көмүр продукциясын жеткирүүчү компанияларга өз убагында берсин.

14. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча жүк ташуучу авто-транспорт менен жабдууларды жана материалдарды тоскоолдуксуз ташууга көмөк көрсөтсүн.

15. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги энергетикалык объектерди долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо боюнча документтерди кароо жана макулдашуу жол-жобосун тездетсин.

16. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине өзгөчө кырдаал режими колдонулган мезгилде Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин ведомстволук мамлекеттик ишканаларынын, мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдорунун алыш-бериш эсептерин жабууга жол бербөө боюнча алдын ала чараларды көрүү сунушталсын.

17. Энергетика тармагындагы мамлекеттик ишканаларга, мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдорго жана алардын туунду коомдоруна жогоруда көрсөтүлгөн өзгөчө кырдаал режими киргизүү менен байланышкан иш-чараларды ишке ашыруунун алкагында товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү бир булактан методу менен сатып алууга уруксат берүү сунушталсын.

18. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

19. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер

Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2023-жылдын 31-июлу, №378

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН РОСКЫЗМАТТАШУУСУНУН АЛКАГЫНДА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК БАГЫТТАР БОЮНЧА ОКУП ЖАТКАН ШЫКТУУ ЖАШТАРГА МАТЕРИАЛДЫК ДЕМ БЕРҮҮ (ЖАРДАМ) ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Маданият жана искусство мекемелери үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо, таланттуу жаштарга дем берүү системасын өркүндөтүү, аларды жигердүү жаратмандык ишке кеңири тартуу, Роскызматташуунун алкагында Россия Федерациясынын жогорку билим берүү уюмдарында чыгармачылык адистиктери боюнча окуп жаткан шыктуу студенттерди колдоо жана татыктуу сыйлоо максатында, "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын Роскызматташуусунун алкагында чыгармачылык багыттар боюнча окуп жаткан шыктуу жаштарга материалдык дем берүүнүн (жардамдын) өлчөмдөрү жана төлөө мөөнөттөрү тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги "Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025-2026-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджетти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгууда ушул токтомду ишке ашыруу үчүн тиешелүү каржаттарды эске алсын.
3. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт

жана жаштар саясаты министрлиги ушул токтомдон келип чыгуучу тиешелүү чараларды көрсүн.
4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
5. Бул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2023-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы **А.ЖАПАРОВ**
Бишкек шаары, 2023-жылдын 4-августу, №384

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении электронного аукциона по реализации объекта государственной собственности

Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Госимущество)

приглашает к участию в электронном аукционе по реализации Административного здания бывшего коврового комбината площадью 7348,4 кв.м. с прилегающим земельным участком площадью 14450,73 кв.м., расположенного по адресу:
г. Кара-Балта, ул. Тольятти, 2.

Стартовая цена – 51 100 000 (пятьдесят один миллион сто тысяча) сом.
Шаг электронного аукциона – 500 000 (пятьсот тысяча) сом.

Сведения об объекте:

Полное наименование: **Административное здание бывшего коврового комбината с прилегающим земельным участком.**

Месторасположение: **Кыргызская Республика, Чуйская область, город Кара-Балта, ул. Тольятти, 2. Транспортная доступность хорошая, осуществляется по асфальтированным автодорогам.**

Объект находится на балансе Государственного предприятия "Дирекция по управлению объектами" при Госимуществе: - **Административное здание 3-х этажное, площадь – 7 348,4 кв.м., 1980 года ввода, земельный участок площадью – 14 450,73 кв.м., в северной части участка растут лиственные и хвойные деревья.**

- Метод приватизации – **электронный аукцион**
- Средства платежа – **денежные средства в валюте Кыргызской Республики (сом).**
- Форма оплаты – **денежная, безналичная, единовременная в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи.**
- Место проведения электронного аукциона: **портал электронной торговой площадки <http://etp.okmot.kg>.**

Перечень документов для участия в электронном аукционе и требования к оформлению документов.

Для физических лиц:

1. Электронная заявка на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица или доверенность на имя представителя, уполномочивающую его выступать от имени физического лица и совершать соответствующие сделки заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.
3. Справка налогового органа и Социального фонда Кыргызской Республики об отсутствии у претендента задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам по состоянию на дату подачи заявки. Данное требование является не обязательным для иностранного претендента - нерезидента Кыргызской Республики;
4. Внесение на расчетный счет Госимущества **гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой цены объекта.**

Для юридических лиц:

1. Электронная заявка на участие в аукционе;
2. Доверенность на имя представителя, уполномочивающую его выступать от имени юридического лица и совершать соответствующие сделки заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке;
3. Заверенные в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке копии учредительных документов;
4. Нотариально заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5. Справка налогового органа и Социального фонда Кыргызской Республики об отсутствии у претендента задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам по состоянию на дату подачи заявки. Данное требование не является обязательным для иностранного претендента-нерезидента Кыргызской Республики;
6. Внесение на расчетный счет Госимущества **гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой цены объекта.**

Дополнительная информация по вопросу участия в электронном аукционе размещена на портале электронной торговой площадке <http://etp.okmot.kg>, и официальном сайте Госимущества www.fgi.gov.kg,
Телефоны для справок: **+996 (312) 61-08-62, Факс: +996 (312) 61-49-58.**

Заявка с приложением необходимых документов заполняется на портале электронной торговой площадки по приватизации государственного имущества.

Дата начала приема заявок – **11 августа 2023 года в 10.00 час по Бишкекскому времени.**

Срок окончания приема заявок – **11 сентября 2023 года в 10.00 час по Бишкекскому времени.**

Дата начала электронного аукциона – **11 сентября 2023 года 11.00 час по Бишкекскому времени.**

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ:

1. пройти регистрацию на портале электронной торговой площадки <http://etp.okmot.kg>
2. заполнить электронную заявку, прикрепить необходимые документы
3. произвести оплату гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой цены указанного объекта в соответствии с выданным кодом на электронной торговой площадке.

Порядок внесения гарантийного взноса и его возврата.

Гарантийный взнос в размере 10 процентов от стартовой цены выставленного объекта в сумме осуществляется в соответствии с выданным кодом на электронной торговой площадке, по следующим реквизитам:

Реквизиты по расчетам в национальной валюте «сом»:

Получатель	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Расчетный счет	4402011103045352
Банк	Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики
БИК	440001
ИНН	00405200110158
Код платежа	14511900 «Прочие неналоговые доходы»

Назначение платежа: «Гарантийный взнос в размере 10 процентов от стартовой цены объекта для участия в электронном аукционе по продаже административного здания бывшего коврового комбината с прилегающим земельным участком.

Гарантийный взнос должен поступить на указанный счёт до **10.00 часов 11 сентября 2023 года включительно**. В случае не поступления гарантийного взноса в указанный срок претендент к участию в электронном аукционе не допускается.

Гарантийный взнос возвращается претенденту и участнику электронного аукциона в следующих случаях и порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок гарантийный взнос возвращается претенденту не позднее 10 банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве;
- в случае если участник электронного аукциона не признан победителем либо электронный аукцион признан несостоявшимся, гарантийный взнос возвращается в течение 10 банковских дней с даты подведения итогов электронного аукциона.

Примечание:

Электронный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект.

Победителю электронного аукциона гарантийный взнос не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. В случае отказа от подписания протокола об итогах электронных торгов или заключения договора купли-продажи, гарантийный взнос победителю электронного аукциона не возвращается и перечисляется в республиканский бюджет.

При уклонении или отказе победителя от заключения в десятидневный срок договора купли-продажи государственного имущества, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней направляет участнику, занявшему второе место (на один шаг ниже), уведомление о присуждении победы, который должен подписать договор купли-продажи в течение трех рабочих дней, с даты поступления уведомления.

Уведомление о признании победителем участника, участника занявшего второе место, осуществляется посредством электронной торговой площадки.

Победителем (предложивший наибольшую сумму/ занявший второе место и получивший уведомление о присуждении победы), отказавшимся от заключения договора купли-продажи, гарантийный взнос не возвращается и направляется в доход государства.

Победитель электронного аукциона перечисляет на расчетный счет Госимущества **7% комиссионный сбор сверх продажной цены.**

Информация о существенном факте, затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность

ОАО «АЙЫЛ БАНК»

Постановлением Совета директоров от **10 августа 2023 года**, на основании заявления об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию, член Совета директоров **Алакова Н.У.** освобождена от занимаемой должности в составе членов Совета директоров ОАО «Айыл Банк».

Баткен районундагы Ак-Сай айыл өкмөтүнө караштуу Үч-Дөбө айылынын тургуну Тагаев Орозбайга таандык Ч №893117 мам. актысы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. П/П-013

В связи с утерей свидетельства на право пользования земельной долей №360 (от 4 марта 1999 года) на имя Муллубатовой Гулжан Токтогуловны считать недействительным. Н-573

В связи с утерей удостоверение на право временного пользования земельным участком В№064152 (от 30.05.2014 г.) иден. код: 2-04-02-0007-0022-62 на имя Делдешова Кайыркүл Дюшебековна считать недействительным. П/П-225

Аблабеков Данияр Анарбековичке тиешелүү мамлекеттик каттоо жөнүндөгү жеке ишкердик күбөлүгү код ОКПОсу 27006491, ИНН 21102198200015 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. Н-564

В связи с утерей гос. акта серия Ч №141133 на имя Халмурзаева Маратбека Аманалиевича считать недействительным. Н-567

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын КАЙРЫЛУУСУ

Урматтуу шайлоочулар, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, талапкерлер, саясий партиялардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, шайлоо процессинин катышуучулары!

«Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 8-августундагы ПЖ №183 Жарлыгы (мындан ары – Жарлык) менен Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо 2023-жылдын 8-октябрына дайындалды.

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, шайлоочулар!

Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүү күнүнө активдүү шайлоо укугуна ээ, 18 жашка толгон, шайлоо өткөрүлүп жаткан тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналган жана биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоочулардын тизмесине киргизилет.

Жергиликтүү жамааттын мүчөсү - тиешелүү айылдык аймактын, шаардын аймагында туруктуу жашаган жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергиликтүү жамаат менен жалпы кызыкчылыктары байланышкан Кыргыз Республикасынын жараны. Шайлоочунун жергиликтүү жамааттагы мүчөлүгү туруктуу жашаган жерин каттоо жөнүндө жарандын паспортундагы белги менен аныкталат.

Шайлоочулардын алдын-ала тизмеси www.tizme.gov.kg мамлекеттик порталында 2023-жылдын 8-августунда (добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күн калганга чейин) шайлоочулар көрсөтүлгөн маалыматтар менен таанышуу жана тактоо үчүн шайлоо участкалары боюнча жайгаштырылган.

Добуш берүүнү уюштуруу үчүн 4 шайлоо участкасы уюштурулган. 4 УШК боюнча шайлоочулардын жалпы саны 6039 шайлоочуну түзөт.

Ошондой эле добуш берүү күнүнө 50 календардык күн калганда б.а. **2023-жылдын 19-августуна** чейин тиешелүү участктордо шайлоочулардын алдын ала тизмеси таанышуу үчүн илинет.

Өзүңүз жөнүндө маалыматтарды төмөндөгүлөрдөн тактасаңыз болот:

- 1255 же 119 номерлерине чалуу менен;
- www.tizme.gov.kg мамлекеттик порталында;
- шайлоо участкасында;
- «119» номерине өзүңүздүн ПИН – паспорттогу жеке идентификациялык номериңизди көрсөтүү менен СМС-билдирүү жиберүү аркылуу, Сиз шайлоо участкагунун номерин жана дарегин ала аласыз (СМС-билдирүү жөнөтүү жана телефон чалуу акысыз).

Кандай гана болбосун ката же так эмесикти тапкан учурда, ошондой эле Сиз шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, Сиз добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен б.а. **2023-жылдын 19-августунан 22-сентябрына чейин (кошуп алганда)** КР жаранынын паспортунун көчүрмөсүн тиркеп, арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуусуз, мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Биометрикалык идентификациядан өтпөгөн жарандар калкты тейлөө борборлорунда (КТБ) жана жашаган жери боюнча жарандык абалдын актысын жазуу, паспорттоштуруу жана калкты каттоо органдарынан (Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу ведомстволук түзүм) ушул жол-жободон өтсө болот.

2023-жылдын 19-августунан 22-сентябрына чейин (кошуп алганда) шайлоочу мыйзамдарда белгиленген тартипте авторлоштуруудан өтүп, мамлекеттик порталдагы «Шайлоочунун кабинети» сервис аркылуу электрондук форматта дагы арыз менен кайрылууга укуктуу.

Арызды электрондук форматта, «Шайлоочунун кабинети» сервис аркылуу www.tizme.gov.kg сайтына, белгиленген тартипте авторлошуудан өтүү аркылуу берсе да болот.

Шайлоодо добуш берүү күнү шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандар гана добуш берүү укугуна ээ экендигин эсиндегере салабыз.

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жамааттарынын мүчөлөрү, талапкерлер, саясий партиялардын өкүлдөрү

«Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамына ылайык шайлоо өткөрүлүп жаткан тийиштүү административдик-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчөсү болуп саналган жаран жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайлана алат.

21 жаш куракка толгон, жалпы орто билимден төмөн эмес билими бар, тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчөсү жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайлана алат.

Сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган же соттун мыйзамдуу өкүмү күчүнө киргендиги боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар шайлоого жана шайланууга укугу жок.

Соттуулугу мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган адамдар жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайланууга укугу жок.

Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо мажоритардык система боюнча жүргүзүлөт.

Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен, б.а. **2023-жылдын 19-августуна** чейин шайлоо округдарынын схемасын жана чек араларын иштөп чыгат жана аларды бекитүү үчүн КР БШКга киргизет.

Көп мандаттуу шайлоо округдары бир мандатка шайлоочулардын санынын болжолдуу бирдейлиги менен (шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн орточо ченеминен 10 пайыздан ашпаган, ал эми жетүүгө кыйын жана алыскы жерлерде 15 пайыздан ашпаган жол берилген орточо ченеминен четтөө менен) түзүлөт.

Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн ар бир айылдык кеңеш боюнча аялдар үчүн айылдык кеңештин депутаттарынын мандаттарынын 30 пайыздан аз эмеси резервге калтырылат.

Шайлоо округунда резервге калтырылган мандаттардын саны тиешелүү шайлоо округундагы мандаттардын жалпы санына жараша болот.

Шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары жана ар бир

округ боюнча аялдар үчүн резервге алынган мандаттардын саны жөнүндө маалыматтар менен КР БШКнын расмий сайтынан www.shailoo.gov.kg.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, айыл аймактарынын жергиликтүү кеңештерине талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга жана өзүн өзү көрсөтүү аркылуу жарандарга берилет.

Талапкерлерди каттоодо талапкерлерге көмөк көрсөтүү максатында КР БШКнын расмий сайтында арыздардын формалары жайгаштырылган, шайлоого катышуучу талапкерлер үчүн шайлоо өнөктүгүнө катышуу маселелери – үгүт, шайлоо өнөктүгүн каржылоо жана шайлоо талаш-тартыштары маселелери боюнча усулдук материалдардын жана ченемдик актылардын жыйнагы даярдалды. Жакын арада шайлоого катышуу маселелери боюнча маалыматтык-түшүндүрүү семинарлары өткөрүлөт.

Кыргыз Республикасын санариптештирүү саясатынын алкагында калыстыкты жана айкындуулукту камсыз кылуу максатында талапкерлерди каттоо үчүн «Электрондук талапкер» программасы киргизилген, ал талапкерлерге документтерин электрондук түрдө киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Талапкерлердин маалыматтарынын мыйзамдардын талаптарына ылайык келишин текшерүү «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу ишке ашырылат (паспорттогу маалыматтары (катталгандыгы), КР жарандыгы (СӨМ), соттуулугунун жоктугу (ИИМ), жогорку кесиптик билиминин болушу (ББЖИМ) ж.б.).

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлерге консультация берет жана «Электрондук талапкер» программасын пайдаланууга көмөктөшөт.

Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү жана зарыл керектүү документтерди берүү шайлоо дайындалган күндөн башталып, шайлоо күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, б.а. **2023-жылдын 7-сентябрынын саат 24.00** чейин аяктайт.

Документтер кагаз жүзүндө жана электрондук вариантта кабыл алынат.

Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө 20 календардык күн калганда, б.а. **2023-жылдын 18-сентябрына** чейин аяктайт.

Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү **2023-жылдын 18-сентябрынан** тартып башталат жана **2023-жылдын 7-октябрында саат 8.00дө** токтотулат.

2023-жылдын 8-октябры – добуш берүү күнү.

Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары **2023-жылдын 29-октябрына чейин** (добуш берүү күнүнөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирилбестен) аныкталат.

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоодо резервке калтырылган мандаттар алгач башка аял-талапкерлерге караганда көбүрөөк добуштардын санына ээ болгон аял-талапкерлер ортосунда бөлүштүрүлөт.

Эгерде шайлоо округунда аял-талапкерлердин саны резервге калтырылган мандаттардын санынан аз болсо, анда жогоруда көрсөтүлгөн мандаттар бөлүштүрүлгөндөн кийин калган мандаттар башка талапкерлер ортосунда бөлүштүрүлөт.

Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет-басылмалардын өкүлдөрү!

Мыйзамга ылайык шайлоону маалыматтык камсыз кылуу - шайлоочуларды кабарландыруу жана жарандардын өз эркин аң-сезимдүү билдирүүсүнө, шайлоонун айкындуулугуна көмөктөшүүчү шайлоо алдындагы үгүттү өзүнө камтыйт.

Үгүт процессине катышуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар **2023-жылдын 17-августуна чейин (кошуп алганда)** КР БШКга жазуу жүзүндөгү арыздын берүү аркылуу Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аккредитациядан өтүшү керек.

Тиешелүү телерадиоберүү уюмдары, мезгилдүү басылманын редакциялары, интернет-басылмалардын ээлери арызы менен бирге эфирдик убактыты, басылма аянтты төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары же маалымат каражаттары, интернет-басылмада жарыялоо укугу жөнүндө маалыматтарды берүүгө милдеттүү.

Мында акы төлөнүүчү эфир убактысынын, басылма аянттынын баасы баардык партиялар, талапкерлер үчүн бирдей болууга жана шайлоо дайындалган күнгө чейинки 6 ай үчүн алынган баадан ашпоого тийиш.

Шайлоо мыйзамдарын бузган учурда КР БШК жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет-басылмалардын аккредитациясын чакырып алууга укуктуу.

Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда б.а. **2023-жылдын 18-сентябрында башталат жана 7-октябрында саат 8:00дө аяктайт.**

Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аккредитацияланбаган жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү маалыматтык чагылдырууга шайлоо алдындагы үгүттүн белгилери камтылбаган маалыматтарды чагылдыруу аркылуу гана катышууга укуктуу.

Шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү маалыматтык чагылдырууга катышуучу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

- 1) шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына катышууга;
- 2) шайлоо комиссиясынын протоколдору менен таанышууга;
- 3) шайлоо комиссиясын протоколдордун жана аларга тиркелген документтердин көчүрмөлөрүн алууга;
- 4) шайлоого даярдык көрүү мезгилинде, ал эми добуш берүү күнү шайлоочулардын добуш берүүлөрүнүн жашыруундуулугун бузбастан, добуш берүүнүн жүрүшүнө жана добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарууга тоскоол болбостон, участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы аныктаган жерден фото жана көрмө-тартууну жүзөгө ашырууга;
- 5) өзүнүн статусу, фамилиясы, аты-жөнү, алар атынан чыккан уюмдардын аталышы белгиленген, шайлоо алдындагы үгүт белгилерин камтыбаган төш белги тагынып жүрүүгө.

КР БШК аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарын маалыматтык өнүктүккө жигердүү катышууга, жарандарга шайлоонун жүрүшү жана эрежелери, талапкерлер жөнүндө өз убагында жана ишенимдүү маалымат берип турууга чакырат.

КР БШК жалпыга маалымдоо каражаттарын маалыматтык өнөктүккө жигердүү катышууга чакырат жана өз кезегинде, шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү, шайлоо комиссияларынын иши тууралуу бардык керектүү маалыматты берип турууга даяр экендигин билдирет.

www.shailoo.gov.kg – КР БШКнын расмий сайты,
www.tizme.gov.kg – шайлоочулардын тизмесинин порталы,
www.talapker.shailoo.gov.kg – талапкерлер жөнүндө порталы.

Урматтуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү!

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле алардын кызмат адамдары шайлоо комиссияларына алардын ыйгарым укуктарын ишке ашырууга көмөктөшүүгө милдеттүү:

- керектүү жабдууларды, транспорт каражаттарын берүү;
- жогору турган шайлоо комиссиясына же архивге өткөрүп бергенге чейин орун-жайларды, анын ичинде технологиялык жабдууларды (такта, добуш берүү үчүн үкөк, кабиналар ж.б.), шайлоо өткөрүү боюнча документтерди сактоо үчүн орун-жайларды берүү, ошондой эле аларды кайтарууну камсыздоо;
- үзгүлтүксүз телефон, интернет байланышы, электр (ошондой эле электр аркылуу азыктандыруунун альтернативалуу булагы менен камсыздоо зарыл) жылуулук менен камсыздоо;
- керектүү маалыматтарды жана материалдарды берүү;
- шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу шайлоо комиссияларынын кайрылууларына – дароо, тиешелүү маселени кошумча изилдөө же текшерүү зарыл болгон учурда – 3 күндүк мөөнөттө, ал эми добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнөн кийинки күнү – токтоосуз жооп берүү.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 29-беренесинин 6-пунктуна ылайык, добуш берүү үчүн жай ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын бул жайга тоскоолдуксуз кирүүсүн жана анда добуш берүүсүн, анын ичинде ыңгайлуу келип-кетүү жана жөө жүрүү жолдорун, жеке автотранспорттук тотуучу атайын жерлердин, имараттын биринчи кабаттарында добуш берүү үчүн жайлардын жайгаштырылышын же лифтердин, эшиктердин кең улагасынын, пандустардын болушу (пандусту орнотуу мүмкүн болбосо, жардамга чакыруу баскычтары менен жабдылышы), төшөмөлөр, тактилдик көрсөткүчтөр, жетиштүү жарыктандыруу менен камсыздалууга тийиш.

Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларына шайлоочулардын тизмелерин тактоо маселелери боюнча көмөктөшүүгө милдеттүү.

Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоо дайындалган күндөн тартып 35 календардык күндүн ичинде ар бир шайлоо участкасында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды берүүгө жана жабдууга милдеттүү.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 41-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан ыкчам чара көрүүнүн координациялык топтору түзүлөт, анын курамына укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирет.

Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун негизги иш-милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- шайлоо мыйзамдарын бузууларга ыкчам чара көрүү;
- көрүлүүчү чаралар жөнүндө жарандарга маалымдоо.

Урматтуу аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү!

Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү процессинде аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жергиликтүү деңгээлде чечүүчү ролду аткарат. Калктын бүтүндөй шайлоо процессине ишеним деңгээли көбүнчө сиздердин иш-аракеттериңиздерден көз каранды.

Мыйзамдуулук, калыстык, айкындуулук, ачыктык – бул бардык деңгээлдердеги шайлоо комиссияларынын негизги иш принциптери.

Аймактык шайлоо комиссияларына өзгөчө жоопкерчилик жүктөлөт, алар айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо процессинен баштап, айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоо аяктаганга чейин шайлоочулар, талапкерлер жана саясий партиялар менен түздөнтүз иштерди уюштуруусу керек. Шайлоонун бардык катышуучулары үчүн тең шарттарды камсыздоо – бул процесстеги башкы талаптардан болуп калууга тийиш!

Урматтуу шайлоо процессинин катышуучулары!

Шайлоо укук нугунда өтүшү үчүн шайлоо мыйзамдарындагы ченемдердин талаптарын катуу сактоо, ал эми шайлоо процессинин башка катышуучулары менен өз ара аракеттешүүдө өз ара сый-урмат көрсөтүп, сабырдуу болуу зарыл.

КР БШК өз тараптан шайлоо процессинин бардык катышуучулары үчүн ачык иштейт, ачык-айкындуулукту кепилдейт жана шайлоо мыйзамдын негизинде тынч атмосферада өтүшү үчүн мүмкүн болушунча күч-аракет жумшайт, өлкөбүздүн жарандары шайлоо укуктарын толук ишке ашыруусу үчүн бардык керектүү шарттарды түзөт.

Мамлекет тарабынан талапкерлер жана шайлоочулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Талапкерлер жана шайлоочулар жогорку жарандык жоопкерчиликти көрсөтүп, шайлоочулар добуш берүүгө активдүү катышып, талапкерлер мыйзамсыз аракеттерге (добуштарды сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу) барбайт деп күтөбүз.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен КР БШКга пилоттук режимде дистанциялык добуш берүү, убактылуу регламентациялоо менен жабдуулардын модернизацияланган түрлөрүн колдонуу жана башка зарыл чараларды кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн кароо сунуш кылынды.

Добуш берүүнүн форматы БШКнын чечими менен аныкталат. Бул маалымат кошумча түрдө шайлоочуларга маалымдалат.

БШКнын маалымат ресурстары

КР БШКнын расмий сайты www.shailoo.gov.kg
www.talapker.shailoo.gov.kg сайтында талапкерлер, талапкерлердин шайлоо программалары жана шайлоо фонддору тууралуу жалпы маалыматтар жайгаштырылат.

БШКнын **Даттануулар жана кайрылуулар реестринде** (<https://www.shailoo.gov.kg/ru/registry/>) атайын электрондук ресурсунда шайлоо комиссияларына (КР БШК, ОШК, УШК) келип түшкөн даттануулар жана арыздар, алар боюнча кабыл алынган чечимдер жана сот актылары менен тааныша аласыз.

БШКнын ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун (ЫЧКТ) шайлоочулар жана шайлоо мыйзамдарынын башка субъектилери үчүн шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары жөнүндө маалымат берүү үчүн байланыш каналдары:

- 1255 – кыска номери;
- 0990 02-12-55; 0502 00-12-55 WhatsApp номерлери;
- 0312 62-62-46 – ишеним телефону;
- kgor_cec@shailoo.gov.kg – электрондук дарек.
- 0312 66-02-40 – КР БШКнын коомдук кабылдамасы.

ОБРАЩЕНИЕ Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

Уважаемые избиратели, члены избирательных комиссий, кандидаты, представители политических партий и средств массовой информации, участники избирательного процесса!

Указом Президента Кыргызской Республики «О назначении выборов депутатов Саруйского айылного кенеша Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики» от 8 августа 2023 года УП №183 назначены выборы депутатов в Саруйском айылном кенеше Джети-Огузского района Иссык-Кульской области на 8 октября 2023 года (далее-Указ).

Уважаемые граждане Кыргызской Республики, избиратели!

В список избирателей на выборах депутатов Саруйского айылного кенеша Джети-Огузского района Иссык-Кульской области включаются граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом, достигшие 18 лет, являющиеся членами местного сообщества соответствующей административно-территориальной единицы, в которой проводятся выборы и прошедшие биометрическую регистрацию.

Член местного сообщества - гражданин Кыргызской Республики, постоянно проживающий на территории соответствующего айылного аймака, города и связанный с местным сообществом общими интересами в решении вопросов местного значения. Членство избирателя в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте гражданина.

Предварительный список избирателей размещен на государственном портале www.tizme.gov.kg 8 августа 2023 года (за 60 календарных дней до дня голосования) в разрезе участков для ознакомления и уточнения избирателями указанных данных.

Для организации голосования сформированы 4 избирательных участка. Общее количество избирателей по 4 УИК составляет 6039 избирателей.

Также предварительный список избирателей будет вывешен на соответствующих избирательных участках для ознакомления за 50 календарных дней до дня голосования, т.е. **до 19 августа 2023 года**.

Уточнить данные о себе Вы можете:

- позвонив по номеру 1255 или 119;
- на государственном портале www.tizme.gov.kg;
- на избирательном участке;
- отправив СМС-сообщение на номер «119» с указанием своего ПИН – персонального идентификационного номера в паспорте, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка (отправка СМС сообщения и звонок бесплатны).

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия Вас в списке избирателей, Вы вправе обратиться в срок не позднее 15 календарных дней до дня голосования, т.е. **с 19 августа по 22 сентября 2023 года (включительно)** в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, с приложением к нему копии паспорта гражданина КР, при этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти эту процедуру в Центрах обслуживания населения (ЦОН) и органах записи актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения по месту жительства (подведомственные структуры Министерства цифрового развития Кыргызской Республики).

В этот период с **19 августа по 22 сентября 2023 года (включительно)** избиратель также вправе обратиться с заявлением в электронном виде через сервис «Кабинет избирателя» на государственном портале с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Заявления можно подать также в электронном формате, через сервис «Кабинет избирателя» на сайте www.tizme.gov.kg, пройдя авторизацию в установленном порядке.

Напоминаем, что в день голосования на выборах имеют право голосовать только граждане, включенные в список избирателей.

Уважаемые члены местных сообществ, кандидаты, представители политических партий Кыргызской Республики!

В соответствии с Законом КР «О выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики», депутаты местного кенеша избираются гражданами, являющимися членами местного сообщества соответствующей административно-территориальной единицы, в которой проводятся выборы.

Депутатом местного кенеша может быть избран член местного сообщества соответствующей административно-территориальной единицы, достигший 21-летнего возраста, имеющий образование не ниже среднего общего образования.

Не имеют права избираться и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда. Не имеют права быть избранными в депутаты местных кенешей лица, чья судимость не погашена в установленном законом порядке.

Выборы депутатов айылных кенешей проводятся по мажоритарной системе.

Для проведения выборов депутатов Саруйского айылного кенеша Джети-Огузского района Иссык-Кульской области территориальные избирательные комиссии разрабатывают схему и границы избирательных округов с участием представителей органов местного самоуправления не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования, т.е. **до 19 августа 2023 года** и вносит их для утверждения в ЦИК КР.

Многомандатные избирательные округа образуются с примерным равенством числа избирателей на один мандат (с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 процентов, а в труднодоступных и отдаленных местностях - не более чем на 15 процентов).

Для проведения выборов депутатов айылных кенешей по каждому айылному кенешу резервируется не менее 30 процентов мандатов депутатов айылного кенеша для женщин.

Количество резервируемых мандатов в избирательном округе зависит от общего количества мандатов в соответствующем избирательном округе:

С информацией о схемах и границах избирательных округов и количестве зарезервированных мандатов для женщин по каждому округу можете ознакомиться на официальном сайте ЦИК КР www.shailoo.gov.kg.

Согласно части 2 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», право выдвижения кандидатов в местные кенешы айылного аймака принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.

В порядке содействия кандидатам в регистрации кандидатов, на официальном сайте ЦИК КР размещены формы заявлений, подготовлен сборник методических материалов и нормативных актов для кандидатов, участвующих в выборах по вопросам участия в выборной кампании: по вопросам агитации, финансирования избирательной кампании и избирательных споров. В ближайшее время будут проведены информационно-разъяснительные семинары по вопросам участия в выборах.

В рамках политики цифровизации Кыргызской Республики, в целях обеспечения беспристрастности и прозрачности регистрации кандидатов внедрена программа «Электронный кандидат», которая позволяет кандидату внести свои документы электронно. Проверка соответствия данных кандидатов требованиям законодательства осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» (паспортные данные, гражданство КР (МЦР), отсутствие судимости (МВД), наличие высшего профессионального образования (МОиН) и др.)

Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия обеспечит кандидатам консультацию и содействие в использовании программы «Электронный кандидат».

Выдвижение кандидатов в депутаты Саруйского айылного кенеша и представление необходимых документов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, т.е. **до 24.00 часов 7 сентября 2023 года**.

Документы принимаются в бумажном и электронном варианте. Регистрация кандидатов в депутаты Саруйского айылного кенеша заканчивается за 20 календарных дней до дня выборов, т.е. **до 18 сентября 2023 года**.

Проведение предвыборной агитации на выборах депутатов Саруйского айылного кенеша начинается с **18 сентября 2023 года**, прекращается в **8.00 часов 7 октября 2023 года**, **8 октября 2023 года** – день голосования.

Результаты выборов депутатов Саруйского айылного кенеша определяются до **29 октября 2023 года** (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).

При определении результатов выборов депутатов айылного кенеша первоначально распределяются зарезервированные мандаты женщинам кандидатам, получившим наибольшее количество голосов по отношению к другим женщинам-кандидатам.

В случае если число женщин-кандидатов в избирательном округе меньше количества зарезервированных мандатов, то после распределения мандатов, указанных выше, оставшиеся мандаты распределяются среди других кандидатов.

Уважаемые представители средств массовой информации и интернет-изданий!

Согласно закону, информационное обеспечение выборов включает в себя информирование граждан, предвыборную агитацию и призвано способствовать осознанному и свободному волеизъявлению граждан, гласности выборов.

Для участия в агитационном процессе СМИ и Интернет-издания должны пройти аккредитацию в Центральной избирательной комиссии, подав в письменной форме заявку в ЦИК КР **по 17 августа 2023 года (включительно)**.

Соответствующими организациями телерадиовещаний, редакциями периодического печатного издания, владельцами интернет-изданий вместе с заявлением должны быть представлены сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации СМИ и Интернет-издания.

При этом размер оплаты за телевещание или печатную площадь должен быть одинаковым для всех партий, кандидатов и не превышать стоимости, которая взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов.

ЦИК КР вправе отозвать аккредитацию на выборах средств массовой информации или Интернет-изданий в случае нарушения ими требований избирательного законодательства.

Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования, т.е. **с 18 сентября и до 8:00 часов 7 октября 2023 года**.

Средства массовой информации и интернет-издания, не аккредитованные Центральной избирательной комиссией, вправе участвовать в информационном освещении подготовки и проведения выборов, без признаков предвыборной агитации.

Представители средств массовой информации и Интернет-изданий, принимающие участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе:

- 1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
- 2) ознакомиться с протоколом избирательной комиссии;
- 3) получить от избирательной комиссии копии протоколов и приложений к ним документов;
- 4) осуществлять фото-, видеосъемку в период подготовки к выборам, а в день проведения голосования - с места, определенного председателем участковой избирательной комиссии, не нарушая тайны голосования избирателей, не мешая ходу голосования и подведению итогов голосования;
- 5) носить не содержащие признаков предвыборной агитации нагрудные знаки с обозначением своего статуса, фамилии, имени и отчества, наименования организации, которую они представляют.

ЦИК КР призывает региональные средства массовой информации активно участвовать в информационной кампании, предоставлять гражданам своевременную и достоверную информацию о ходе и правилах выборов, о кандидатах.

ЦИК КР в свою очередь, готова предоставлять всю необходимую информацию о ходе и правилах избирательной кампании, кандидатах, участвующих в выборах, деятельности избирательных комиссий.

www.shailoo.gov.kg – официальный сайт ЦИК КР,
www.tizme.gov.kg – портал списка избирателей,
www.talaperk.shailoo.gov.kg – портал о кандидатах.

Уважаемые представители государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики!

В соответствии с Законом КР «О выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики», государственные органы и органы местного самоуправления, а также их должностные ли-

ца обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий:

- предоставлять необходимое оборудование, транспортные средства;
- предоставлять помещения, в том числе помещения для хранения технологического оборудования (стенды, ящики, кабины для голосования и другие), документов по проведению выборов до их передачи в вышестоящую избирательную комиссию либо архив, а также обеспечивать их охрану;
- обеспечить бесперебойной телефонной, интернет связью, электроснабжением (также необходимо обеспечить альтернативный источник питания), отоплением;
- предоставлять необходимые сведения и материалы;
- давать ответы на обращения избирательных комиссий, связанные с подготовкой и проведением выборов, безотлагательно, при необходимости в дополнительном изучении соответствующего вопроса или проверки - в 3-дневный срок, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно.

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона «О выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики», помещение для голосования должно отвечать потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, для беспрепятственного входа и голосования, включая удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, размещение помещений для голосования на первых этажах зданий либо наличие лифтов, широкие проемы дверей, наличие пандусов (в случае невозможности установки пандуса оснастить кнопкой вызова помощи), настилов, тактильных указателей, достаточного освещения.

Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказать содействие территориальным и участковым избирательным комиссиям по вопросам уточнения списков избирателей.

Также, органы местного самоуправления обязаны в течение 35 календарных дней со дня назначения выборов, выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.

В соответствии с частью 4 статьи 41 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики» при подготовке и проведении выборов избирательными комиссиями формируются координационные группы оперативного реагирования, в состав которых входят представители правоохранительных органов.

Основными функциями координационной группы оперативного реагирования являются:

- оперативное реагирование на нарушения избирательного законодательства;
- информирование граждан о принимаемых мерах.

Уважаемые члены территориальных и участковых избирательных комиссий!

В процессе подготовки и проведения выборов депутатов местных кенешей ключевая роль на местном уровне принадлежит членам территориальных и участковых избирательных комиссий. Именно от Ваших действий будет в значительной мере зависеть уровень доверия населения ко всему избирательному процессу.

Законность, беспристрастность, гласность, открытость - это основные принципы работы избирательных комиссий всех уровней.

Особая ответственность ложится на территориальные избирательные комиссии, которая должна организовать непосредственную работу с избирателями, кандидатами и политическими партиями, начиная с процесса регистрации кандидатов в депутаты местных кенешей и заканчивая определением итогов выборов депутатов местных кенешей. Главными требованиями в этом процессе должны стать обеспечение равных условий для всех участников выборов!

Уважаемые участники избирательного процесса!

Для того чтобы выборы состоялись в правовом русле, необходимо строго соблюдать требования норм избирательного законодательства, а во взаимодействии с другими участниками выборного процесса проявлять взаимное уважение и терпимость.

ЦИК КР, со своей стороны, открыта для всех участников избирательного процесса, гарантирует прозрачность и приложит максимум усилий для того, чтобы выборы прошли в спокойной атмосфере на основе закона, создаст все необходимые условия для полной реализации избирательных прав граждан нашей страны.

Со стороны государства созданы все условия для кандидатов и избирателей. Мы ожидаем, что кандидаты и избиратели проявят высокую гражданскую ответственность, избиратели активно примут участие в голосовании, кандидаты не будут совершать незаконные действия (подкуп голосов избирателей, изменение административного ресурса).

Указом Президента Кыргызской Республики рекомендовано ЦИК КР рассмотреть возможность апробирования в пилотном режиме форм дистанционного голосования, применения модернизированных видов оборудования, с временной регламентацией и принятием других необходимых мер.

Решением ЦИК будет определен формат голосования. Данная информация будет дополнена доведена до избирателей.

Информационные ресурсы ЦИК

Официальный сайт ЦИК КР www.shailoo.gov.kg
На сайте www.talaperk.shailoo.gov.kg будут отображены общие сведения о кандидатах, предвыборных программ кандидатов, их избирательных фондов.

На специальном электронном ресурсе ЦИК **Реестр жалоб и обращений** (<https://shailoo.gov.kg/ru/registry/>) можете ознакомиться с поданными в избирательные комиссии (ЦИК КР, ТИК, УИК) жалобами и заявлениями, ходом их рассмотрения, принятыми по ним решениями и судебными актами.

Каналы связи Координационной группы оперативного реагирования ЦИК (КГОР) для избирателей и иных субъектов избирательного законодательства для информирования о фактах нарушения избирательного законодательства:

- короткий номер-1255;
- номера WhatsApp: 0990 02- 12- 55; 0(502) 00-12-55;
- телефон доверия - 0312 62-63-24;
- электронный адрес: kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Общественная приемная ЦИК КР: 0312 66-02-40.

2023-ЖЫЛДЫН 8-ОКТАБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНУН САРУУ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ ДАЯРДОО ЖАНА ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА НЕГИЗГИ УЮШТУРУУ-ПРАКТИКАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРЫНЫН КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ ЖӨНҮНДӨ**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ**

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып, «Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 8-августундагы ПЖ №183 Жарлыгы менен дайындалган Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштуруу максатында, Кыргыз Рес-

публикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планы бекитилсин (тиркелет).

2. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаровго жүктөлсүн.

ТӨРАГА**Н.ШАЙЛДАБЕКОВА****Бишкек ш, 2023-жылдын 8-августу, №72**

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
2023-жылдын 9-августундагы
№72 токтому менен бекитилген

2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

Шайлоо күнү – жекшемби
2023-жылдын 8-октябры

№	Иш-чаралардын мазмуну	Аткаруу мөөнөтү	Аткарууга жооптуулар
	Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жарандарга, саясий партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарына (мындан ары – ЖМК), шайлоо комиссияларына жана шайлоо процессинин катышуучуларына кайрылуусу	Шайлоо дайындалгандан кийин	Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары - БШК) Маалымат бөлүмү
Шайлоону маалыматтык жактан камсыздоо			
1.	БШКнын шайлоо алдындагы үгүткө катышуу үчүн аккредитациялоо жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылуусу	Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин	БШК (маалыматтык бөлүмү)
2.	БШКга ЖМК, интернет-басылмалар тарабынан обо убактысын, басма аянттын бергендиги же интернет-басылмада жарыялоо укугу үчүн акы төлөө өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды берүү	Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 18-августуна чейин)	БШКнын жумушчу тобу, маалымат бөлүмү, ЖМК, интернет-басылмалар («Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамы (мындан ары – Мыйзам), 22-бер., 20-бөл.)
3.	Жалпыга маалымдоо каражаттарына обо убактысына жана басма сөз аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды жарыялоо	Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 18-августуна чейин)	Жалпыга маалымдоо каражаттары (Мыйзам, 22-бер., 20-бөл.)
4.	Шайлоочуларга шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү тууралуу кабарлоо	Шайлоону дайындоо жөнүндө КР Президентинин Жарлыгы жарыялангандан кийин	Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жана жеке жактар (Мыйзам, 22-бер., 2-бөл.)
5.	Шайлоочулардын тизмелери менен таанышуу, алардан өз маалыматтарын тактоо зарылдыгы тууралуу ЖМК аркылуу, жеткиликтүү башка жолдор менен шайлоочуларга кабарлоо	Добуш берүү күнүнө чейин 55 календардык күнгө чейин (2023-жылдын 14-августуна чейин)	Тиешелүү шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 22-бер., 2-1-бөл.)
6.	Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн атайын маалыматтык материалдарды даярдоо (сурдукотормону же субтитрлөөнү пайдалануу менен аудио- видео материалдар, Браиль тамгасы, башка атайын каражаттар)	Шайлоо дайындалган күндөн тартып	БШК (маалыматтык бөлүмү) (Мыйзам, 22-бер., 2-2-бөл.)
7.	Көрсөтүлгөн, катталган талапкерлер жөнүндө, талапкердин шайлоо фондусунун каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы, талапкерлердин каржылык отчеттору жөнүндө шайлоочуларга кабарлоо	Шайлоо дайындалган күндөн тартып	БШК, БШКга караштуу контролдоо-текшерүү тобу (Мыйзам, 22-бер., 2-1-бөл.)
8.	Талапкердин, саясий партиянын программаларын тиешелүү шайлоо комиссиясына берүү. Талапкердин, саясий партиянын программасын Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялоо	Талапкерлердин тизмеси каттоодон өткөн күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен	Тиешелүү шайлоо комиссиялары, шайлоону уюштуруу бөлүмү, маалымат бөлүмү (Мыйзам 22-бер., 2-2-бөл.)
Шайлоочулардын тизмелери менен иштөө			
9.	Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринен шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзүү жана жүктөө (Ар бир шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнү активдүү шайлоо укугуна ээ, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгон жана мыйзамдарга ылайык биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары киргизилет)	Добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күн мурда (2023-жылдын 9-августуна чейин)	КР Санариптик өнүктүрүү министирлиги (мындан ары-СӨМ) (Мыйзам, 12-бер., 1, 2-бөл.)
10.	Шайлоочулардын алдын ала тизмесин таанышуу жана маалыматтарын тактоо үчүн мамлекеттик порталга жайгаштыруу	Добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күн мурда (2023-жылдын 9-августуна чейин)	БШК (программалык-техникалык камсыздоо жана маалыматтык коопсуздугу бөлүмү) (Мыйзам, 12-бер., 2-бөл.)
11.	Шайлоочулардын тизмесин басып чыгаруу жана тийиштүү участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 55 календардык күн мурда (2023-жылдын 14-августуна чейин)	БШК (маалыматтык шайлоо тутумун башкаруу жана шайлоочулардын тизмелери менен иштөө бөлүмү (мындан ары – МШТБ жана ШТИ), АШКдагы тутумдук администраторлор) (Мыйзам, 12-бер., 4-бөл.)
12.	Шайлоочуларды тааныштыруу үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмесин илүү	Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күн мурда (2023-жылдын 19-августуна чейин)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 13-бер., 1-бөл.)
13.	Шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу (каталарды жана так эмес-тиктерди оңдоо)	Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 22-сентябрына чейин (кошуп алганда))	БШК, МШТБ жана ШТИ, тутумдук администраторлор, аймактык шайлоо комиссиялары, участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 12-бер., 3-бөл.)
14.	Шайлоочулардын контролдук тизмесин түзүү жана Участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 35 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 3-сентябрына чейин)	БШК (МШТБ жана ШТИ, АШКдагы тутумдук администраторлору) (Мыйзам, 13-бер., 3-бөл.)
15.	Шайлоочуларды тааныштыруу үчүн шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү	Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күн мурда (2023-жылдын 8-сентябрына чейин)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 13-бер., 3-бөл.)
16.	Шайлоочулардын шайлоо участокторунун чек араларына ылайык бөлүштүрүлгөн биротоло тизмесин түзүү	Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 28-сентябрына чейин)	БШК (МШТБ жана ШТИ, АШК тутумдук администраторлору) (Мыйзам, 13-бер., 4-бөл.)
17.	Жабдыктардын комплектилерин даярдоо үчүн шайлоочулардын биротоло тизмесин электрондук түрдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (СӨМ) өткөрүп берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 28-сентябрына чейин)	БШК (Маалыматтык- коммуникациялык технологиялар башкармалыгы) (Мыйзам, 13-бер., 4-бөл.)
18.	Шайлоочулардын тизмесин кагазга басып чыгаруу жана аны номурап, көктөп, Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүп, эки нускада Участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күн мурда (2023-жылдын 3-октябрына чейин)	БШК (МШТБ жана ШТИ), аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 13-бер., 4-бөл.)
19.	Шайлоочуларды тааныштыруу үчүн шайлоочулардын кагаз түрүндөгү биротоло тизмесинин экинчи нускасын илүү	Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 5-октябрына чейин)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 13-бер., 4-бөл.)

2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

(Башталышы 18-бетте)

20.	Шайлоочулардын тизмесин жүктөп, биометрикалык маалыматтар менен даярдап, шайлоо участкаторуна жеткизүү үчүн шайлоочуларды иденттештирүү боюнча сервердик комплектилерди Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 5-октябрына чейин)	Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (СӨМ) (Мыйзам, 13-бер., 4-бөл.)
21.	Участкалык шайлоо комиссияларына жабдыктарды жеткизүү	Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 5-октябрына чейин)	БШК (шайлоо жабдууларын эксплуатациялоо сектору) (Мыйзам, 13-бер., 4-бөл.)
22.	Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмелерин БШКнын расмий сайтына жарыялоо жана участкалык шайлоо комиссияларынын орун-жайларынын алдындагы такталарга илүү	Добуш берүү күнүнөн кийин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 12-октябрына чейин)	БШК, АШК, УШК Мыйзамдын 33-бер. 20-бөл.
Шайлоо округдарын түзүү			
23.	Шайлоо округдарын түзүү	Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 19-августуна чейин)	Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 10-бер., 4-бөл.)
24.	Айылдык кеңештерге депутаттардын мандаттарынын 30 пайыздан аз эмесин аялдар үчүн резервге калтырууну эске алуу менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү	Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 19-августуна чейин)	Аймактык шайлоо комиссияларынын, ЖӨБ сунушу боюнча БШК (шайлоону уюштуруу бөлүмү) (Мыйзам, 10-бер., 5-бөл.)
25.	Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ММКга жарыялоо	Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 23-августуна чейин)	БШК (шайлоону уюштуруу бөлүмү, маалыматтык бөлүмү) (Мыйзам, 10-бер., 6-бөл.)
Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо (айылдык кеңештерге)			
26.	Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү	Шайлоо дайындалган күндөн тартып добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күн калганда аяктайт (2023-жылдын 7-сентябры саат 24.00 чейин)	Саясий партиялар, өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандар (Мыйзам, 49-бер., 1-бөл. экинчи абзацы, 2-бөл. 2-п., 8,9,10-бөл.)
27.	Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 7-сентябры саат 24.00 чейин)	Талапкер, талапкерлердин Ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (Мыйзам, 60-бер., 1,3-бөл.)
28.	Талапкерлерди көрсөтүү тартибинин “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР Мыйзамынын талаптарына ылайыктыгын текшерүү	Документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде	Аймактык шайлоо комиссиясындагы тиешелүү жумушчу топтор (Мыйзам, 60-бер., 3-бөл.)
29.	Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо	Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күнгө чейин (2023-жылдын 18-сентябрына чейин)	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 60-бер., 7-бөл.)
30.	Айылдык кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлерге тиешелүү күбөлүктөрдү берүү	Талапкерлерди каттоодон кийин 2 календардык күндүн ичинде	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 60-бер., 9-бөл.)
31.	Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызматын (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басма сөзгө жарыялоо	Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам 60-бер., 8-бөл.)
32.	Талапкерден шайлоого андан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз кабыл алуу. Талапкерлердин каттоосун жокко чыгаруу	Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 4-октябры саат 24.00 чейин)	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 54-бер., 1-бөл.)
33.	Саясий партиялардын, талапкерлердин шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга күбөлүк берүү же жүйөлөштүрүлгөн түрдө аларды каттоодон баш тартуу	Документтер келип түшкөнүнө жараша	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 18-бер., 2-бөл., 19-бер.)
Шайлоо алдындагы үгүт			
34.	Ар бир шайлоо участогунун аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды бөлүп берүү жана тариздөө	Шайлоо дайындалган күндөн тартып 35 календардык күндүн ичинде	Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (Мыйзам, 27-бер., 3-бөл.)
35.	Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү	Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү айылдык кеңештин депутаттыгына бардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат (2023-жылдын 18-сентябрында) жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат (2023-жылдын 7-октябрында, саат 8.00дө)	Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, жалпыга маалымдоо каражаттары (Мыйзам, 23-бер., 1-бөл.)
Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү			
36.	Шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү	Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 18-сентябрына чейин)	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 30-бер., 3-бөл.)
37.	Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерин даярдоо	Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 28-сентябрына чейин)	БШК (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү) (Мыйзам, 30-бер., 8-бөл.)
38.	Шайлоо бюллетендерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жеткирип, акт боюнча өткөрүп берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күн мурда (2023-жылдын 28-сентябрына чейин)	БШК (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү) (Мыйзам, 30-бер., 13-бөл.)
39.	Шайлоо бюллетендерин тиешелүү Участкалык шайлоо комиссияларына жеткирип, акт боюнча өткөрүп берүү	Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күн мурда (2023-жылдын 6-октябрына чейин)	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 30-бер., 13-бөл.)
Добуш берүүнү өткөрүү тартиби			
40.	Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу же башка ыкма менен добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө кабарлоо	Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 28-сентябрына чейин)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 31-бер., 1-бөл.)
41.	Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берүү жөнүндө шайлоочунун жазуу жүзүндөгү арызын кабыл алуу	Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен (2023-жылдын 5-октябрына чейин)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 33-бер., 2-бөл.)
42.	Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берүү жөнүндө жазуу жүзүндө арыз берген шайлоочулардын реестрин илүү	Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күн мурда (2023-жылдын 5-октябры)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 33-бер., 4-бөл.)
43.	Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнү уюштура турган комиссия мүчөлөрүн аныктоо үчүн чучукулак жүргүзүү	Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күн мурда (2023-жылдын 5-октябры)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 33-бер., 4-бөл.)
44.	Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнү өткөрүү	Добуш берүү күнүнө чейин бир календардык күн мурда (2023-жылдын 7-октябры, саат 8.00дөн 20.00гө чейин)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 33-бер., 5,6,7,8,9-бөл.)
45.	Добуш берүүнү өткөрүү	2023-жылдын 8-октябры, саат 8.00дөн 20.00гө чейин	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 31-бер.)
Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо			
46.	Көчмө үкөктөн алып чыгылган шайлоо бюллетендерин эсептөө жана добуш берүү үчүн үкөккө (АЭУ) салуу	Добуш берүү аяктагандан кийин	Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 36-бер., 6-бөл.)
47.	АЭУ боюнча добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары аркылуу борбордук серверге өткөрүп берүү	Добуш берүү аяктагандан кийин	Байкоочулардын катышуусунда Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 36-бер., 7-бөл.)
48.	Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу	УШКлардан маалыматтар алынгандан кийин	БШК (управление Информационно-коммуникационных технологий) (Мыйзам, 40-бер., 2-бөл.)
49.	Добуш берүүнүн жыйынтыктарын добуштарды кол менен санаонун натыйжалары боюнча аныктоо	Добуш берүү аяктагандан кийин	Байкоочулардын катышуусунда Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 36-бер., 12, 13-бөл.)

(Уландысы 20-бетте)

**2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун
Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын
КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ**

(Башталышы 19-бетте)

50.	Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо	Добуштар саналгандан кийин	Байкоочулардын, талапкерлердин жана ЖМКнын өкүлдөрүнүн катышуусунда Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 36-бер., 14-бөл.)
51.	Шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду эки нускада түзүү жана ага Участкалык шайлоо комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрүнүн кол коюусу	Жыйынтыктоочу жыйын өткөрүлгөндөн кийин	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам 36-бер., 15, 16-бөл.)
52.	Участкалык шайлоо комиссиясы белгилеген жайга жалпыга тааныштыруу үчүн протоколдун чоңойтулган формасын илүү	Добуш берүү жөнүндө протоколду түзгөндөн кийин	Участкалык шайлоо комиссиясы (Мыйзам, 36-бер., 19-бөл.)
53.	Участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколунун биринчи нускасын шайлоо документтери менен бирге АШКга жеткирүү жана акт менен өткөрүп берүү	УШК мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз	Участкалык шайлоо комиссиялары Аймактык шайлоо комиссиялары КР ИИМ (Мыйзам, 36-бер., 17-бөл.)
54.	Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин же мөөр менен күбөлөндүрүлгөн анын көчүрмөсүн Участкалык шайлоо комиссиясынын жайларынын алдындагы такталарга илүү	Добуш берүү күнүнөн кийин 3 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 12-октябрына чейин)	Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 36-бер., 20-бөл.)
55.	Добуш берүүгө, добуштарды саноого жана төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорун түзүүгө байланыштуу белгиленген тартипте келип түшкөн арыздарды (даттанууларды) кароо үчүн аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү	УШКлардан протоколдор алынгандан кийин, тиешелүү аймакта добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюлганга чейин	Аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 37-бер., 2-бөл.)
56.	Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколду шайлоо комиссиясы тарабынан эки нускада түзүү жана ага шайлоо комиссиясынын катышкан бардык мүчөлөрүнүн кол коюусу. Протоколго тиешелүү аймакта жүргүзүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү эки нускада түзүлгөн жыйынды таблица, шайлоо комиссиясынын өзгөчө пикири, ошондой эле келип түшкөн арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер тиркелет	АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышынан кийин	Аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 37-бер., 3-бөл.)
57.	Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо	Добуш берүү күнүнөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 29-октябрына чейин)	Аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 38-бер., 1-бөл.)
58.	Шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин шайлоонун натыйжалары жөнүндө жалпы маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарына жиберүү	Шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин эки сутканын ичинде	Аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 40-бер., 3-бөл.)
59.	Аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун биринчи нускасын кол коюлгандан кийин жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен Борбордук шайлоо комиссиясына жиберүү	АШКнын протоколуна кол коюлгандан кийин токтоосуз	Аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 37-бер., 4-бөл.)
60.	Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорун бекитүү	АШКлардын протоколдору алынгандан кийин	БШК (шайлоону уюштуруу бөлүмү) («КР БШК жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы, 4-бер.)
61.	Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле алардын негизинде шайлоонун натыйжалары аныкталган добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө төмөн турган түздөн-түз шайлоо комиссиясынын протоколунда камтылган маалыматтарды кошуу менен, ар бир талапкер, талапкерлердин тизмеси алган шайлоочулардын добуштарынын, бардык талапкерлердин тизмесине каршы берилген добуштардын саны тууралуу маалыматтарды расмий жарыялоо	Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде	БШК (шайлоону уюштуруу бөлүмү) (Мыйзам, 40-бер., 4-бөл.)
Шайлоону каржылоо			
62.	Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын карап чыгуу жана бекитүү	Шайлоо дайындалгандан кийин	БШК (пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү)
63.	Талапкерлер, саясий партиялар тарабынан шайлоо фонддорун түзүү	Жарандар айылдык кеңештерге өзүн өзү көрсөткөн учурдан тартып, саясий партиялар айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып каттоого документтерди бергенге чейин шайлоо кампаниясын каржылоо үчүн шайлоо фонддорун түзөт	Талапкер, ыйгарым укуктуу өкүл (Мыйзам 15-бер., 1-бөл.)
64.	Шайлоо күрөөсүн төгүү. Талапкер БШКнын депозит эсебине төмөнкүдөй шайлоо күрөөсүн төгөт: - айылдык кеңештерге – 1 000 сом	Төмөнкүлөрдү каттоо үчүн: - айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди – талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калгандан кечиктирбестен (2023-жылдын 7-сентябрына чейин (кошуп алганда)); тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документти берет	Талапкерлер, саясий партиялар, аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзамдын 50-бер. 1-бөл., 60-бер. 1-бөл.)
65.	Талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүсүнүн жана чыгымдоосунун тартибин контролдоо	Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып	БШКга караштуу контролдоо-текшерүү тобу, аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 16-бер., 1-бөл.)
66.	Шайлоо комиссияларына шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу	Шайлоо комиссияларына акча каражаттары бөлүнгөндөн кийин	БШКга караштуу контролдоо-текшерүү тобу, БШК (пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү) (Мыйзам, 16-бер., 2-бөл.)
67.	Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо фонддорун түзүү булактары жана өлчөмдөрү, ошондой эле алардын чыгымдалышы жөнүндө отчетторду берүү	1) Биринчи финансылык отчет - добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 27-сентябрына чейин (кошуп алганда)) 2) Экинчи жыйынтыктоочу финансылык отчет - шайлоодон кийин календардык 10 күндөн кечиктирбестен (2023-жылдын 18-октябрына чейин (кошуп алганда))	Талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам, 15-бер.19-бөл.) БШКна караштуу контролдоо-текшерүү тобу, аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 16-бер., 2-бөл.), «КР Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлердин саясий партиялардын шайлоо фонддорунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» БШК Жобонун 9.1-п.
68.	Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фондоруна акча каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялоо	Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып жума сайын	БШКга караштуу контролдоо-текшерүү тобу, БШК (Мыйзам, 16-бер., 1-бөл.)
Эл аралык жана коомдук байкоочулар			
69.	Эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттердин шайлоо органдарына шайлоого байкоо жүргүзүүгө катышууга чакыруу жөнөтүү	КРнын Президентинин Жарлыгы расмий жарыялангандан кийин	КР Президентинин Администрациясы, КР Жогорку Кеңеши, КР Министрлер Кабинети, БШК (Мыйзам, 8-бер., 1-бөл.)
70.	КРнын Президенти, КРнын ЖК, КРнын Министрлер Кабинети, БШК тарабынан жиберилген чакыруулардын негизинде байкоочуларды аккредитациялоо	КРнын Президентинин Жарлыгы расмий жарыялангандан кийин	БШК (Мыйзам, 8-бер., 1-бөл.)
71.	Коомдук байкоочуларды каттоо	Коомдук байкоочуларды каттоо үчүн коммерциялык эмес уюмдар тарабынан тиешелүү документтерди бергенде	БШК, тиешелүү шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 8-1-бер.)
Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу			
72.	Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана шайлоо процессинин башка катышуучулары үчүн окутуу тренингдерин өткөрүү	Өзүнчө план жана график боюнча	БШК (Жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору, Шайлоо процесстерин уюштуруу башкармалыгы)
Кайра добуш берүү (дайындалган учурда)			
73.	Кайра добуш берүүнү жүргүзүү	Кайра добуш берүү дайындаган күндөн тартып 2 жумалык мөөнөт ичинде	Аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 38-бер. 5-бөл.)
74.	Кайра добуш берүү жөнүндө билдирүүнү жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо	Кайра добуш берүү дайындаган күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде	БШК, аймактык шайлоо комиссиялары
Кайра шайлоо (дайындалган учурда)			
75.	Кайра шайлоону дайындоо (эгерде шайлоо болбой калса, жараксыз деп табылса, добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча талапкер (талапкерлердин тизмеси) шайланбай калса)	Шайлоо жараксыз деп табылгандан кийин бир айдын ичинде	КРнын Президенти (Мыйзам, 39-бер.)
76.	Кайра шайлоону өткөрүү жөнүндө билдирүүнү жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо	Тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийин 7 календардык күндүн ичинде	БШК (Мыйзам, 39-бер.)
77.	Кайра шайлоону жүргүзүү	Мыйзамда белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө	БШК, тиешелүү аймактык, участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 39-бер.)

2023-ЖЫЛДЫН 8-ОКТАБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНУН САРУУ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООГО КАТЫШУУЧУ ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ШАЙЛОО ФОНДДОРУНУН АТАЙЫН ЭСЕБИН АЧУУ ҮЧҮН БАНК МЕКЕМЕЛЕРИН АНЫКТОО ЖӨНҮНДӨ**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН****ТОКТОМУ**

“Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 8-августундагы ПЖ №183 Жарлыгынын негизинде, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8, 14-беренелерин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 2023-жылдын 8 - октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуучу талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсебин ачуу үчүн “РСК Банк” ААКсы жана “Айыл Банк” ААКсы банк мекемелери болуп белгиленсин.
- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу Көзөмөлдөө-текшерүү тобу ушул токтомдон келип чыгуучу чараларды “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамына ылайык көрсүн.
- Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
- Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаровго жүктөлсүн.

ТӨРАГА**Н.ШАЙЛДАБЕКОВА***Бишкек шаары, 2023-жылдын 9-августу, №74***КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЭЭ БИР АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН РЕЗЕРВДЕРИН ТОЛУКТОО ЖӨНҮНДӨ****КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН****ТОКТОМУ**

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы №176 токтому менен бекитилген «Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервин түзүү, жүргүзүү тартиби жөнүндө» Жобосуна, аймактык шайлоо комиссияларынын резервине келип түшкөн документтерди кароо боюнча Жумушчу топтун 2023-жылдын 9-августундагы чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жарандарга, саясий партияларга, коомдук бирикмелерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына (жергиликтүү кеңештерге) 2023-жылдын 29-июнундагы кайрылуусунун, аймактык шайлоо комиссияларынын резервине талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө жергиликтүү кеңештердин токтомдорунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- Жети-Өгүз, Түп жана Талас аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын талапкерлери тиркемеге ылайык киргизилсин.
- Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
- Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаровго жүктөлсүн.

ТӨРАГА**Н.ШАЙЛДАБЕКОВА***Бишкек ш., 2023-жылдын 9-августу, №76*

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 9-августундагы №76 токтомуна тиркеме

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ**Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын резервине киргизилген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын өкүлдөрү**

№	Фамилиясы Аты Атасынын аты	Ким тарабынан көрсөтүлдү
1.	Жумабаева Медина Шаршенбековна	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан
2.	Осмонова Элиза Асановна	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан
3.	Туржанов Тобокел Имашович	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан
4.	Шакиров Ырысменде Кубанычбекович	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан
5.	Данияров Талантбек Молдалиевич	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан
6.	Турдумамбетов Бектур Турсунбаевич	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан

Түп аймактык шайлоо комиссиясынын резервине киргизилген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын өкүлдөрү

№	Фамилиясы Аты Атасынын аты	Ким тарабынан көрсөтүлдү
1.	Каптагаева Наргиза Ишенбаевна	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан
2.	Тюлеев Эмиль Калыевич	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан

ТАЛАС ОБЛУСУ**Талас аймактык шайлоо комиссиясынын резервине киргизилген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын өкүлдөрү**

№	Фамилиясы Аты Атасынын аты	Ким тарабынан көрсөтүлдү
1.	Шукиев Анарбек Шукиевич	жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынан

2023-ЖЫЛДЫН 8-ОКТАБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНУН САРУУ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ ДАЯРДООГО ЖАНА ӨТКӨРҮҮГӨ КАРАЛГАН СМЕТАСЫН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН****ТОКТОМУ**

“Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 8-августундагы ПЖ №183 Жарлыгынын негизинде, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8, 14-беренелерин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө сметасы 1 100 000 (бир миллион бир жүз миң) сом суммасында 1-тиркемеге ылайык бекитилсин, анын ичинде:

- 1) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чыгымдарынын сметасын, анын ичинде 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө зарыл болгон борборлоштурулган сатып алууларды шайлоо комиссияларынын жүзөгө ашыруусу үчүн каражаттар (2-тиркеме);

- 2) 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө төмөн турган шайлоо комиссияларынын чыгымдарынын сметасы (3-тиркеме).

- 3) Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн республикалык бюджеттин каражаттарын тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына бөлүштүрүүнү камсыздасын, бекитилген сметага ылайык аларды финансылык жактан камсыздоону уюштурсун жана ал каражаттардын максаттуу пайдаланылышына контролдоо жүргүзүүнү камсыздасын.

- 4) Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү үчүн шайлоо комиссияларына бөлүнгөн республикалык бюджеттин каражаттарынын максаттуу пайдаланылышына контролдоо жүргүзсүн.

- 5) Бул токтом Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине, Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигине жөнөтүлсүн.

- 6) Бул токтом “Эркин-Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

- 7) Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаровго жүктөлсүн.

ТӨРАГА**Н.ШАЙЛДАБЕКОВА***Бишкек шаары, 2023-жылдын 9-августу, №73***Бакай-Ата райондук сот аткаруучулар кызматтык бөлүмү (САКБ)**

карызкор ““Кумуштак” СПАКна” катталган таандык болгон камака алынган, 2012-жылы чыгарылган №120751213 сандуу -заводдук номердеги, сары-жашыл түстөгү, №-X1027507 сандуу-кыймылдаткычтын номериндеги, 1161 TRDB сандуу мам. номердик белгидеги, ХН 51180 маркасындагы 1-даана сандуу атайын оор техникага т.а. толук комплекттүү “Экскаваторго” шаймандары менен кыймылдуу мүлккө буруу жолу менен көрсөтүлгөн кыймылдуу мүлктүн баштапкы старттык аукциондогу сатык-баасы 305 000 сомду түзөт.

Экинчи соода-сатыкка катышууну каалаган жарандар аукцион башталганга чейин 2 күн мурда баштапкы сатык баанын 5% өлчөмүндөгү акча каражатын (шертпудду) Бакай-Ата райондук сот аткаруучулар кызматтык бөлүмүнүн депозиттик эсебине төгүүгө тийиш. Э/сч. Талас Рай РОК №1290204132310067, “РСК Банк-Талас” филиалы. БИК 440602, төлөө коду 14511900, депозиттик эсеби №4406022100000123, жана аукционду утуп алган жаран 5 күндүн ичинде сатып алуу баасынын эсебине чегерилет.

Экинчи соода-сатык 15.09.2023-жылы саат 11.00дө Бакай-Ата р-ну Бакай-Ата айылы, Тоо-Этеги көчөсү “Бакай-Ата райондук Суу-чарба башкармалыгында” сактоодо болгон кыймылдуу мүлк т.а. атайын оор техника “Экскаватор” турган жерде өткөрүлөт.

Сурап-билүү үчүн Бакай-Ата райондук САКБга кайрылсаңыздар болот. Бакай-Ата айылы, Манас көчөсү №112, уюл. тел.: (0555) 10-75-46. Соода-сатык алып баруучу улук сот аткаруучу А.Шатманов.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ТОКТОТУУ, ТАЛАПКЕРЛЕРДИН КАТТАЛГАН ТИЗМЕСИНИН ЧЫГАРУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КАДАМЖАЙ, ЛЕЙЛЕК, АЛА-БУКА, ТОГУЗ-ТОРО ЖАНА КАРАКОЛ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН****ТОКТОМУ**

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына жергиликтүү кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана бош калган мандаттарды өткөрүп берүү жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын төмөнкү чечимдери келип түштү:

- Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын (31.07.2023-ж. №13, 14) – Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кадамжай шаардык кеңеши боюнча;

- Лейлек аймактык шайлоо комиссиясынын (03.08.2023-ж. №3) – Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айылдык кеңеши боюнча;

- Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын (31.07.2023-ж. №7, 8) – Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Т.Балтагулов айылдык кеңеши боюнча;

- Тогуз-Торо аймактык шайлоо комиссиясынын (02.08.2023-ж. №3, 4) – Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районундагы Тогуз-Торо айылдык кеңеши боюнча;

- Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын (26.07.2023-ж. №4, 5) – Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңеши боюнча;

Ошондой эле депутаттыкка талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерлерди чыгаруу жөнүндө Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын (31.07.2023-ж. №8) – Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Т.Балтагулов айылдык кеңеши боюнча чечими келип түштү.

Аталган чечимдер «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

3-беренесине жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесине ылайык кабыл алынган.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн 28-пунктуна ылайык, «Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутатынын бош калган мандатты өткөрүп берүү жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутатына талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитет».

Аймактык шайлоо комиссияларынын бекитүүгө келип түшкөн чечимдеринин «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 4, 5-беренелеринин талаптарына ылайыктуулугун карап чыгып, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кадамжай, Лейлек, Ала-Бука, Тогуз-Торо жана Каракол аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын

мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечимдери 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерлерди чыгаруу боюнча чечими 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кадамжай, Ала-Бука, Тогуз-Торо жана Каракол аймактык шайлоо комиссияларынын бош калган мандаттарды талапкерлерге жана саясий партиялардын талапкерлеринин катталган тизмесиндеги талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдери 3-тиркемеге ылайык бекитилсин.

4. Жергиликтүү кеңештердин 1-тиркемеде көрсөтүлгөн депутаттарынын күбөлүктөрү ушул токтом жарыяланган күндөн тартып, анык эмес деп таанылсын.

5. Кадамжай, Ала-Бука, Тогуз-Торо жана Каракол аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттарын 3-тиркемеге ылайык каттасын жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү жана төш белгилерди тапшырсин.

6. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

7. Бул токтомдун көчүрмөсү тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жана жергиликтүү кеңештерге жөнөтүлсүн.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаровго жүктөлсүн.

ТӨРАГА**Н.ШАЙЛДАБЕКОВА***Бишкек ш., 2023-жылдын 9-августу, №75*

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 9-августундагы №75 токтомунун 1-тиркемеси

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 9-августундагы №75 токтомунун 2-тиркемеси

Ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын тизмеси

№	Жергиликтүү кеңештердин аталыштары	Ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын Ф.А.А.	Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча АШКнын чечиминин № жана датасы жана чечимге негиз
Баткен облусу			
Кадамжай району			
1.	Кадамжай шаардык	Исаков Толкунбек Талипович (4) «Бүтүн Кыргызстан» депутаттык фракциясы	Кадамжай АШК, №13, 31.07.2023-ж. (28.07.2023-ж. – өз арызы)
Лейлек району			
2.	Кулунду айылдык	Орозалиев Шайырбек Нишанбаевич	Лейлек АШК, №3, 03.08.2023-ж. (Соттун айыптоо өкүмүнүн мыйзамдуу күчүнө киришине ылайык. Баткен облустук сотунун кылмыш-жаза иштери жана укук бузулар иштери боюнча соттук коллегиясынын 2023-ж.23-июнундагы чечимине ылайык. Иш №А-Ба-04-51-23-УД №УД-09/23-Ба4)
Жалал-Абад облусу			
Ала-Бука району			
3.	Т.Балтагулов айылдык	Назаралиев Арапбай Имамалиевич	Ала-Бука АШК, №7, 31.07.2023-ж. (24.07.2023-ж. – өз арызы)
4.	Т.Балтагулов айылдык	Ызабеков Бектур Абдырасулович	Ала-Бука АШК, №7, 31.07.2023-ж. (24.07.2023-ж. – өз арызы)
Тогуз-Торо району			
5.	Тогуз-Торо айылдык	Бейшенкадыр уулу Төлөгөн	Тогуз-Торо АШК, №3, 02.08.2023-ж. (31.07.2023-ж. – өз арызы)
6.	Тогуз-Торо айылдык	Абдымалик кызы Касиет	Тогуз-Торо АШК, №3, 02.08.2023-ж. (02.08.2023-ж. – өз арызы)
Ысык-Көл облусу			
Каракол шаары			
7.	Каракол шаардык	Атагельдиева Ибарат Касеновна (6) «Эмгек» депутаттык фракциясы	Каракол АШК, №4, 26.07.2023-ж. (19.06.2023-ж. – өз арызы)
8.	Каракол шаардык	Джаинов Нурлан Ногойбаевич (7) «Бирге-Вместе» депутаттык фракциясы	Каракол АШК, №4, 26.07.2023-ж. (17.07.2023-ж. – өз арызы)
9.	Каракол шаардык	Камалов Каныбек Рыскулович (8) «Бирге-Вместе» депутаттык фракциясы	Каракол АШК, №4, 26.07.2023-ж. (17.07.2023-ж. – өз арызы)
10.	Каракол шаардык	Казакбаев Нурлан Туратбекович (13) «Бирге-Вместе» депутаттык фракциясы	Каракол АШК, №4, 26.07.2023-ж. (18.07.2023-ж. – өз арызы)

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин катталган тизмесинен чыгарылган талапкерлердин тизмеси

№	Жергиликтүү кеңештердин аталыштары	Катталган талапкерлердин тизмесиндеги талапкердин Ф.А.А.	Тизмеден чыгаруу боюнча АШКнын чечиминин № жана датасы жана чечимге негиз
Жалал-Абад облусу			
Ала-Бука району			
1.	Т.Балтагулов айылдык	Бабанов Мелисбек Усенбаевич	Ала-Бука АШК, №8, 31.07.2023-ж. (25.07.2023-ж. – өз арызы)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 9-августундагы №75 токтомунун 3-тиркемеси

Жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттары деп таанылган талапкерлердин тизмеси

№	Жергиликтүү кеңештердин аталыштары	Жергиликтүү кеңештин кийинки шайланган депутатынын Ф.А.А.	Иштеген жери, ээлеген кызматы	Бош калган депутаттык мандатты ыйгаруу боюнча АШКнын чечими
Баткен облусу				
Кадамжай району				
1.	Кадамжай шаардык	Шерматов Бексултан Хамдамович (7) «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы	Кадамжай шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын кадрлар жана иш кагаздары боюнча адиси	Кадамжай АШК, №14, 31.07.2023-ж.
Жалал-Абад облусу				
Ала-Бука району				
2.	Т.Балтагулов айылдык	Жоробаев Камалдин Байламырзаевич	Дыйкан чарбанын мүчөсү	Ала-Бука АШК, №8, 31.07.2023-ж.
3.	Т.Балтагулов айылдык	Токтоматов Жумаказы Шамшарбекович	Дыйкан чарбанын мүчөсү	Ала-Бука АШК, №8, 31.07.2023-ж.
Тогуз-Торо району				
4.	Тогуз-Торо айылдык	Чекиев Эрнис Бешкемпирович	«Макмал Голд Компани» ЖЧКнын сырткы күзөт жана өрт көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы	Тогуз-Торо АШК, №4, 02.08.2023-ж.
5.	Тогуз-Торо айылдык	Сансызбаев Нурбек Сүйүнбекович	Дыйкан чарбанын мүчөсү	Тогуз-Торо АШК, №4, 02.08.2023-ж.
Ысык-Көл облусу				
Каракол шаары				
6.	Каракол шаардык	Абдыкеримова Уулча Сабыркулович (12) «Эмгек» саясий партиясы	№1 орто мектептин англис тили боюнча мугалими	Каракол АШК, №5, 26.07.2023-ж.
7.	Каракол шаардык	Кыдыбаев Улан Сагынбекович (17) «Бирге-Вместе» саясий партиясы	Жеке ишкер	Каракол АШК, №5, 26.07.2023-ж.
8.	Каракол шаардык	Абдымомунов Жаныбек Тынчылыкович (19) «Бирге-Вместе» саясий партиясы	Жеке ишкер	Каракол АШК, №5, 26.07.2023-ж.
9.	Каракол шаардык	Монолдор Жакшылык Кубанычбекович (20) «Бирге-Вместе» саясий партиясы	Жеке ишкер	Каракол АШК, №5, 26.07.2023-ж.



**АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)**

Международная ассоциация развития (МАР)

Проект «Устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии – Дополнительное финансирование» (ПУРСВС-ДФ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ:

- Консультант по разработке информационной системы управления по биллингу;
- Консультанта по независимой верификации санитарных объектов домохозяйств пилотных под-проектов Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Минимальные требования, предъявляемые к кандидатам, можете узнать на нижеуказанном сайте АРИС.

Заинтересованные кандидаты должны зарегистрироваться/авторизоваться в качестве Кандидата на вакансию на сайте АРИС и подать заявку на участие в данном отборе прикрепив резюме на русском и английском языках, с указанием контактного телефона и электронной почты, до 18.00 часов 25 августа 2023 г.

По возникшим вопросам обращаться по нижеуказанным контактным данным:

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
720040, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, кабинет №11
тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (153),
факс: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg
сайт: www.aris.kg

C/O-911



**АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)**

Международная ассоциация развития (МАР)

Проект устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии – Дополнительное финансирование (ПУРСВС-ДФ)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО «Реабилитации санитарных сооружений в школах Кызыл-Сууского айылного аймака Кара-Сууского района Ошской области»

Заинтересованные правомочные участники могут получить дополнительную информацию в Агентстве развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики, Исполнительный директор, Наспиев Марс Дамирович, e-mail: zakupki@aris.kg (с копией на: yozozalieva@aris.kg и edjakypbekov@aris.kg) и изучить тендерную документацию в рабочее время с 9.00 до 18.00 часов по указанному ниже адресу.

Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить полный пакет Тендерных документов на русском языке после регистрации/авторизации на сайте АРИС www.aris.kg

Конкурсные предложения должны быть доставлены по указанному ниже адресу до 11.00 часов 25 августа 2023 года. Предложения, полученные после указанного срока, будут отклонены.

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
г. Ош, ул. Масалиева, 73, 3 этаж.
тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (153),
факс: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg

C/O-912



ПССИ Свердловского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ на имущество должника:

1) квартира, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Чынгыза Айтматова, (проспект Мира), д. 97/5, кв. 51, принадлежащий на праве собственности ответчику Назырбекову Салимбек Мамытовичу, установив его начальную (стартовую) продажную стоимость в размере 13 641 962 (тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят два) сомов.

Первичные публичные торги на вышеуказанный жилой дом, общей полезной площадью - 184,0 кв.м., форма использования: квартира, материал стен: кирпич, этаж: 8; этажность 10, количество комнат: 5, тип отопления электрическое, канализация, год постройки 2015 года, тип кровли металлическая; тип конструкции индивидуального типа; колич-во балконов 2, количество лоджий 1; Водопровод, газ нет; находящейся по адресу: г.Бишкек р-н, Ленинский, пр. Чынгыза Айтматова (бывший проспект Мира) д. 97/5 кв. 51 с начальной (стартовой) продажной стоимостью в размере 13 641 962 (тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят два) сом, первичные публичные торги на вышеуказанную заложенный квартиру состоятся 20 сентября 2023 года в 11.00 часов по адресу: г.Бишкек р-н, Ленинский, пр. Чынгыза Айтматова (бывший проспект Мира) д. 97/5 кв. 51 с начальной (стартовой) продажной стоимостью в размере 13 641 962 (тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят два) сомов.

Лицам, желающим принять участие в торгах необходимо внести 5% от стоимости вышеуказанного имущества за день до начала торгов на депозитный счет ПССИ Свердловского района г.Бишкек—Центральное казначейство Министерства Финансов КР БИК 440001, р/с 440200421000000489, код платежа 14511900.

Обращаться судебному исполнителю
Усупбекову А.Ш. по тел.: (0505) 59-75-95.

H-557

**Департамент рыбного хозяйства при Министерстве
сельского хозяйства КР (организатор)**

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по предоставлению в пользование акватории Найманского водохранилища для организации и ведение рыбоводства и рыболовства, участок акватории Уч-Коргонского водохранилища для организации и ведения садкового рыбного хозяйства, а так же Пруды для организации и ведения рыбного хозяйства в Чуйской области в Московском районе.

Юридическим и физическим лицам необходимо подать заявку (Организатор) конкурса по адресу: 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 96-А., 6 этаж 604 каб., телефон: 66-28-30, факс: 66-02-21

1. Срок подачи конкурсных заявок до 9 сентября 2023 года.
2. Дата заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок состоится 11 сентября 2023 года в 10.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 96-А, 6 этаж, каб. №621.
3. По всем интересующимся вопросам и за дополнительной информацией, а также по критериям оценки, на основании которых конкурсная комиссия будет оценивать заявки, поданные на участие в конкурсе, юридические и физические лица могут обращаться к секретарю межведомственной комиссии, по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 96-А., 6 этаж, 605 каб.

№ п/п	Лот №	Местонахождение водоема		
Джалал-Абадская область Ноокенский район, с. Тендик «Жыйырманчы»				
		Государственный рыбохозяйственный водоем участок акватории Уч-Коргонского водохранилища (для установки садков)		Площадь водоема/участка
1	504-2-2	Рыбохозяйственный участок (рыбоводство)	(координаты) С-3;N-41°-14'45.49; E-72°12'29.06 над уровнем моря 528 м; Ю-3;N-41°14.44.45; E-72°12'29.06 над уровнем моря 554 м; С-3;N-41°-15'04.67; E-72°12'10.94; над уровнем моря 538 м; Ю-В;N-41°15.07.47; E-72°12'16.10 над уровнем моря 538 м;	10 га
Ошская обл. Ноокатский район, с. Найман				
1	537	Государственный рыбохозяйственный водоем акватория Найманского водохранилища (для организации спортивно-любительского рыболовства)		
		Рыбохозяйственный (рыболовства)		450 га
Чуйская область				
1	327	Рыбохозяйственный (рыбоводство)	Московский район, Александровский а/а	2,9 га
2	328	Рыбохозяйственный (рыбоводство)	Московский район, Александровский а/а	6,0 га

№ п/п	Требование конкурсных документов
1.	Заполненная форма конкурсной заявки
2.	Копию документа, удостоверяющая личность (паспорт)
3.	Копия Устава юридического лица
4.	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
5.	Наличие справки с налоговой службы
6.	Наличие справки Соцфонда
7.	Сведения о квалификации
8.	Наличие Бизнес плана
9.	Доверенность на право подписания конкурсной документации
10.	Другие документы

В бизнес планах приветствуется взаимодействие с мелкими фермерами-рыбоводами, создание рыбоводческих кооперативов и кластеров.

C/O-909



**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ**

2023-жылдын 4-августунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2023-жылдын 10-августунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган.



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

4 августа 2023 года Правлением Национального банка Кыргызской Республики принято решение о прекращении специального режима Временной администрации в ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» с 10 августа 2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Приказом Департамента по делам банкротства при Министерстве Экономики и Коммерции КР от 1 августа 2023 года №94 специальным администратором

ЗАО «Таш-Кумыр Силикон Продакшнз» назначен Майлыбаев Бакыт Суйунбекович (лицензия №0402 от 15.06.2010 г.).

Первое собрание кредиторов ЗАО «Таш-Кумыр Силикон Продакшнз» состоится в 10.00 часов 25 августа 2023 года по адресу: г.Таш-Кумыр, п. Кызыл-Алма гостиница 1 этаж. Представителям кредиторов для участия на собрании необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность с правом голосования.

Справки по тел.: (0707) 00-58-17.

H-552

**ОсОО «Абизов плюс»
объявляет о своем
закрытии.**

Притензии принимаются в течение 1-го месяца по адресу: г.Бишкек ул.Лермонтова, д. 12 а, каб.10.

H-543

**ЖИ Маматкулов
Кубанычбек Ташиевич**
(код ОКПОсу 24802276,
ИНН 21611198800612)

өз ишкердүүлүгүн
токтоткондугун
жарыялайт.

Бардык дооматтар эки ай ичинде кабыл алынат. Дареги:

Ош болусу, Өзгөн району,
Куршаб айылы. К.Майраев көчөсү.

П/П-687

**Мусаева Дамира
Бекмурсаевнага таандык
ИСН 13004196500520**

МСКнын Жумгал району боюнча башкармалыгы тарабынан (01.01.2013-жылы) берилген салык карточкасы жеке ишкердик күбөлүгү код ОКПОсу 20234941 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

H-556

**В связи с утерей бланков разрешений
ОсОО «Кыргыз Жук Транс»:**

ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100263
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100264
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100265
УЗБЕКИСТАН	822189
УЗБЕКИСТАН	822190
УЗБЕКИСТАН	822194
УЗБЕКИСТАН	2433
УЗБЕКИСТАН	2422
УЗБЕКИСТАН	2371
УЗБЕКИСТАН	2845
УЗБЕКИСТАН	2431
УЗБЕКИСТАН	2367
УЗБЕКИСТАН	2252
УЗБЕКИСТАН	2439
УЗБЕКИСТАН	2301
ГРУЗИЯ	219519
ГРУЗИЯ	219601
АЗЕРБАЙДЖАН	306180
КИТАЙ	2713
ТУРЦИЯ	529676
ТУРЦИЯ	529677
ПОЛЬША	6630943
ПОЛЬША	6630944
ПОЛЬША	6630945
ПОЛЬША	6630946
УЗБЕКИСТАН	654990
УЗБЕКИСТАН	655030
ЛАТВИЯ	438904
ЛАТВИЯ	438905
ЛАТВИЯ	438906
ГРУЗИЯ	322536
АЗЕРБАЙДЖАН	218005
ГРУЗИЯ	322544
АЗЕРБАЙДЖАН	218003
АЗЕРБАЙДЖАН	218004
ГРУЗИЯ	322541
ГРУЗИЯ	322542
ГРУЗИЯ	322543
ГРУЗИЯ	322540
УЗБЕКИСТАН	708290
УЗБЕКИСТАН	708289
ГРУЗИЯ	323126
ГРУЗИЯ	323128
ГРУЗИЯ	323129
УЗБЕКИСТАН	708311
ГРУЗИЯ	323127
ГРУЗИЯ	323130
УЗБЕКИСТАН	708199
УЗБЕКИСТАН	708268
УЗБЕКИСТАН	708269
ТУРЦИЯ	565596
ТУРЦИЯ	565602
ТУРЦИЯ	565603
ТУРЦИЯ	565618
ТУРЦИЯ	565624
ТУРЦИЯ	565645
ТУРЦИЯ	565649
ТУРЦИЯ	565651
ТУРЦИЯ	565658
ТУРЦИЯ	565662
ТУРЦИЯ	565667
ТУРЦИЯ	565668
ТУРЦИЯ	565671
ТУРЦИЯ	565675
ТУРЦИЯ	565676
ТУРЦИЯ	565677
ТУРЦИЯ	565678
ТУРЦИЯ	565690
ГРУЗИЯ	218389
ГРУЗИЯ	218390
ГРУЗИЯ	218392
ГРУЗИЯ	218406
ГРУЗИЯ	218425
ГРУЗИЯ	218435

ГРУЗИЯ	218436
ГРУЗИЯ	218446
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100709
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100719
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100718
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100786
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100785
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100726
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100797
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100795
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100796
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100794
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100810
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100809
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100811
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100804
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100823
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100829
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100828
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100822
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100566
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100836
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100586
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100594
УЗБЕКИСТАН	821812
УЗБЕКИСТАН	773892
ГРУЗИЯ	217955
ГРУЗИЯ	217954
ГРУЗИЯ	218267
ГРУЗИЯ	218307
ГРУЗИЯ	217992
ГРУЗИЯ	218179
ГРУЗИЯ	218306
ГРУЗИЯ	218173
ГРУЗИЯ	218172
ГРУЗИЯ	218309
ГРУЗИЯ	218253
ГРУЗИЯ	217993
ГРУЗИЯ	217991
ГРУЗИЯ	218177
ГРУЗИЯ	218308
ГРУЗИЯ	217980
ГРУЗИЯ	217990
ГРУЗИЯ	218180
ГРУЗИЯ	218174
ГРУЗИЯ	218176
ГРУЗИЯ	218175
ГРУЗИЯ	218178
ГРУЗИЯ	218305
ГРУЗИЯ	218254
ГРУЗИЯ	218171
ГРУЗИЯ	218337
ГРУЗИЯ	218336
ГРУЗИЯ	218319
ГРУЗИЯ	218339
ГРУЗИЯ	218318
ГРУЗИЯ	218321
ГРУЗИЯ	218340
ГРУЗИЯ	218338
ГРУЗИЯ	218335
ГРУЗИЯ	218372
ГРУЗИЯ	218373
ГРУЗИЯ	218351
ГРУЗИЯ	217962
ГРУЗИЯ	217963

ГРУЗИЯ	218018
ГРУЗИЯ	218108
ГРУЗИЯ	218109
ГРУЗИЯ	218102
ГРУЗИЯ	218105
ГРУЗИЯ	218106
ГРУЗИЯ	218110
ГРУЗИЯ	218104
ГРУЗИЯ	218114
АЗЕРБАЙДЖАН	160241
ЛАТВИЯ	439275
ЛАТВИЯ	439276
ЛАТВИЯ	439277
УЗБЕКИСТАН	662535
УЗБЕКИСТАН	662558
УЗБЕКИСТАН	662561
УЗБЕКИСТАН	662702
УЗБЕКИСТАН	662703
УЗБЕКИСТАН	662704
УЗБЕКИСТАН	662705
УЗБЕКИСТАН	662706
УЗБЕКИСТАН	662717
УЗБЕКИСТАН	662718
УЗБЕКИСТАН	662719
УЗБЕКИСТАН	662721
РОССИЯ	1166200
РОССИЯ	1166201
РОССИЯ	1166202
РОССИЯ	1166203
РОССИЯ	1166204
РОССИЯ	1166274
РОССИЯ	1166276
РОССИЯ	1166277
РОССИЯ	1166278
РОССИЯ	1166353
РОССИЯ	1166354
РОССИЯ	1166355
РОССИЯ	1166376
РОССИЯ	1166378
РОССИЯ	1166379
РОССИЯ	1166380
РОССИЯ	1166476
РОССИЯ	1166478
РОССИЯ	1166480
РОССИЯ	335133
КИТАЙ	4975
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100843
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100844
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100849
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100850
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100852
КИТАЙ	517
ТУРЦИЯ	527297
ТУРЦИЯ	527298
ТУРЦИЯ	527299
ТУРЦИЯ	527300
ТУРЦИЯ	527321
ТУРКМЕНИЯ	103214
ТУРКМЕНИЯ	103215
УЗБЕКИСТАН	662107
УЗБЕКИСТАН	662108
УЗБЕКИСТАН	662110
УЗБЕКИСТАН	662176
УЗБЕКИСТАН	662179
УЗБЕКИСТАН	662180
УЗБЕКИСТАН	662307
УЗБЕКИСТАН	662308
УЗБЕКИСТАН	662356
УЗБЕКИСТАН	662357
УЗБЕКИСТАН	662437
УЗБЕКИСТАН	662475
УЗБЕКИСТАН	662476
УЗБЕКИСТАН	708258
УЗБЕКИСТАН	708257
УЗБЕКИСТАН	708288
УЗБЕКИСТАН	708287
УЗБЕКИСТАН	708259

УЗБЕКИСТАН	708260
УЗБЕКИСТАН	708286
ГРУЗИЯ	323132
ГРУЗИЯ	323131
УЗБЕКИСТАН	708321
ГРУЗИЯ	323141
ГРУЗИЯ	323142
ГРУЗИЯ	323140
УЗБЕКИСТАН	708366
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105198
УЗБЕКИСТАН	708365
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105199
УЗБЕКИСТАН	708367
УЗБЕКИСТАН	708371
УЗБЕКИСТАН	708372
УЗБЕКИСТАН	708370
УЗБЕКИСТАН	708374
УЗБЕКИСТАН	708373
УЗБЕКИСТАН	708375
УЗБЕКИСТАН	708376
КАЗАХСТАН	25664
КАЗАХСТАН	25646
КАЗАХСТАН	25663
ПОЛЬША	9021259
ПОЛЬША	9021260
ПОЛЬША	9021256
ПОЛЬША	9021258
ПОЛЬША	9021257
ПОЛЬША	9021301
ПОЛЬША	9021300
ПОЛЬША	9021299
ПОЛЬША	9021302
ПОЛЬША	9021298
ЛАТВИЯ	112266
ЛАТВИЯ	112267
ЛАТВИЯ	112264
ЛАТВИЯ	112268
ЛАТВИЯ	112265
ЛАТВИЯ	112285
ЛАТВИЯ	112284
ЛАТВИЯ	112369
ЛАТВИЯ	112372
ЛАТВИЯ	112371
ТУРКМЕНИЯ	124711
ТУРКМЕНИЯ	124745
ТУРКМЕНИЯ	124746
ТУРКМЕНИЯ	124793
ТУРКМЕНИЯ	124819
ТУРКМЕНИЯ	124792
ТУРКМЕНИЯ	124815
ТУРКМЕНИЯ	124871
ТУРКМЕНИЯ	124870
ТУРКМЕНИЯ	124816
ТУРКМЕНИЯ	125092
ТУРКМЕНИЯ	124818
РОССИЯ	214860
РОССИЯ	214861
РОССИЯ	214863
РОССИЯ	214859
РОССИЯ	214862
РОССИЯ	214873
РОССИЯ	214872
РОССИЯ	214871
РОССИЯ	334933
РОССИЯ	334929
РОССИЯ	334931
РОССИЯ	334930
РОССИЯ	334932
ТУРЦИЯ	565535
ТУРЦИЯ	565536
ТУРЦИЯ	565534
ТУРЦИЯ	565569
ТУРЦИЯ	565568
ТУРЦИЯ	565583
ТУРЦИЯ	565595
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100611

(Продолжение на 25-ой стр.)

(Начало на 24-ой стр.)

ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105098
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105101
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105102
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105103
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105105
ГРУЗИЯ	818837
ГРУЗИЯ	818838
ГРУЗИЯ	818841
ГРУЗИЯ	818842
ГРУЗИЯ	818843
ЛАТВИЯ	439097
РОССИЯ	1166582
РОССИЯ	1166583
РОССИЯ	1166592
ТУРЦИЯ	881599
ТУРЦИЯ	881723
ТУРЦИЯ	881725
ЛАТВИЯ	440971
ЛАТВИЯ	440972
ЛАТВИЯ	440973
ЛАТВИЯ	441344
ЛАТВИЯ	441345
ЛАТВИЯ	441346
ЛАТВИЯ	441347
ЛАТВИЯ	441348
ГРУЗИЯ	322537
АЗЕРБАЙДЖАН	218001
ГРУЗИЯ	218447
ТУРЦИЯ	849991
ТУРЦИЯ	849992
ТУРЦИЯ	849993
ТУРЦИЯ	850097
ТУРЦИЯ	850098
ТУРЦИЯ	850195
ТУРЦИЯ	850196
ТУРЦИЯ	850197
ТУРЦИЯ	850225
ТУРЦИЯ	850226
ТУРЦИЯ	850227
ТУРЦИЯ	850228
КИТАЙ	12319
ЛИТВА	135069
ЛИТВА	135088
ЛИТВА	135089
ГРУЗИЯ	219667
ГРУЗИЯ	219668
ГРУЗИЯ	219669
ГРУЗИЯ	219678
ГРУЗИЯ	219679
ГРУЗИЯ	219682
ГРУЗИЯ	219683
ГРУЗИЯ	219708
ГРУЗИЯ	219709
КИТАЙ	24635
КИТАЙ	24644
КИТАЙ	24645
КИТАЙ	24649
КИТАЙ	24664
КИТАЙ	24814
КИТАЙ	24871
КИТАЙ	24882
КИТАЙ	24902
КИТАЙ	24911
КИТАЙ	24973
КИТАЙ	24995
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100612
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100672
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100706
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100671
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100708
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100710

УЗБЕКИСТАН	821805
УЗБЕКИСТАН	821813
УЗБЕКИСТАН	821917
УЗБЕКИСТАН	821916
УЗБЕКИСТАН	821913
УЗБЕКИСТАН	821911
УЗБЕКИСТАН	821915
УЗБЕКИСТАН	821935
УЗБЕКИСТАН	821952
УЗБЕКИСТАН	821957
УЗБЕКИСТАН	821960
УЗБЕКИСТАН	821955
УЗБЕКИСТАН	821958
УЗБЕКИСТАН	821959
УЗБЕКИСТАН	821954
УЗБЕКИСТАН	821956
УЗБЕКИСТАН	821988
УЗБЕКИСТАН	821989
УЗБЕКИСТАН	822008
УЗБЕКИСТАН	821987
УЗБЕКИСТАН	822009
УЗБЕКИСТАН	822086
УЗБЕКИСТАН	822029
УЗБЕКИСТАН	822107
УЗБЕКИСТАН	822097
УЗБЕКИСТАН	822096
УЗБЕКИСТАН	822099
УЗБЕКИСТАН	822094
УЗБЕКИСТАН	822098
УЗБЕКИСТАН	822109
УЗБЕКИСТАН	822095
УЗБЕКИСТАН	822119
УЗБЕКИСТАН	822122
УЗБЕКИСТАН	822125
УЗБЕКИСТАН	822118
УЗБЕКИСТАН	822121
УЗБЕКИСТАН	822124
УЗБЕКИСТАН	822120
УЗБЕКИСТАН	822147
УЗБЕКИСТАН	822146
УЗБЕКИСТАН	822150
УЗБЕКИСТАН	822149
УЗБЕКИСТАН	822158
УЗБЕКИСТАН	822167
УЗБЕКИСТАН	822168
УЗБЕКИСТАН	822178
ГРУЗИЯ	217961
ГРУЗИЯ	217960
ГРУЗИЯ	218103
ГРУЗИЯ	218112
ГРУЗИЯ	218115
ГРУЗИЯ	218107
ГРУЗИЯ	218113
ГРУЗИЯ	218111
ГРУЗИЯ	218016
ГРУЗИЯ	218015
ГРУЗИЯ	218017
ГРУЗИЯ	217979
ГРУЗИЯ	218059
ГРУЗИЯ	218061
ГРУЗИЯ	218064
ГРУЗИЯ	218063
ГРУЗИЯ	218062
ГРУЗИЯ	218070
ГРУЗИЯ	218069
ГРУЗИЯ	218057
ГРУЗИЯ	218065
ГРУЗИЯ	218058
ГРУЗИЯ	218060
ГРУЗИЯ	218066
КИТАЙ	2040
КИТАЙ	2058
КИТАЙ	2212
КИТАЙ	2268
КИТАЙ	2368
КИТАЙ	2489
КИТАЙ	2520
КИТАЙ	2549
КИТАЙ	2638
КИТАЙ	2639

КИТАЙ	2665
КИТАЙ	2681
УЗБЕКИСТАН	654827
УЗБЕКИСТАН	654829
УЗБЕКИСТАН	654838
ТУРКМЕНИЯ	103098
ЛАТВИЯ	438982
РОССИЯ	260232
ЛИТВА	417892
ЛИТВА	417893
ЛИТВА	417894
ЛИТВА	47463
ЛИТВА	47464
ЛИТВА	47465
КАЗАХСТАН	13142
РОССИЯ	260250
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100866
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100873
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100893
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100894
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100899
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100902
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100910
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100915
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100918
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100920
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100931
ТУРЦИЯ	850282
ТУРЦИЯ	850312
ТУРЦИЯ	850313
АЗЕРБАЙДЖАН	273196
ТУРКМЕНИЯ	149620
ТУРКМЕНИЯ	149621
ТУРКМЕНИЯ	149633
ТУРКМЕНИЯ	149642
КИТАЙ	11001
КАЗАХСТАН	159722
КАЗАХСТАН	159752
КАЗАХСТАН	159774
КАЗАХСТАН	159775
КАЗАХСТАН	160105
КАЗАХСТАН	160109
КАЗАХСТАН	160110
ЛАТВИЯ	125609
ЛАТВИЯ	125627
ЛАТВИЯ	125628
ЛИТВА	7356
УЗБЕКИСТАН	708377
УЗБЕКИСТАН	708388
УЗБЕКИСТАН	708389
УЗБЕКИСТАН	708392
УЗБЕКИСТАН	708393
ТУРЦИЯ	566695
ТУРЦИЯ	567200
ТУРЦИЯ	567201
ТУРЦИЯ	567202
УЗБЕКИСТАН	822207
УЗБЕКИСТАН	822214
УЗБЕКИСТАН	822218
УЗБЕКИСТАН	822248
УЗБЕКИСТАН	822255
УЗБЕКИСТАН	822283
УЗБЕКИСТАН	822287
УЗБЕКИСТАН	822298
УЗБЕКИСТАН	822299
УЗБЕКИСТАН	822309
ГРУЗИЯ	219520
ГРУЗИЯ	219635
ГРУЗИЯ	219610
ГРУЗИЯ	219462
ГРУЗИЯ	219623
ГРУЗИЯ	219574
ГРУЗИЯ	219566

ГРУЗИЯ	219647
ГРУЗИЯ	219634
ГРУЗИЯ	219463
ГРУЗИЯ	219573
ГРУЗИЯ	219521
ГРУЗИЯ	219609
ГРУЗИЯ	219602
ГРУЗИЯ	219622
ГРУЗИЯ	219567
КИТАЙ	21914
КИТАЙ	24458
КИТАЙ	24531
КИТАЙ	24534
КИТАЙ	24553
КИТАЙ	24558
КИТАЙ	24562
КАЗАХСТАН	25630
ЛИТВА	7234
ЛИТВА	7233
ГЕРМАНИЯ	7500501
КАЗАХСТАН	25631
КАЗАХСТАН	25632
РОССИЯ	334950
РОССИЯ	334949
РОССИЯ	334968
РОССИЯ	334954
РОССИЯ	334991
РОССИЯ	334992
РОССИЯ	334990
ТУРЦИЯ	565225
ТУРЦИЯ	565261
ТУРЦИЯ	565279
ТУРЦИЯ	565278
ТУРЦИЯ	565227
ТУРЦИЯ	565263
ТУРЦИЯ	565289
ТУРЦИЯ	565344
ТУРЦИЯ	565340
ТУРЦИЯ	565342
ТУРЦИЯ	565341
ТУРЦИЯ	565343
ТУРЦИЯ	565300
ТУРЦИЯ	565367
ТУРЦИЯ	565379
ТУРЦИЯ	565397
ТУРЦИЯ	565398
ТУРЦИЯ	565415
ТУРЦИЯ	565414
ТУРЦИЯ	565438
ТУРЦИЯ	565413
ТУРЦИЯ	565417
ТУРЦИЯ	565437
ТУРЦИЯ	565416
ТУРЦИЯ	565463
ТУРЦИЯ	565484
ТУРЦИЯ	565447
ТУРЦИЯ	565486
ТУРЦИЯ	565515
ТУРЦИЯ	565488
ТУРЦИЯ	565487
ТУРЦИЯ	565490
ТУРЦИЯ	565489
ТУРЦИЯ	565485
ТУРЦИЯ	565464
ТУРЦИЯ	565448
ТУРЦИЯ	565491
ТУРЦИЯ	565514
ТУРЦИЯ	565513
ТУРЦИЯ	565532
ТУРЦИЯ	565555
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100564
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100637
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100636
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100634
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100565
Всего	591 шт.

считать недействительными.

**В связи с утерей бланков
разрешений ОсОО Фирма
«ОШМЕЖТРАНС»:**

ПОЛЬША	7462040
ТУРЦИЯ	513307
ТУРЦИЯ	513889
ТУРЦИЯ	513891
ТУРЦИЯ	513976
ТУРЦИЯ	513979
ТУРЦИЯ	514013
АЗЕРБАЙДЖАН	116646
АЗЕРБАЙДЖАН	116647
ГРУЗИЯ	800453
ГРУЗИЯ	800460
ГРУЗИЯ	800463
ГРУЗИЯ	800467
ГРУЗИЯ	800476
ГРУЗИЯ	800477
ГРУЗИЯ	800690
ГРУЗИЯ	800845
ГРУЗИЯ	800846
ГРУЗИЯ	800869
ГРУЗИЯ	801233
ГРУЗИЯ	801314
ГРУЗИЯ	801327
ГРУЗИЯ	801328
ГРУЗИЯ	801329
ГРУЗИЯ	801331
ГРУЗИЯ	801335
ГРУЗИЯ	801336
УЗБЕКИСТАН	564317
УЗБЕКИСТАН	564318
УЗБЕКИСТАН	564319
ЛАТВИЯ	342996
ЛАТВИЯ	342997
ЛАТВИЯ	342998
ГРУЗИЯ	813745
КАЗАХСТАН	64622
ГРУЗИЯ	817849
ГРУЗИЯ	817850
ГРУЗИЯ	817852
ГРУЗИЯ	817853
ГРУЗИЯ	817964
ГРУЗИЯ	817965
ГРУЗИЯ	817967
ГРУЗИЯ	817968
ГРУЗИЯ	818048
ГРУЗИЯ	818049
ГРУЗИЯ	818050
ГРУЗИЯ	818052
ГРУЗИЯ	818053
ГРУЗИЯ	818249
ГРУЗИЯ	818250
ГРУЗИЯ	818251
ЛАТВИЯ	439278
ЛАТВИЯ	439279
ЛАТВИЯ	439280
ТУРКМЕНИЯ	103327
ТУРКМЕНИЯ	103328
ТУРКМЕНИЯ	103329
УЗБЕКИСТАН	662104
УЗБЕКИСТАН	662181
УЗБЕКИСТАН	662184
УЗБЕКИСТАН	662258
УЗБЕКИСТАН	662259
УЗБЕКИСТАН	662260
УЗБЕКИСТАН	662311
УЗБЕКИСТАН	662312
УЗБЕКИСТАН	662313
УЗБЕКИСТАН	662361
УЗБЕКИСТАН	662362
УЗБЕКИСТАН	662363
УЗБЕКИСТАН	662411
УЗБЕКИСТАН	662412
УЗБЕКИСТАН	662470
УЗБЕКИСТАН	662473
РОССИЯ	1166584
РОССИЯ	1166585
РОССИЯ	1166586
РОССИЯ	1166587
ТУРЦИЯ	881539
ТУРЦИЯ	881540
ТУРЦИЯ	881601
ЛАТВИЯ	440966
ЛАТВИЯ	440967
ЛАТВИЯ	440968
ТУРЦИЯ	566513
ТУРЦИЯ	567007

ТУРЦИЯ	567013
ТУРЦИЯ	567024
ТУРЦИЯ	567027
ЛАТВИЯ	112263
ЛАТВИЯ	112283
ЛАТВИЯ	112364
ЛАТВИЯ	112255
ЛАТВИЯ	112257
ЛАТВИЯ	112254
ЛАТВИЯ	112365
ЛАТВИЯ	112261
ЛАТВИЯ	112256
ЛАТВИЯ	112259
ЛАТВИЯ	112282
ЛАТВИЯ	112260
ЛАТВИЯ	112253
ЛАТВИЯ	112262
ЛАТВИЯ	112363
КАЗАХСТАН	25662
КАЗАХСТАН	25606
КАЗАХСТАН	25626
КАЗАХСТАН	25625
КАЗАХСТАН	25604
КАЗАХСТАН	25672
КАЗАХСТАН	25686
КАЗАХСТАН	25635
КАЗАХСТАН	25694
КАЗАХСТАН	26035
КАЗАХСТАН	25661
КАЗАХСТАН	25644
КАЗАХСТАН	25659
КАЗАХСТАН	25645
КАЗАХСТАН	25643
КАЗАХСТАН	26075
КАЗАХСТАН	25607
КАЗАХСТАН	25617
КАЗАХСТАН	25618
КАЗАХСТАН	26076
КАЗАХСТАН	25619
КАЗАХСТАН	26056
ТУРКМЕНИЯ	124686
ТУРКМЕНИЯ	124685
ТУРКМЕНИЯ	124744
ТУРКМЕНИЯ	124742
ТУРКМЕНИЯ	124795
ТУРКМЕНИЯ	124796
РОССИЯ	214847
РОССИЯ	214816
РОССИЯ	214839
РОССИЯ	214868
РОССИЯ	214870
РОССИЯ	214857
РОССИЯ	334903
РОССИЯ	214856
РОССИЯ	214858
РОССИЯ	334915
РОССИЯ	214855
РОССИЯ	214854
РОССИЯ	214869
РОССИЯ	334904
РОССИЯ	334906
РОССИЯ	334914
РОССИЯ	334927
РОССИЯ	334924
РОССИЯ	334948
РОССИЯ	334942
РОССИЯ	334926
РОССИЯ	334925
РОССИЯ	334947
РОССИЯ	334928
РОССИЯ	334941
РОССИЯ	334945
РОССИЯ	334965
РОССИЯ	334970
РОССИЯ	334985
РОССИЯ	334986
РОССИЯ	334983
РОССИЯ	334984
РОССИЯ	334969
РОССИЯ	334959
РОССИЯ	334953
ГРУЗИЯ	217697
ГРУЗИЯ	217696
ГРУЗИЯ	217721
ГРУЗИЯ	217731
ГРУЗИЯ	217729
ГРУЗИЯ	217733
ГРУЗИЯ	217812

ГРУЗИЯ	217811
ГРУЗИЯ	217804
ГРУЗИЯ	217751
ГРУЗИЯ	217802
ГРУЗИЯ	217870
ГРУЗИЯ	217803
ТУРЦИЯ	565436
ТУРЦИЯ	565445
ТУРЦИЯ	565462
ТУРЦИЯ	565461
ТУРЦИЯ	565527
ТУРЦИЯ	565531
ТУРЦИЯ	565529
ТУРЦИЯ	565528
ТУРЦИЯ	565530
ТУРЦИЯ	565552
ТУРЦИЯ	565551
ТУРЦИЯ	565339
ТУРЦИЯ	565365
ТУРЦИЯ	565366
ТУРЦИЯ	565352
ТУРЦИЯ	565571
ТУРЦИЯ	565581
ТУРЦИЯ	565368
ТУРЦИЯ	565572
ТУРЦИЯ	565582
ТУРЦИЯ	565574
ТУРЦИЯ	565377
ТУРЦИЯ	565570
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100522
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100505
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100504
ТУРЦИЯ	565324
ТУРЦИЯ	565312
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100521
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100593
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100595
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100628
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100632
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100631
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100615
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100633
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100665
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100630
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100629
УЗБЕКИСТАН	547387
УЗБЕКИСТАН	547388
УЗБЕКИСТАН	547390
УЗБЕКИСТАН	547425
ЛАТВИЯ	340873
ЛАТВИЯ	340875
ЛАТВИЯ	340876
ЛАТВИЯ	340877
ЛАТВИЯ	340909
ЛАТВИЯ	340911
ЛАТВИЯ	340912
ЛАТВИЯ	340913
ЛАТВИЯ	340914
УЗБЕКИСТАН	560507
УЗБЕКИСТАН	560508
УЗБЕКИСТАН	560509
УЗБЕКИСТАН	560510
УЗБЕКИСТАН	560542
УЗБЕКИСТАН	560543
УЗБЕКИСТАН	560544
УЗБЕКИСТАН	560582
УЗБЕКИСТАН	560585
УЗБЕКИСТАН	560586
УЗБЕКИСТАН	560587
УЗБЕКИСТАН	560603
УЗБЕКИСТАН	560604
УЗБЕКИСТАН	560605
УЗБЕКИСТАН	560606
УЗБЕКИСТАН	560638
УЗБЕКИСТАН	560664
УКРАИНА	99615
ТУРЦИЯ	528789
УЗБЕКИСТАН	654388

УЗБЕКИСТАН	654414
ЛАТВИЯ	438296
ЛАТВИЯ	438297
ЛАТВИЯ	438298
УЗБЕКИСТАН	654612
УЗБЕКИСТАН	654663
УЗБЕКИСТАН	654664
УЗБЕКИСТАН	654702
УЗБЕКИСТАН	654703
ЛАТВИЯ	438426
КАЗАХСТАН	12838
БОЛГАРИЯ	37852
ГРУЗИЯ	97522
ГРУЗИЯ	97571
ГРУЗИЯ	97630
ГРУЗИЯ	97632
ГРУЗИЯ	322958
ГРУЗИЯ	322957
ГРУЗИЯ	322960
УЗБЕКИСТАН	708194
УЗБЕКИСТАН	708263
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100668
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100667
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100702
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100703
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100686
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100717
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100700
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100716
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100687
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100783
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100725
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100758
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100781
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100759
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100790
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100793
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100792
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100791
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100581
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100563
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100562
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100825
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100833
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100808
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100561
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100827
ГРУЗИЯ	812914
ГРУЗИЯ	812938
ГРУЗИЯ	812944
ГРУЗИЯ	812975
ГРУЗИЯ	812982
ГРУЗИЯ	813046
ГРУЗИЯ	813048
ГЕРМАНИЯ	1500194
ГЕРМАНИЯ	1500195
УЗБЕКИСТАН	708264
ГРУЗИЯ	322502
ГРУЗИЯ	322501
ТУРЦИЯ	566698
ТУРЦИЯ	566699
ТУРЦИЯ	850278
ТУРЦИЯ	850281
ТУРЦИЯ	850314
АЗЕРБАЙДЖАН	273194
АЗЕРБАЙДЖАН	273212
АЗЕРБАЙДЖАН	273213
АЗЕРБАЙДЖАН	273214

(Продолжение на 27-ой стр.)

(Начало на 26-ой стр.)

ТУРКМЕНИЯ	149562
ТУРКМЕНИЯ	149563
ТУРКМЕНИЯ	149576
ТУРКМЕНИЯ	149586
ТУРКМЕНИЯ	149641
ГРУЗИЯ	219517
ГРУЗИЯ	219461
ГРУЗИЯ	219515
ЛИТВА	135086
ЛИТВА	135087
ТУРКМЕНИЯ	59321
ТУРКМЕНИЯ	59324
ТУРКМЕНИЯ	59365
ТУРКМЕНИЯ	59366
ТУРКМЕНИЯ	59465
ТУРКМЕНИЯ	59466
ТУРКМЕНИЯ	59486
ТУРКМЕНИЯ	59487
ТУРКМЕНИЯ	59491
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	116
ТУРЦИЯ	515915
ТУРЦИЯ	516017
РОССИЯ	239703
ТУРЦИЯ	515331
ТУРЦИЯ	515338
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	51
ГРУЗИЯ	97309
ГРУЗИЯ	97310
ГРУЗИЯ	97313
ПОЛЬША	6630927
ПОЛЬША	6630928
ПОЛЬША	6630936
ПОЛЬША	6630937
ПОЛЬША	6630947
ПОЛЬША	6630948
ПОЛЬША	6630949
ПОЛЬША	6630950
УЗБЕКИСТАН	654958
УЗБЕКИСТАН	654959
УЗБЕКИСТАН	654961
ЛАТВИЯ	438853
ЛАТВИЯ	438857
ЛАТВИЯ	438907
ЛАТВИЯ	438908
ЛАТВИЯ	438909
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105091
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105092
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105093
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105094
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105096
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105106
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105108
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105115
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105116
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105117
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105118
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105119
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105122
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105123
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105124
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105125
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1105126
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100841
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100842
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100847
КАЗАХСТАН	64632
ГРУЗИЯ	813979
ТУРЦИЯ	527149
ТУРЦИЯ	527173
ТУРЦИЯ	527192
ТУРЦИЯ	527194

ТУРЦИЯ	527209
ТУРЦИЯ	527357
ТУРЦИЯ	527417
ТУРЦИЯ	527418
ТУРЦИЯ	527419
ТУРЦИЯ	527421
ТУРЦИЯ	527516
ТУРЦИЯ	527517
ТУРЦИЯ	527518
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	22090625
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	22013228
РОССИЯ	260018
РОССИЯ	260019
ЛИТВА	417764
ЛИТВА	417765
ЛИТВА	417766
ЛИТВА	417767
ЛИТВА	417768
РОССИЯ	260062
РОССИЯ	260063
УЗБЕКИСТАН	654769
УЗБЕКИСТАН	654771
ТУРКМЕНИЯ	103095
ГРУЗИЯ	98083
ГРУЗИЯ	817706
ГРУЗИЯ	817709
ГРУЗИЯ	817713
ЛАТВИЯ	440969
ЛАТВИЯ	440970
ЛАТВИЯ	441349
ЛАТВИЯ	441350
ЛАТВИЯ	441351
ЛАТВИЯ	441352
ЛАТВИЯ	441353
ЛАТВИЯ	441354
ЛАТВИЯ	441355
ЛАТВИЯ	441356
ТУРЦИЯ	928695
ТУРЦИЯ	928694
УЗБЕКИСТАН	708363
УЗБЕКИСТАН	708362
УЗБЕКИСТАН	708364
ПОЛЬША	9021251
ПОЛЬША	9021252
ПОЛЬША	9021253
ПОЛЬША	9021254
ПОЛЬША	9021255
ПОЛЬША	9021293
ПОЛЬША	9021294
ПОЛЬША	9021295
ПОЛЬША	9021296
ПОЛЬША	9021297
УЗБЕКИСТАН	822198
УЗБЕКИСТАН	822208
УЗБЕКИСТАН	822217
УЗБЕКИСТАН	822245
УЗБЕКИСТАН	822246
УЗБЕКИСТАН	822258
УЗБЕКИСТАН	822296
УЗБЕКИСТАН	822297
УЗБЕКИСТАН	822311
УЗБЕКИСТАН	822312
РОССИЯ	215017
КАЗАХСТАН	159590
КАЗАХСТАН	159725
КАЗАХСТАН	159751
КАЗАХСТАН	159776
КАЗАХСТАН	159777
ЛАТВИЯ	125625
ЛАТВИЯ	125626
ТУРЦИЯ	566526
ЛИТВА	7236
ТУРЦИЯ	566555
ЛИТВА	7235
ТУРЦИЯ	566507
ТУРКМЕНИЯ	124775
ТУРКМЕНИЯ	124809
ТУРКМЕНИЯ	124762
ТУРКМЕНИЯ	124841
ТУРКМЕНИЯ	124847
ТУРКМЕНИЯ	124812
ТУРКМЕНИЯ	124850
ТУРКМЕНИЯ	124851
ТУРКМЕНИЯ	124869
ТУРКМЕНИЯ	124861
ТУРКМЕНИЯ	124849
ТУРКМЕНИЯ	124882
ТУРКМЕНИЯ	125088

ТУРКМЕНИЯ	125086
ТУРКМЕНИЯ	125087
ТУРКМЕНИЯ	125117
УЗБЕКИСТАН	821798
УЗБЕКИСТАН	821799
УЗБЕКИСТАН	821804
УЗБЕКИСТАН	822006
УЗБЕКИСТАН	821886
УЗБЕКИСТАН	822022
УЗБЕКИСТАН	821885
УЗБЕКИСТАН	821887
УЗБЕКИСТАН	822024
УЗБЕКИСТАН	822023
УЗБЕКИСТАН	821924
УЗБЕКИСТАН	822026
УЗБЕКИСТАН	821937
УЗБЕКИСТАН	821929
УЗБЕКИСТАН	821800
УЗБЕКИСТАН	821936
УЗБЕКИСТАН	821926
УЗБЕКИСТАН	821927
УЗБЕКИСТАН	821928
УЗБЕКИСТАН	821803
УЗБЕКИСТАН	822028
УЗБЕКИСТАН	822027
УЗБЕКИСТАН	821950
УЗБЕКИСТАН	821948
УЗБЕКИСТАН	821981
УЗБЕКИСТАН	821980
УЗБЕКИСТАН	822003
УЗБЕКИСТАН	822140
УЗБЕКИСТАН	822004
УЗБЕКИСТАН	821949
РОССИЯ	214850
РОССИЯ	214838
ГРУЗИЯ	217864
ГРУЗИЯ	217847
ГРУЗИЯ	217851
ГРУЗИЯ	217777
ГРУЗИЯ	217810
ГРУЗИЯ	217781
ГРУЗИЯ	217778
ГРУЗИЯ	217780
ГРУЗИЯ	217807
ГРУЗИЯ	217863
ГРУЗИЯ	217867
ГРУЗИЯ	217871
ГРУЗИЯ	217854
ГРУЗИЯ	217862
ГРУЗИЯ	217806
ГРУЗИЯ	217813
ГРУЗИЯ	217853
ГРУЗИЯ	217842
ГРУЗИЯ	217852
ГРУЗИЯ	217848
ГРУЗИЯ	217888
ГРУЗИЯ	217889
ГРУЗИЯ	217891
ГРУЗИЯ	218354
ГРУЗИЯ	217890
ГРУЗИЯ	218361
ГРУЗИЯ	218360
ГРУЗИЯ	218356
ГРУЗИЯ	218357
ТУРЦИЯ	565298
ТУРЦИЯ	565299
ТУРЦИЯ	565296
ТУРЦИЯ	565337
ТУРЦИЯ	565338
ТУРЦИЯ	565411
ТУРЦИЯ	565325
ТУРЦИЯ	565334
ТУРЦИЯ	565336
ТУРЦИЯ	565410
ТУРЦИЯ	565326
ТУРЦИЯ	565335
ТУРЦИЯ	565409
ТУРЦИЯ	565412
ТУРЦИЯ	565444
ТУРЦИЯ	565427
ТУРЦИЯ	565434
ТУРЦИЯ	565435
ТУРЦИЯ	565446
ИРАН, РЕСПУБЛИКА	1100670
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100679
ТУРКМЕНИЯ	59932
ТУРКМЕНИЯ	59940

ТУРЦИЯ	513346
ТУРЦИЯ	781127
ТУРЦИЯ	514639
ТУРЦИЯ	514826
ТУРЦИЯ	514855
ТУРЦИЯ	514859
ТУРЦИЯ	512561
ТУРЦИЯ	512564
ТУРЦИЯ	512849
ТУРЦИЯ	513110
ТУРЦИЯ	513111
ТУРЦИЯ	513114
ТУРЦИЯ	513118
ТУРЦИЯ	513120
ТУРЦИЯ	513128
АРМЕНИЯ	4
АРМЕНИЯ	6
АРМЕНИЯ	7
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	21092955
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10021
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10022
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10023
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10024
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10025
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10042
УЗБЕКИСТАН	536818
УЗБЕКИСТАН	537144
КАЗАХСТАН	38693
КАЗАХСТАН	38695
ТУРЦИЯ	786546
ТУРЦИЯ	786668
ТУРЦИЯ	786692
ТУРЦИЯ	786694
УЗБЕКИСТАН	547303
УЗБЕКИСТАН	547308
УЗБЕКИСТАН	547317
УЗБЕКИСТАН	547368
УЗБЕКИСТАН	547369
УЗБЕКИСТАН	547374
ЛАТВИЯ	438983
ЛАТВИЯ	438985
РОССИЯ	260235
РОССИЯ	260236
ЛИТВА	417895
ЛИТВА	417896
ЛИТВА	417897
ЛИТВА	47466
ЛИТВА	47467
КАЗАХСТАН	13186
КАЗАХСТАН	13187
ЛИТВА	47468
КАЗАХСТАН	13143
КАЗАХСТАН	13144
КАЗАХСТАН	13145
КАЗАХСТАН	13146
ЛАТВИЯ	439007
ЛАТВИЯ	439008
ЛАТВИЯ	439009
РОССИЯ	260243
КАЗАХСТАН	13116
КАЗАХСТАН	13117
КАЗАХСТАН	13118
КАЗАХСТАН	13119
КАЗАХСТАН	13120
ЛАТВИЯ	439227
РОССИЯ	1166205
РОССИЯ	1166208
РОССИЯ	1166280
РОССИЯ	1166281
РОССИЯ	1166346
РОССИЯ	1166347
РОССИЯ	1166349
РОССИЯ	1166382
РОССИЯ	1166383
РОССИЯ	1166384
РОССИЯ	1166385
РОССИЯ	1166482
РОССИЯ	1166483
РОССИЯ	1166500
РОССИЯ	1166501
РОССИЯ	1166502
УЗБЕКИСТАН	708190

(Продолжение на 28-ой стр.)

(Начало на 27-ой стр.)

ГРУЗИЯ	322951
ГРУЗИЯ	322952
ГРУЗИЯ	322959
ГРУЗИЯ	322961
УЗБЕКИСТАН	708191
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100807
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100826
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100824
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100523
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100834
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100584
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100583
ГРУЗИЯ	217701
ГРУЗИЯ	217700
КИТАЙ	2567
КИТАЙ	2580
КИТАЙ	2594
КИТАЙ	2636
КИТАЙ	2644
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	149
ГРУЗИЯ	207538
ТУРЦИЯ	515674
РОССИЯ	246672
УЗБЕКИСТАН	541719
УЗБЕКИСТАН	541738
УЗБЕКИСТАН	541744
УЗБЕКИСТАН	541857
УЗБЕКИСТАН	541872
УЗБЕКИСТАН	541873
УЗБЕКИСТАН	541874
УЗБЕКИСТАН	541908
УЗБЕКИСТАН	541909

УЗБЕКИСТАН	541911
УЗБЕКИСТАН	541929
УЗБЕКИСТАН	541931
УЗБЕКИСТАН	541939
УЗБЕКИСТАН	541940
УЗБЕКИСТАН	541941
УЗБЕКИСТАН	541942
УЗБЕКИСТАН	541963
УЗБЕКИСТАН	541985
УЗБЕКИСТАН	542000
УЗБЕКИСТАН	542026
УЗБЕКИСТАН	542053
УЗБЕКИСТАН	542185
ТУРЦИЯ	816190
ТУРЦИЯ	816195
ТУРЦИЯ	816298
ТУРЦИЯ	816303
ТУРЦИЯ	816305
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	52
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	54
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	55
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	72
ГРУЗИЯ	801491
ГРУЗИЯ	801525
ГРУЗИЯ	801526
ГРУЗИЯ	801532
ГРУЗИЯ	801806
ГРУЗИЯ	801810
УЗБЕКИСТАН	547234
УЗБЕКИСТАН	547238
УЗБЕКИСТАН	547258
УЗБЕКИСТАН	547260
УЗБЕКИСТАН	547275
УЗБЕКИСТАН	547276
ГЕРМАНИЯ	1400134
ТУРЦИЯ	528977
ТУРЦИЯ	529285

ТУРЦИЯ	526927
ТУРЦИЯ	526928
ТУРЦИЯ	527081
ЛИТВА	417593
ЛИТВА	417594
ЛИТВА	417595
ЛИТВА	417596
ЛИТВА	417597
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100051
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100053
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100076
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100078
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100087
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100088
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100089
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100351
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100352
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100353
КАЗАХСТАН	12719
КАЗАХСТАН	12720
КАЗАХСТАН	12770
ГРУЗИЯ	98270
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100848
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100854
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100865
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100871
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100872
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100891

ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100892
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100898
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100901
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	1100909
ТУРЦИЯ	565593
ТУРЦИЯ	565594
ТУРЦИЯ	565600
ТУРЦИЯ	565601
ГРУЗИЯ	218385
ГРУЗИЯ	218386
ГРУЗИЯ	218387
ГРУЗИЯ	218388
ГРУЗИЯ	218402
ГРУЗИЯ	218403
ГРУЗИЯ	218404
ГРУЗИЯ	218405
ГРУЗИЯ	218415
ГРУЗИЯ	218416
ГРУЗИЯ	218430
ГРУЗИЯ	218432
ТУРЦИЯ	849995
ТУРЦИЯ	850081
ТУРЦИЯ	850094
ТУРЦИЯ	850095
ТУРЦИЯ	850096
ТУРЦИЯ	850198
ТУРЦИЯ	850229
УЗБЕКИСТАН	2070
УЗБЕКИСТАН	2114
УЗБЕКИСТАН	2091
УЗБЕКИСТАН	2696
ГРУЗИЯ	219518
ГРУЗИЯ	219516
КИТАЙ	1255
Всего	778 шт.

считать недействительными

Н-572

Открытое акционерное общество «Финансовая компания кредитных союзов» информирует о существенном факте, затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность:

10 августа 2023 года у Финансового кооператива «Кредитный союз Роман» (Код ОКПО 23459698, местонахождение: Ошская область, Узгенский район, с. Куршаб, ул. Камчыбекова, д. 115) изменилась доля владения (5 и более процентов) ценными бумагами.

До изменения количество принадлежащих ценных бумаг Финансовому кооперативу «Кредитный союз Роман» составляло **25 156 631** простых именных акций или **8,846%** (в денежном выражении по номинальной стоимости **25 156 631 сом**).

После изменения Финансовый кооператив «Кредитный союз Роман» владеет **25 888 339** простыми именными акциями или **9,104%** (в денежном выражении по номинальной стоимости **25 888 339 сом**).

Отчет ОАО «МФК «АБН»

о выплате дохода по облигациям третьего выпуска (рег.№ KG 0203211519 от 25.10.2021 г.) за седьмой процентный период, дата выплаты с 5 августа 2023 г.

Общее количество владельцев облигаций (физ. и юр. лица)	46
Общая сумма начисленных доходов (сом)	981 000,00
Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (физ. и юр. лица)	43
Сумма выплаченных доходов, в сомах	952 000,00
Сумма не выплаченных доходов, в сомах	29 000,00
Количество владельцев облигаций, по которым не выплачены доходы (физ. лица)	3
Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.)	725
Причина невыплаты	не востребованы инвестором*

* Причина невыплаты и предполагаемая дата выплаты: На дату предоставления отчета проценты не востребованы инвесторами. Выплата процентов будет производиться по мере их явки в ОАО «МФК «АБН», предполагаемая дата выплаты: с даты востребования.

Н-566



ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики» в рамках проекта «УСКОРЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ И В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» финансируемого в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза, и реализуемого НОКП КР при технической поддержке Германского Красного Креста, Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Итальянского Красного Креста

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР

на оказания гостиничных и конференц-услуг на северном побережье озера Иссык-Куль

Приглашения к участию и спецификацию необходимых услуг можно получить по адресу: г.Бишкек, бульвар Эркиндик, 10. ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца КР» или направив запрос на электронную почту: logist@redcrescent.kg

Тендерные предложения в запечатанных конвертах представить не позднее **12.00 часов 18 августа 2023 г.** по вышеуказанному адресу или на электронный адрес logist@redcrescent.kg

Отчет ОАО «МФК «АБН»

о выплате дохода по облигациям второго транша четвертого выпуска (рег.№ KG 0204211518 от 11.01.2023 г.) за второй процентный период, дата выплаты с 8 августа 2023 г.

Общее количество владельцев облигаций (физ. и юр. лица)	31
Общая сумма начисленных доходов (сом)	1 187 500,00
Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (физ. и юр. лица)	31
Сумма выплаченных доходов, в сомах	1 187 500,00
Сумма не выплаченных доходов, в сомах	0,00
Количество владельцев облигаций, по которым не выплачены доходы (физ. лица)	нет
Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.)	нет
Причина невыплаты	нет

Н-566

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров КР от 12 июля 2023 года №354 «О передаче функции по реализации полномочий Кабинета Министров КР по выступлению в качестве акционера в открытом акционерном обществе «Майлуу-Сууский ламповый завод», в целях повышения эффективности деятельности ОАО «МСЛЗ», функции по реализации полномочий по выступлению в качестве акционера в ОАО «МСЛЗ» переданы от Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов КР в ведение Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.

В связи с этим **10 августа 2023 года 100%** акций в количестве **179 874** экземпляра номинальной стоимостью **1 000 сом** перешло от Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов КР во владение Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.



ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

В связи с утерей гос. акта Ч №3456622 на имя Шамшиевой Нургуль Нуркадырованы считать недействительным.

Н-570

В связи с утерей гос. акта Ч №487652 на имя Оторбаева Атая Джомартовича считать недействительным.

Н-571

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Чалых Оксана Алексеевна код ОКПО 22198735, ИНН 12406197310026 считать недействительным.

Н-565

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Кутанова Чинара Акуновна код ОКПО 23339055, ИНН 102021 96100845 считать недействительным.

Н-568

БЕЛОВОДСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

по отбору кандидатов для включения в резерв кадров Беловодского айыл окмоту по следующим группам административных должностей муниципальной службы:

- на замещение главной группы вакантных административных должностей муниципальной службы;
- на замещение старшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы;
- на замещение младшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы.

Для включения в резерв кадров Беловодского айыл окмоту кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) являться гражданином Кыргызской Республики;
- 2) быть не моложе 18 лет;
- 3) соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством для включения в резерв кадров.

Кандидаты для включения в резерв кадров должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- 1) для главной группы административных должностей:
 - высшее профессиональное образование
 - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет;

ЗНАНИЯ:

- Конституция Кыргызской Республики;
- Конституционный Закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»;
- Трудовой Кодекс Кыргызской Республики;
- Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
- Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
- Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
- Закон Кыргызской Республики «О конфликте интересов»;
- Закон Кыргызской Республики "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики";
- Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
- Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года №120.

- 2) для старшей группы административных должностей:
 - высшее профессиональное образование по направлениям экономика и управление, финансовое, юридическое, землеустройство, архитектура и строительство, технических и естественных наук;
 - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет;

ЗНАНИЯ:

- Конституция Кыргызской Республики;
- Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
- Закона Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
- Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
- Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»
- Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года №120.

Знание предметного законодательства для старших административных муниципальных должностей:

- Кодекс о нарушениях Кыргызской Республики;
- Законов Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики»;
- Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан».

- 3) для младшей группы административных должностей:
 - высшее либо среднее профессиональное образование (разного профиля);
 - без предъявления требований к стажу работы. Знания:

- Конституция Кыргызской Республики;
- Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Для участия в отборе предоставляются следующие документы, подшитые в скоросшиватель в следующей последовательности:

- 1) личное заявление с указанием группы муниципальной должности;
- 2) резюме (с указанием электронной почты, телефона);
- 3) автобиография (с указанием сведений об отсутствии судимости);
- 4) копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;
- 5) копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;
- 6) копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);
- 7) копия паспорта (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс). Примечание: Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.

Документы принимаются с 11 августа по 25 августа 2023 года до 17.30 ч. по адресу: с. Беловодское, ул.Фрунзе 168, Беловодский айыл окмоту.

Тел. для справок: (0559) 74-47-91.

Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ СОТТОРУНУН СУДЬЯЛАРЫНЫН БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА СЫНАКТЫК ТАНДОО ЖАРЫЛАЙТ.

Бишкек шаары боюнча:

- Бишкек шаардык сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;
- Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;

Ош облусу боюнча:

- Ош облусунун Кара-Суу райондук сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;

Жалал-Абад облусу боюнча:

- Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо райондук сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;
- Жалал-Абад облусунун Токтогул райондук сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;

Баткен облусу боюнча:

- Баткен облусунун Лейлек райондук сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;

Ысык-Көл облусу боюнча:

- Ысык-Көл облустук сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;
- Ысык-Көл облусунун Административдик сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;

Нарын облусу боюнча:

- Нарын облусунун Кочкор райондук сотунун судьясынын 1 бош кызмат ордуна;

Конкурска катышуу үчүн арыз талапкер тарабынан кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешке берилиши керек.

Арыздарды жана документтерди кабыл алууну Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин катчылыгы 14 жумушчу күндүн ичинде **2023-жылдын 11-августунан 30-августуна** чейин, **саат 9.00дөн 17.00гө** чейин (түшкү тыныгуу саат 12.00дөн 13.00гө чейин) **Бишкек шаары, Табышалиев көчөсү, 15, 0-кабат** дарегинде жүргүзөт.

Кошумча маалыматты **(0558) 88-72-34** жана **(0312) 31-30-22** телефондору аркылуу, ошондой эле төмөнкү сайттан алууга болот: www.otbor.sot.kg

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

- 1) паспорттун көчүрмөсү;
- 2) жогорку юридикалык билими жөнүндө дипломдун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана ЖОЖдон архивдик маалымат;
- 3) эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, юридикалык кесип боюнча иш стажынын бар экендигин тастыктаган башка документтер;
- 4) конкурска катышуу алдында алты ай ичинде берилген ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык корутунду (ЖСТТ 086 формасындагы маалымдам); РПЗ жана РБН менен маалымдамалар.
- 5) талапкердин инсандыгын, сыйлыктарын мүнөздөөчү мүнөздөмө, пикирлер, сунуштар;
- 6) 3x4 өлчөмүндөгү бир сүрөт;
- 7) 2022-жыл үчүн бирдиктүү салык декларациясы;
- 8) арызга тиркелген документтердин тизмеси;
- 9) байлоочу папка (скоросшиватель)

Керсетүлгөн тизмеге ылайык арызды жана документтерди берүүдө бардык талапкерлер "Судьянын кызмат ордуна талапкердин анкетасын" жана талапкердин жеке маалыматтарды алууга макулдугун Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин катчылыгында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы менен (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө) толтурушат. (үлгүнү расмий сайттан карасаңыз болот).

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларына коюлуучу талаптар:

- 1) Кыргыз Республикасынын жарандыгы;
- 2) жашы – 30 жаштан жаш эмес жана 65 жаштан улуу эмес;
- 3) "Юриспруденция" адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча "бакалавр" академиялык даражасы бар болсо, "магистр" академиялык даражасын ыйгаруу менен "Юриспруденция" даярдык багыты боюнча жогорку билими;
- 4) юридикалык кесиби боюнча 5 жылдан кем эмес иш стажы бар.

Конкурс тандоого талапкерлерди киргизүү жөнүндө маселе каралганга чейин, конкурска катышууга арыз берген талапкерлер Кеңеш тарабынан мамлекеттик органдардан суратылып алынган маалыматтар менен таанышууга укуктуу.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Спец. администратор ОсОО «SoTeL» (CoTeL) -банкрот

проводит аукцион по продаже принятого в счет погашения долга недвижимых имущественного актива в виде прав на земельные участки должника ОсОО «SoTeL» (CoTeL) -банкрот.

На аукцион со снижением цены на 25 % выставляются:

№ лота	Наименование	Стартовая цена (сом)	Состояние
1	Право собственности на земельный участок мерою 0,05 га по адресу: Тонский район, Кун-Чыгыш а/а, участок Булун до ЕНИ 2-04-06-0003-0209	32000,0	Удовл.
2	Право пользования земельным участком мерою 0,01 га по адресу: Ала-мудунский район, с. Арашан, уч Болток, до 14.05.2051 года, ЕНИ 7-01-04-0004-0004	315600,0	Удовл.
3	Право пользования земельным участком мерою 0,01 га по адресу: Иссык-Кульский район, Кум-Бельский а/а, до 25.09.2057 года, ЕНИ 2-03-07-0001-1060	28300,0	Удовл.
4	Право пользования земельным участком мерою 0,01 га по адресу: Таласский район, с. Беш-Таш, до 21.04.2057 года, ЕНИ 6-04-08-0005-0050	78300,0	Удов.

На аукцион без ограничения минимальной цены выставляется

№ лота	Наименование	Орнтировочно-справочная цена (сом)	Состояние
5	Право собственности на земельный участок мерою 0,16 га по адресу: Ыссык-Атинский район, с Красная речка, ул. Ленина д 130, ЕНИ 7-04-22-1001-1744	892929,0	Удов.

Аукцион состоится в **14.00 часов 24 августа 2023 года** по адресу: г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 100. Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с **10.00 до 16.00 часов** по вышеуказанному адресу до **14.00 часов 23 августа 2023 года**. Предложения по лотам, выставленным со снижением цены на 25% ниже стартовой цены не принимаются, и аукцион проводится в сторону увеличения. По лоту без ограничения заявки принимаются в двойном конверте. Наружный конверт должен содержать заявку для участия в аукционе, а внутренний конверт, который будет вскрыт в ходе проведения аукциона, должен содержать предлагаемую за лот цену. Победителем аукциона признается лицо предложивший наивысшую за лот цену. К участию в аукционе допускаются лица, внесшие в кассу или расчетный счет №1091800120580285 в Бишкекском Центральном филиале ОАО «Оптима Банк» БИК 109018, гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены лота и стоимость входного билета: для юридических лиц **500 сом**, для физ. лиц **300 сом** и для зрителей **200 сом**.

Справки по тел.: (0556; 0706) 22-73-53, (0702) 80-80-11.

ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»

Сообщает о существенном факте - генеральным директором ОАО «Тепличный» Зотовым В.Н. получены в дар 85 акций ОАО «Тепличный».

До сделки генеральному директору ОАО «Тепличный» Зотову В.Н. принадлежало 0 акций, что составляет 0% от общего количества акций ОАО «Тепличный».

После сделки генеральному директору ОАО «Тепличный» Зотову В.Н. принадлежит 85 акций, что составляет 0,02681% от общего количества акций ОАО «Тепличный».

Н-547

**Подразделение службы судебных исполнителей
Аламудунского района Чуйской области**

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)
на заложенное недвижимое имущество



– жилой дом с полезной площадью – 87,91 кв.м., жилой площадью – 37,72 кв.м., земельной мерою - 1200 кв.м., расположенный по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, с. Ленинское, пер. Сельсоветский, д.8, идентификационный код №7-01-10-1001-2096, с первоначальной (стартовой) стоимостью в размере 2502412 сом.

Торги состоятся **11 сентября 2023 года в 10.00 часов** по адресу: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 132 по месту нахождения Подразделения службы судебных исполнителей Аламудунского района.

Для участия в торгах необходимо внести 5% гарантийного взноса от первоначальной (стартовой) цены в Чуйский филиал ОАО РСК Банк, на лицевой счет подразделения службы судебных исполнителей Аламудунского района Чуйской области **4403012100000388** БИК **440001** Центральное казначейство МФ КР код платежа **14511900** и подать заявку для участия в торгах в ПССИ Аламудунского района.

Справки по тел.: (0708) 89-45-69.

Участник, выигравший аукцион обязан не позднее 7 (семи) дней внести на расчетный счет Подразделения службы судебных исполнителей Аламудунского района покупную цену за вычетом суммы гарантийного взноса.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается за один день до начала аукциона.

С/О-913

СООБЩЕНИЕ О СДЕЛКЕ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ:

ЗАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

г.Бишкек, ул. Карадарьинская, №5а, №7.

**ЗАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:**

в списке владельцев ценных бумаг эмитента произошло изменение; **8 и 10 августа 2023 года** совершена операция с **4,92%** акций ЗАО «Электромонтаж»; лицо, принимающее ценные бумаги (далее по тексту - ЦБ) - Шерешкова Р.О.; тип операции - договор купли-продажи; количество ЦБ - **429** (четыреста двадцать девять) штук; вид ЦБ - простые акции. Доля участия Шерешковой Р.О. в уставном капитале эмитента до сделки - **2,9%**, после сделки - **7,82%**.

Н-563

Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные)
доходы по ценным бумагам эмитента.

ОАО «ГРУППА К51»**ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ**

за второй процентный период по именованным процентным облигациям первого выпуска (КГ0201218912), дата выплаты доходов определена с **15 августа 2023 года** в наличной форме по адресу: г. Бишкек, ул. Исакеева, 1д, либо путем перечисления денежных средств на банковский счет держателя облигаций согласно заявлению.

Номинальная стоимость облигации – **1000 сом**;

Размер дохода на одну облигацию – **20% годовых**.

Телефон для справок: **+ 996 (223) 00-40-04; + 996 (226) 77-72-26**

Первый выпуск облигаций зарегистрирован Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при министерстве экономики и Коммерции Кыргызской Республики **3 февраля 2023 года (КГ0201218912)**.

В связи с утерей следующих разрешительных документов ОсОО «А ТРАНС ХОЛДИНГ» считать недействительными.

Турция 2-х - 526767/527026/928785/527292
Турция 3-х - 515631/515633/528925
Турция порожний - 781210/787431/939409
Грузия 2-х - 811840/96789/97055/208381/817401
Иран 2-х - 1100004
Иран 3-х - 1105112
Польша 2-х - 7196659/7196660/6630881/6630882
Россия 3-х - 1442527/1136379/1136380/1136385/
1136435/260218/260219/260220/260221/
1166186/1166187/1166188/259875/259975/259976
Азербайджан 2-х - 146678/146699/78555/111986
Армения 3-х - 49/50/52/53/54
Казахстан 3-х - 38609/12469/13211/13213/64673/64699/64717
Латвия 2-х - 438126/441039/438127/438327
Литва - 544126/807003/807004/807005
Узбекистан 3-х - 654478/654479/662641/662777/708003/
708004/708134/708138/708177/708178/645256/645257/
Беларусь 3-х - 2024389
Молдова 2-х - 21014953/21014961/22013209/22013220
Молдова 3-х - 22090605/22090607/22090608/22090617.

Н-555

“ЧҮЙБАТЫШКУРУЛУШ” ААК

взвнүн акционерлерин 2023-жылдын 11-сентябрында саат 10.00дө, Сокулук району, Новопавловка айылындагы Девовская көчөсү №94 дарегинде акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу боло тургандыгын маалымдайт.

КҮН ТАРТИБИ:

1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү.
2. Жаңы объектине курууга жана автопаркты жаңыртууга каражат тартуу жөнүндө.

Акционерлерди каттоо саат **9.00дөн** баштап жүргүзүлөт.
Акционерлердин тизмесин түзүү күнү – **2023-жылдын 10-августу**.

Н-558

ОАО «ЧҮЙБАТЫШКУРУЛУШ»

извещает своих акционеров о том, что 11 сентября 2023 года в 10.00 часов состоится внеочередное собрание акционеров по адресу: Сокулукский р-н, с.Новопавловка, ул.Девовская №94.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. О привлечении денежных средств для строительства нового объекта и обновления автопарка.

Регистрация акционеров будет производиться с **9.00 часов**.
День списка акционеров **10 августа 2023 года**.

ПССИ Первомайского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество



- жилой дом, расположенный по адресу: Чуйская область Аламудунский район, с. Ленинское, ул. Виноградная, 103, путем продажи с публичных торгов, установив его начальную (стартовую) продажную цену в размере **3 900 000** сомов.

Для участия в торгах необходимо внести 5% от начальной (стартовой) продажной стоимости, до начала торгов на депозитный счет ПССИ Первомайского района г. Бишкек. Покупная цена должна быть внесена не позднее 7 дней после торгов на депозитный счет ПССИ Первомайского района г. Бишкек по следующим реквизитам: «ЦК при МФ КР, БИК **440001**, р/сч. **4402012100000440** ИНН **00405199510158** код платежа **14238900**.

Торги состоятся **12 сентября 2023 г. в 10.00 часов** по месту нахождения имущества.

Организатор торгов судебный исполнитель Сулайманова Н.Б.

По всем интересующимся вопросам обращаться по тел.: (0312) 30-31-80 или (0703) 62-82-02 или по адресу: г. Бишкек ул. Абдрахманова, 132 каб. 2.

Н-559

ОАО «КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ»

Информация о существенном факте.

В ОАО «Кыргыз почтасы» избран новый председатель Совета директоров.

Решением Совета директоров ОАО «Кыргыз почтасы» от 9 августа 2023 года принято решение прекратить полномочия председателя Совета директоров Бекишева Усеналы Дуйшенаалыевича. Тем же решением, новым председателем Совета директоров ОАО «Кыргыз почтасы» избран Сатимкулов Нургазы Кудайбердиевич.

С/О-914

В связи с утерей разрешительных бланков на международных перевозки ОсОО «ЮгТранс» в количестве 19 (девятнадцать) штук:

№	Номер	Страна	Вид	АТС
1	446520	ЛАТВИЯ	2-х и транзит	03KG677ABB
2	446519	ЛАТВИЯ	2-х и транзит	03KG429AAV
3	939242	ТУРЦИЯ	3-х стран	03KG884ACR
4	939244	ТУРЦИЯ	3-х стран	03KG321AHА
5	939473	ТУРЦИЯ	ПОРОЖНИЙ	03KG884ACR
6	260351	РОССИЯ	3-х стран	03KG731ACC
7	260350	РОССИЯ	3-х стран	06KG429AAV
8	881705	ТУРЦИЯ	ПОРОЖНИЙ	03KG257AEC
9	881702	ТУРЦИЯ	ПОРОЖНИЙ	03KG349ABY
10	1166486	РОССИЯ	3-х стран	06KG401AFO
11	1166485	РОССИЯ	3х стран	03KG677ABB
12	1166438	РОССИЯ	3-х стран	03KG856ABW
13	1166437	РОССИЯ	3-х стран	03KG834FCR
14	1166436	РОССИЯ	3-х стран	06KG497AGI
15	662638	УЗБЕКИСТАН	3-х стран	03KG941AAN
16	662637	УЗБЕКИСТАН	3-х стран	03KG677ABB
17	662621	УЗБЕКИСТАН	3-х стран	06KG497AGI
18	662618	УЗБЕКИСТАН	3-х стран	02KG429AAV
19	662617	УЗБЕКИСТАН	3-х стран	06KG321AHА

считать недействительными.

Н-562

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Идирисов Муратбек Абдрасулович код ОКПО 27514520, ИНН 21410196000471 считать недействительным.

Н-560

Баимбетов Эльдияр Алтынбековичке таандык жеке ишкердик кубөлүгү код ОКПОсу 24741296, ИНН 20706198800179 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-019

Адишова Касиетке таандык Базар-Коргон районунун Бешик-Жон айыл өкмөтүнө караштуу Карача айылындагы короо-сарайнын жер участкасуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт (сериясы Ч №891148, берилген күнү 28.11.2019-ж.) жана техникалык паспорту жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Д-05

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

В связи с утерей дозволов следующим номером:
1. Страна Иран Зе №1105089 ОсОО «Каспиан Травери» считать недействительным.

Н-546

Чубакова Кундуз Медетбековнага тиешелүү диплому серия ГБ №03227 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Н-550

В связи с утерей печать ОсОО «Метрум ТЭК» («METRUM TЕС») считать недействительным.

Н-551

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Кайымова Рахат Тилекматовна код ОКПО 23056304, ИНН 13006197000563 считать недействительным.

П/П-462

В связи с утерей гос. акта Ч №089607 (от 26.03.2007 г.) на имя Искакова Эрнеста Шаршенбаевича считать недействительным.

Н-544

Сатарбаев Раимжан Мамажановичке тиешелүү мам. актысы №0046110 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Н-545

В связи с утерей свидетельства о праве на земельную долю №25562 (от 17.04.2000 г.) на имя Эргашевой Гавхар Абдулхамитовны считать недействительным.

П/П-050

Ош облусунун Кара-Суу районундагы Жаңы-Арык айылынын тургуну Топчубаев Маматжан Акуновичке таандык (6-март 2006-жылы берилген) сатып алуу келишими №5-04-04-1001-0780-2 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Н-549

Кочкор районунун тургуну Мамбеталиев Жекшенге тиешелүү мам. актысы №090925 (19.04.2007-ж.б.) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-632

Камчиев Мавлан, Камчиева Карачач, Камчиева Данахан, Камчиева Нурсанамга таандык Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүнө караштуу Жиде айылындагы үлүш жерге болгон кубөлүгү (сериясы №0084213, идентификациялык коду 3-05-10-0032-0470) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Д-05

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАНТСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

сообщает о существенном факте – решениях общих собраний 8 августа 2023 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод».

- Место проведения собрания: Кыргызская Республика, Чуйская обл., г.Кант, Восточная промзона, ОАО «КЦЗ».
- Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очное голосование).
- Кворум собрания – 97,8510%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов акционеров.
2. О совершении крупных сделок.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Счетную комиссию в составе: 1) Председатель Счетной комиссии: Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»). Члены Счетной комиссии: 2) Гунина Марина Геннадьевна; 3) Карабекова Ракат Сатынбаевна.
Результаты голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0%.
 2. Одобрить совершение следующих взаимосвязанных крупных сделок:
 - 1) между Открытым акционерным обществом «Кантский цементный завод» (далее – «КЦЗ») в качестве заказчика и Компанией «Beijing Triumph International Engineering Co., Ltd.» (KHP) в качестве подрядчика по инженерному проектированию, поставке оборудования, строительству, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию новой технологической линии по производству клинкера в соответствии с существенными условиями, изложенными в протоколе внеочередного общего собрания акционеров КЦЗ от 8 августа 2023 года (далее – «Проект»);
 - 2) между КЦЗ в качестве заемщика и Евразийским банком развития в качестве кредитора по предоставлению денежных средств (кредитной линии) заемщику в соответствии с существенными условиями, изложенными в протоколе внеочередного общего собрания акционеров КЦЗ от 8 августа 2023 года;
 - 3) для обеспечения исполнения кредитных обязательств КЦЗ:
 - 3.1) между КЦЗ в качестве залогодателя и Евразийским банком развития в качестве залогодержателя по залогу имущества КЦЗ для обеспечения исполнения кредитных обязательств КЦЗ, включая:
 - залог (ипотеку) предприятия как имущественного комплекса, включая, но, не ограничиваясь, все имущество (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, а также любое имущество (права на него), которое будет принадлежать КЦЗ в будущем); и/или
 - залог недвижимого имущества КЦЗ (в том числе прав временного пользования (аренды) земельными участками и построенных в рамках Проекта объектов недвижимости), а также соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество (имущественный комплекс) КЦЗ; и
 - залог движимого имущества КЦЗ (в том числе приобретаемого в рамках Проекта оборудования);
 - 3.2) между КЦЗ и Евразийским банком развития (в качестве бенефициара) и банками, в которых открыты счета КЦЗ, по списанию денежных средств с соответствующих счетов с заранее данным акцептом КЦЗ.
Генеральному директору Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» заключить соответствующие договоры, а также уполномочить его на совершение иных действий и подписание иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, включая проведение инвентаризации имущества КЦЗ, осуществление независимой оценки имущества КЦЗ.
- Результаты голосования: за – 90,9837%, против – 6,8662%, воздержались – 0,0011%.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАНТСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

сообщает о существенном факте – разовых сделках эмитента, размер которых, либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделки

Полное наименование, местонахождение и почтовый адрес контрагента по сделке: Компания «Beijing Triumph International Engineering Co., Ltd.»; No.20 Building, No.1 Wuliqiao Yijie, Chaoyang District, Beijing, China.

Дата совершения сделки: 8 августа 2023 года.

Описание сделки: инженерное проектирование, поставка оборудования, строительство, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию новой технологической линии по производству клинкера в соответствии с существенными условиями, изложенными в протоколе внеочередного общего собрания акционеров КЦЗ от 8 августа 2023 года.



СХКК «Тон-Кырчын»

в рамках проекта «Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР) финансируемый Международным Фондом Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА

строительство ангаров под коровники на участке «Кырчын» села Боконбаево

АТМР-Grant-: LE Ton-Mekenim LLC/ FG Bokonbaev Village (Ton Kyrchyn)-2023-1

Заинтересованные компании могут приобрести полный комплект тендерных документов при предоставлении письменного заявления, по адресу:

Адрес: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Тонский район, с.Боконбаево, ул.Базарова, 51 (здание айыл окмоту)

Телефон: +996 (501) 10-00-30; +996 (701) 00-91-29

Адрес электронной почты: ton.kyrchyn@mail.ru; brk_2010@mail.ru
Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 11 сентября 2023 года, 11.00 часов (местное время) по адресу указанную в тендерных документах.

Предтендерная конференция будет проводиться в 11.00 часов (местное время) 30 августа 2023 года, по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Боконбаева, 102 (центральный офис АРИС, 11 кабинет).

Дополнительную информацию по содержанию можно получить по нижеуказанному адресу, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов:

Адрес: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Тонский район, с.Боконбаево, ул.Базарова, 51 (здание айыл окмоту)

Телефон: +996 (501) 10-00-30; +996 (701) 00-91-29

Адрес электронной почты: ton.kyrchyn@mail.ru; brk_2010@mail.ru

А также по адресу:

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, 11 каб.

тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,

факс: + 996 (312) 62-47-48,

E-mail: zakupki@aris.kg

C/O-910

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

на автомашины марки BMWX5, 2002 года выпуска, государственный номерной знак 01KG083AKH, кузов 5UXFB335X3LN41323, цвет серый, принадлежащая Егоровой Ю.А. установив начальную стартовую стоимость размере 84 800 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот) сом.

Для участия на торгах желающим необходимо за день до начала торгов внести 5% гарантийный взнос на депозитный счет ПССИ Октябрьского района г.Бишкек. Покупная цена должна быть внесена не позднее 7 (семи) дневного срока после проведения торгов на депозитный счет ПССИ Октябрьского района г.Бишкек. Торги состоятся 15 сентября 2023 года в 11.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 132, каб. 3

Организатор торгов судебный исполнитель ПССИ Октябрьского района г.Бишкек – Садыков А.И., справки по телефону: (0505) 13-33-33.

Реквизиты: Центральное казначейство при МФ КР, БИК: 440001, р/с: 4402032100000408 (депозитный счет) ПССИ Октябрьского района г.Бишкек, код платежа: 14511900 в назначении указать участника торгов и № дела.

H-554

Жеке ишкер Оморова Касиет Акматовна (ОКПО 23067611 ИНН 12412194800213) өз ишмердигин токтоткондугун билдирет.

Бардык дооматтар 2 ай ичинде кабыл алынат. Тел.: (0550) 44-85-40.

П/П-330



ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Кайдуева Нургуль Чотукеевна код ОКПО 27488567, ИНН 12712196610055 считать недействительным.

H-538

В связи с утерей гос.акта №09072012 (от 20.07.2012 г.) на имя Сушанло Фатъме Чинсанзовны считать недействительным.

H-539

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Омурбекова Жылдыз Базарбековна код ОКПО 25783492, ИНН 12705197400861 считать недействительным.

H-540

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ЧП Котов Сергей Анатольевич код ОКПО 24299707, ИНН 22704197900490 считать недействительным.

H-541

В связи с утерей гос.акта Ч №1052968 (от 21.01.2022 г.) и договор купли-продажи №2018-26604 (от 25.06.2018 г.) на имя Рахматова Улугбека Орунбаевича считать недействительным.

H-542

Ноокен районуна караштуу Достук айыл өкмөтүнүн тургуну Базарбаев Талайбек Абдурасуловичке таандык 1996-жылдын 5-мартында №427-санда катталган (иден. код: 3-04-03-0006-0899; 3-04-03-0006-0636) жер үлүшүнө болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү күбөлүгү жоголуп кеткендигине байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-112

Талас районуна караштуу Көк-Ой айылынын тургуну Алымбеков Касымбекке 12.04.2001-жылы берилген ТТ №422 жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

H-553

Эшимбекова Анара Ширинбековнага тиешелүү мам.актысы серия Ч №348805 (28.11.2011-ж.б.) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-015

Өзгөн районундагы Таш-Дөбө айыл өкмөтүнө караштуу Кеңеш айылынын тургуну Ибраимов Марат Абдыкалыковичке тиешелүү мам. актысы Ч №1064508 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-478

Ибраев Карыпбекке тиешелүү жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү №073 (10.12.1999-ж.б.) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

H-548

Култаев Теитбек Токтомаматовичке таандык жеке ишкердик күбөлүгү ОКПОсу 31601696, ИНН 21011197801062 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-014

Баткен шаарынын тургуну Ибраимов Атамалиге таандык «Темир» дыйкан чарбасынын №67-946 Р күбөлүгү жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-008

Башкы редактор

АСАНБАЕВ

Наралы Камбаралиевич

Кабылдама
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары КАЛЫКОВ Шекербек – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгүл - 62-38-71

Бөлүмдөр:

Саясат, укук жана экономика бөлүмү – 66-22-27

Маданият, адабият жана спорт бөлүмү – 62-38-71

Жарнама жана аймактар менен иштөө бөлүмү – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87 (0773) 11-75-87

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бөлүм – 62-18-66

"Нормативдик актылар" журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.
Автордун көз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Биздин дарегибиз:
Бишкек шаары, 720040, Абдумомунов көчөсү, 193.

erkintoo@mail.gov.kg

Юстиция министрлигинен берилген катталуу күбөлүгү №592

Жумасына эки ирет: шейшемби, жума күндөрү чыгат.

Индекси: 68451

"Учкун" ААКнын басмаканасында басылды.
Буйрутма №729. Нускасы 4474
Басууга 10.08.2023-ж. саат 20.00дө берилди
Сатык келишим баада

ЖАКШЫ ЖЫШААН

www.erkyn-too.kg

ТАЛАС ШААРЫНЫН КӨЧӨЛӨРҮ КӨРКҮНӨ ЧЫГА БАШТАДЫ...

Мындан эки-үч жыл эле мурдараак областтын, райондордун борборлорунун көчөлөрүнө бир-үч чакырым асфальт төшөлө турган каражат каралганда жыйын, жолугушуу болгон жерде ийгилик катары баса белгиленип калчу эмес беле. Буга дагы каниет кылып, мезгил өткөн сайын жаракасы арбып, эскирип бараткан көчөлөр менен каттаганга аргасыз элек. А көрсө, чоң максатты көздөп, иштин көзүн тапкан адам көпчүлүктүн көөнүндөгү маанилүү иштерди көбүртүп- жабыртпай, көкүрөк какпай туруп эле жүзөгө ашырып коёт тура. Бул пикирдин жаралганына жакындан бери Талас шаарындагы көчөлөр четинен жаңыртыла турган ири долбоор тездик менен жүзөгө аша баштаганы себепкер болду.

Кимдин болсо да көңүлүн көкөлөтүп, үмүтүн жандырган окуянын тегерегинде Кыргыз Республикасынын “Эмгек сиңирген куруучусу”, “Жолчу” жабык акционердик коомунун Генералдык директору Эсенбек НАЗАРАЛИЕВ менен “ат-жалында” дил-маек курдум.

- Эсенбек Сейдилдаевич, көптү көрүп, бай тажрыйба топтогон адис, жетекчи катары Таластын тасма жолдорун бир сыйра жаңыртып сала турган бул окуяны кандай баалайт элеңиз?

- Мен өткөн кылымдын токсонунчу жылдарынан бери жол куруу тармагында эмгектенип келе жатам. Ал убакта шаардын бюджетинен бир-эки чакырым жолду асфальттоого гана каражат карала турган. Эки миңинчи жылдын башталышында жолго бир тыйын каралбай калган мезгилдер да болгон. Ошондуктан, Президентибиз Садыр Жапаровдун жол тармагына айрыкча көңүл бура баштаганын жакшылыктын жышааны катары колдойм. Мындан бир нече жылдар мурда Ысык-Көлдө жол курулушу боюнча жыйындардын бирине катышып, Каракол шаарына баргам. Көчөлөрүнүн абалы кудум биздин Таластагыдай, начар эле. Ал эми жакында Каракол шаарында болгонумда абал таптакыр башка экенин шыр байкадым. Көчөлөргө аябай көңүл бурулганы көрүнүп турат. Баары жакшынакай жасалып, тегерете кашкайып калыптыр. Билбейм,

Садыр Нургожоевич Каракол курорттук шаар деп айрыкча көңүл бурдубу дегем. Ошондо, мындай таасирден улам Таластын жетекчилерине: Бишкек, Ошту айтпай эле койдум, Караколду карагылачы деп оюмду айткам. Кеп Президенттин демилгеси, каражат караганында эмес, иш жергиликтүү бийликтин аракетинен көрүнөт. Каракол менен Таластын айрымасы асман менен жердей болуп калыптыр.

Президент былтыр Кыргызстандын аймагын кыдырганда шаарларды, анын ичинде жолдорун көрдү. Нарын, башка аймактардын, анын ичинде Таластын жигердүү ишкер азаматтарына кайрылды. Баарынан да өзүнүн жол тармагына көңүл бурганы жакшы жышаан. Мен Таласта сексенинчи жылдардан бери,

Оштон которулуп келгенден кийин, кырк жылдай бери иштесем момундай каражат карала элек эле. Мен биринчи жолу ушунча акча бөлүнүп жатат дегенди укканда саал ишенбей, жалган кеп болуп жүрбөсүн деген ойго келгем. Не дегенде, мындай болушу мүмкүн эместей сезилди... Менимче Президентибиз жол боюнча туура саясат жүргүзө баштады.

Айтайын дегеним – Талас шаарына, Эрмат Джумаев деген жаңы жаш жетекчи келди. Караколдун көчөлөрүн жаңырткан мэр болуптур. Адам ошондой шартка туш келгени - аракетинин натыйжасы. Ал маселени жогору жакка туура коюп, аргументин так келтирип колдоо алган да. Ушундай аракетин Таласка келгенде улантакан экен, эки ай мурда долбоорду баштап койду.

Бир гана, убакыт саал чукулдураак. Май айында баштап калсак жакшы болмок. Бирок, сүйлөшүп, документтерин иштеп чыгып, бекиттирип, анан каражат бөлүнгөнчө убакыт өтөт да. Баарын тез, сапаттуу бүтүрүп, баштап жиберди. Мени тажрыйбалуу, ардагер жолчу катары кеңешке чакырып, кандай кылганда ишти мөөнөтүнөн кечиктирбей, сапаттуу бүткөрсөк болот деп акылдашты. Билгенимди ортого салып, макулдаштык.



Эгер убакыт кененирээк болгондо жалпы отуз чакырымдай жолду, жыйырма чакырым жан көчөлөрдү асфальттоону өзүбүз эле колго алат элек. Азыр мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша милдет алалы. Убагында, сапаттуу бүтүрбөсөк, уят болуп калабыз деп он үч чакырымын алдык.

Себеби, “Жолчунун” бир топ техникасы, жумушчулары Балыкчы – Барскоон авто жолунун курулушунда иштеп жатышат. Бул долбоор дагы Президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен башталып, өзүнүн көзөмөлүндө. Тобокелге салып, жоопкерчилигин аркалап алгандан кийин шылтоо таап басып кете албайм да. Ишенимди аткарбасак болбойт, намыс керек. Келечекти ойлогон жаңы жетекчибиз каражат таап келсе, убагында аткара албасак, жергиликтүү куруучуларга шек кетпейби.

Азыр иш болжогонубуздай, жогорку сапатта жүрүп, Токтогул, Узакбаев атындагы көчөлөр болуп эки жарым чакырымга асфальт төшөлдү. Таң аткандан- каш карайганча иштейбиз. Байкаганын, шаардыктарга көчөлөр жаңыра баштаганы – күтүлбөгөн кубаныч болууда.

- Эгер өзүңөрдүн ишиңерди

мөөнөтүнөн мурда аткарып калсаңар, кошумча жумуш көлөмүн алууга ниетиңер барбы?

- Бул жалаң эле бизге, техниканын абалына байланыштуу эмес иш. Асфальт заводунун мүмкүнчүлүгү, мазуттун келиши, баасы дегендей, көп себептер бар. Мисалы, мазутту четтен ташууга туура келет. Убагында мынча көлөмгө ылайыкташпагандан кийин биринчи кезекте мазут менен камсыздоону бекемдеп алышыбыз керек. Ушулардын баарын эске алган жетекчибиз жергиликтүү жол ишканалары менен кошо четтен дагы ылайыктап, ишке тартып жатышат. Мунун баары өзүнүн жакшы натыйжасын жаратында шегим жок. Биргелешкен- бел ашат, - дегендей, көздөгөнүбүз – ийгилик. Эгер маңдайыбызга бүткөн ушул жакшы жышаанды пайдаланып, улап кетпесек, ишеничтен кетип, экинчи мындай шарт түзүлөөрүн ким билет. Албетте, Сиз айткандай эрте бүтүп калсак, башкаларга жардам берүүгө ар дайым даярбыз.

Т.ИБРАГИМОВ, сүрөттөр “Жаңы багыт” газетасынын архивинен алынды



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕР МЕНЕН СООДА-ЭКОНОМИКАЛЫК, ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА МАДАНИЙ-ГУМАНИТАРДЫК ЧӨЙРӨЛӨРДӨ КЫЗМАТТАШУУСУ БОЮНЧА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК БИРГЕЛЕШКЕН КОМИССИЯЛАРДЫН КЫРГЫЗ БӨЛҮГҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын потенциалын мындан ары натыйжалуу пайдалануу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө” токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-февралындагы №145 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, или-

мий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу” токтому;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-декабрындагы №871 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;

4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 15-июлундагы №411 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-февралындагы №55 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтому;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын

30-мартындагы №189 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 22-январындагы №13 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы А.ЖАПАРОВ
Бишкек шаары, 2023-жылдын 4-августу, №382